

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТРЛИГИ

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
КЫЗЫЛ-КЫЯ ГУМАНИТАРДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУ

ИСЛАМКУЛ МАМАТКУЛОВИЧ ЖОРОЕВ

ТИЛ жана АНЫ ИЗИЛДӨӨЧҮ ИЛИМ

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН
СТУДЕНТТЕРИ ҮЧҮН
ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА
ОКУУ КУРАЛЫ

Ош - 2014

УДК 80/81
ББК 81
Ж 81

Бат МУ КГПИнин кыргыз тили жана адабияты кафедрасында жактырылып,
Баткен мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими
менен басмага сунушталды

Адис редактор – Кыргыз илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти,
филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж. Мусаев
Рецензиялаган – филология илимдеринин доктору, профессор С.Ибрагимов
филология илимдеринин кандидаты, профессор А.Жалилов
филология илимдеринин кандидаты, доцент Н.О.Турганбаев

Ж- 81 Жороев И. М.
Тил жана аны изилдөөчү илим.-Ош, 2014.-164 б

ISBN 978-9967-18-101-4

Окуу китеби ЖОЖдордун филология адистиктеринде окутулуучу «Тил илимине киришүү» курсу боюнча нөгизги окуу куралы. КРдин ББИМНИН 2003-жылы бөкитилген мамлекеттик стандарттын жана программалардын талаптарына ылайык жазылып, жалпы тил илимнеги нөгизги масөлөлдерди камтып, студенттер, аспиранттар жана мугалимдер үчүн арналып жазылды.

Ж-4602000000-14
ISBN 978-9967-18-101-4

УДК 80/81
ББК 81
© Жороев И. М. 2014

БАШ СӨЗ

«Тил илимине киришүү» курсу жогорку окуу жайлардын филологиялык билим берүү багытындағы адистиктерде окутулат.

Мында тил жана аны изилдөөчү илим, тилдин табияты, көлип чыгышы, адамзат коомундагы кызметтер, грамматикалык турпаты, функциясы жана таралыш аймактары боюнча классификациялары, уннуган жана азыркы тилдер, тилдин белгилер системасынан алган орду, тилдин система жана структура катары каралышы, жазуу жана анын пайда болушу, өнүгүш этаптары, тилдин жалпы структуралык түзүлүшү жана тил илиминин белүмдерү ж.б.у.с. жалпы лингвистикалык таанууну көңейтүүчү маалыматтар берилет.

Дисциплина болочок адистерди тил боюнча негизги курска алдын-ала даярдайт. Ошондуктан бул курс «Киришүү» деп аталат. Жалпы тил илиминин баштапкы белүмү катары лингвистикалык түшүнүктөр, маалыматтар, терминдер менен студенттердин билимдерин калыптандырат, тиешелүү көндүм, адаттарга даярдайт.

Студент аудиторияда дискуссияларга активдүү катышып, өзү тандаган темада реферат жазып, дүйнөнүн лингвистикалык картасын түзүп, тил боюнча элдик казына менен таанышат. Кайсы мамлекеттө кайсы тил сүйлөнөт, дүйнө тилдеринин кайсынысы эне тилибизге текстеш. Текстеш эместикилерин ажыратуу көндүмүнө жана тилдин структурасы жөнүндө билимгө ээ болусу зарыл. Бул учун курска катталуудан мурда тил менен жазуунун адамзат коомундагы маанисин түшүнүп, дүйнө элдеринин тилдери жөнүндө кызыгуусунун болушу жетиштүү. Курсту уккандан кийин студенттин жалпы лингвистикалык деңгээли, албетте, жогорулат.

Китеpte тема боюнча алгач теориялык белүм сунуш кылышып, аны бекемдөө максатында кыргыз, орус тилдеринен көректүү учурларда английс ж.б. тилдерден да мисалдар келтирилди. Студенттин жекече иштөөсүн жөнгөндөтүү, ой жүгүртүүсүн арттыруу максатында ар бир тема боюнча өзүн-өзү текстшерүү жана ой жүгүртүү учун суроолор, сунуш кылышын илимий-методикалык адабияттардын тизмеси кошо көрсөтүлдү. Теориялык материалдар эки модулга ажыратылып, модулдук

суроолор, тапшырмалар берилди. Курс боюнча өтүлүүчү сабактардын, студенттердин өз алдынча иштөөлөрү боюнча болжолдуу түрдө бөлүштүргүлгөн тематикалык маалыматтар камтылды. Буларды окуу жайынын шартына ылайык кайра түзүп алуу ар бир окутуучунун эркинө коюлат.

Китепти ЖОЖдордогу окутуунун бардык формаларында - күндүзгү, сырттан, кечки окуу бөлүмдөрүндө, дистанттык окуу борборорунда пайдаланса болот. Курсту окутууда студенттердин лингвистикалык терминдерди өздөштүрүүсүнө өзгөчө басым жасалууга тийиш.

Урматтуу окурман, тил илими бере турган маалыматтар филолог мугалимдер үчүн гана эмес ар бир интеллектуалдуу адам үчүн керектүү жана зарыл. Бекеринен, элибизде «өнөр алды – кызыл тил» дөп тилге төндөшсиз баа берилбейт. Анткени тил – адамдын адамдык деңгээлин чагылдыруучу белги. Пайгамбарыбыздын осуяттарында да «адамдын сулуулугу анын тилинөн билинөт» дөп айтылары бекеринен эмес. Ошондуктан биз, филолог окутуучулар – тилди барктап, тилди сүйгөн, анын касиет-кудуретин сезе-билүүгө умтулган, **тилди, сөздү** изилдөөчү, **сөздүн** кадыр-баркын талдай да, тандай да алган адистерди даярдоого кам урганбыз. «Ааламдын көркүн көз, адамдын көркүн сөз ачат» демекчи адамды адам кылган, анын улуулугун арттырган болочок тилчи жана адабиятчы мугалимдерге багыт бергенибиз менен сыймыктана алабыз.

Китептин сапатын жогорулатуу үчүн айтылган сын пикирлер жана сунуштар үчүн автор ыраазычылыгын билдириёт.

Автор

I БӨЛҮМ

ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ ПРЕДМЕТИ ЖАНА АНЫН МИЛДЕТТЕРИ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тил жана аны изилдөөчү илим;
2. Тилдин табиятты жана кызматы;
3. Тил жана ойлоо.

ТИЛ ЖАНА АНЫ ИЗИЛДӨӨЧҮ ИЛИМ

Тил адамдар ортосундагы карым-катыштын, пикир алышуунун куралы. Тил аркылуу адам жамааты түзүлүп, алардын турмушундагы жана түрдүү ишмөрдүүлүгүндөгү катыш жүзөгө ашат. Тилсиз эл да жамаат да болбайт. Ал турсун жеке адамда тилсиз жааралбайт. Тил адамдын жогорку акыл-эсин шарттап, дүйнө таанымын, тажырыйбасын сактап, кылымдан-кылымга, укумдан-тукумга алып журуүчү уникалдуу көрүнүш.

Жер жүзүндө 2,500 менен 3000дин төгеригинде, кээ бир адабияттарда 5000 төгерегинде тил бар дөлөт. Алардын ар бири өзү тиешелүү жамаат менен кошо жааралып, кошо өнүккөн кайталангыс байлык. Ошондуктан улуу жазуучу Ч.Айтматов «ар бир элдин тили-бүткүл адамзаттын мүлкү» дейт.

Адамдар өздөрүнүн турмушунун, жашоосунун түбөлүк жандоочусу, жардамчысы болгон тилге байырттан баштап кызыгып, аны изилдеп-үйрөнүп, аны изилдөөчү тил илимин жараткан. Тил илими эл аралык терминде лингвистика дөп аталаат. Бул термин латын тиленин «*līhgā*» (тил) деген сөзүнөн алынган. Лингвистиканын изилдөө объектиси тил (адамдар ортосундагы пикир алышуунун, карым-катыштын куралы). Мында тилдин жалпы табиятты жана кызматы, ички түзүлүшү (структурасы), мыйзам чөнөмдүүлүктөрү, тарыхый өнүгүшү жана калыптанышы, тексттик катышы (текст же текстэш эмес), классификацияланышы сыйктуу маселелер карапат.

Ар кандай илим илим болуш үчүн төмөнкүдөй таяныч чекитергө ээ болушу зарыл:

1. Изилдөө объектисинин болушу: тил илиминин изилдөө объектиси – тил;

2. Изилдөө методунун болушу: тил илиминин да сыпаттама, салыштырма, салыштырма тарыхый, эксперименталдык ж.б. методдору бар;

3. Прикладдык жагы: тил илиминин да чыгарган жоболору, эрежелери адамзат турмушунда колдонулуп келе жатат;

4. Тарыхы: тил илиминин да эзелки мәзгилден башталган тарыхы бар;

5. Башка илимдер мөнөн болгон байланышы: илим катары башка илимдердин чыгарган жоболорун, эрежелерин эске алып, өз жоболорун, эреже-нормаларын жараттып жаткандығы.

Лингвистика өз объектиси болгон тилди окутуп. Иликтеп-үйретүүдө изилдөөнүн масштабына (көң же тар мүнөздөө экенинэ) карай жеке тил илими жана жалпы тил илими болуп бөлүнөт.

Жеке тил илими конкреттүү бир элдин же бир этникалык топко кирген элдердин тилин жана тилдик өзгөчөлүктөрүн окутуп-үйрөтөт. М: азыркы кыргыз тили илими – кыргыз тилин жана анын өзгөчөлүктөрүн, азыркы араб тили илими – араб тилин жана анын өзгөчөлүктөрүн, азыркы орус тили илими – орус тилин жана анын өзгөчөлүктөрүн изилдеп-үйрөтөт же түркология-турк элдеринин тилиндеги жалпылыктарды, окшоштуктарды, башка этникалык топтордун тилдеринен болгон өзгөчөлүктөрүн иликтеп-үйрөтсө, славянстика тил илими болсо, славян элдеринин тилиндеги жалпылык-окшоштуктарды изилдеп-үйрөтөт.



Ар бир тил жеке өнүгүшкө, тагдырга жана өзгөчөлүккө ээ болгону мөнөн бүтүндөй адам тилин бириктирип турган орточ тилтүү тилдик көрүнүштөр бар. Мисалы: тыбыш, сез, сөз айкаши, сүйлөм сыйктуу тилдик бирдиктер, басым, тыным, интонация сыйктуу тилдик каражаттар кыргыз, же орус, же англис тилдери үчүн гана мүнөздүү болбостон, бардык тилдер үчүн бирдей мүнөздүү. Мындай орточ тилтүү тилдик көрүнүштөрдү жана адамзат тилинин келип чыгышын, табиятын, жалпы закон ченемдүүлүктөрүн, кызматын окутуп-үйретүүчү тил илими жалпы тил илими деп аталат.

Бардык эле ЖОЖдордун филология адистеринде жалпы тил илими предмети тил илимине киришүү, тилдин теориясы жана тил илиминин тарыхы курстарына бөлүнүп окутулат.

Тил илимине киришүү предмети тил жөнүндөгү илимдин негизги түшүнүктөрү менен тааныштырып, тил илимине тиешелүү теориялык маселөлөрди үйрөнүүгө даярдайт жана багыт берет.

Тил илими бере турган маалыматтар ар бир интелектуалдуу адам үчүн зарыл. Ал эми кесип-өнөрү тил менен байланышкан мугалим, журналист, жазуучу ж.б. үчүн аны терең өздөштүрүү кесиптик камылгалардын чордонунда турат.

Тил татаал жана көп кырдуу көрүнүш, ошондуктан аны ар тараптан текшерген тил илиминин бир канча бөлүмдөрү бар:



Тил өзүнүн табияты, негизги кызматы, өнүгүшү буюнча коомдук көрүнүш болгондуктан, аны изилдөөчү илим да коомдук илимдер тобуна кирет. Бул анын биринчи кезекте философия, адабият таануу, тарых, архиология, этнография, антропология, логика өндүү коомдук илимдер менен тыгыз байланышта экендигин шарттайт. Айтсак, тилдин пайда болушун иликтөөдө жер жүзүндө адамдардын пайда болушу, алардын коомдошуп жашай башташы жөнүндөгү тарыхтын, архиологиянын, антропологиянын илимий багыттары негиз болот.

Ошондой эле тил илими табигый илимдер менен да өз ара байланышта. Мисалы: фонетика тыбыштардын акустикалык касиетин физикага, сүйлөө органдарынын түзүлүшүн жана тыбыштардын жасалышындагы кызматын физиология менен анатомияга таянып изилдейт. Диалект, говор сыйяктуу аймактык тилдик өзгөчөлүктөрдү тактоодо география илими жардамга келет. Анын негизинде пайда болгон лингвистикалык география

(тилдик кубулуштардын, фактылардын тарапыш чектерин, алардын атластарын, карталарын үйрөтөт) илими да бар.

ТИЛДИН ТАБИЯТЫ ЖАНА КЫЗМАТЫ

Тилдин табиятын аныктоодо окумуштуулар ортосунда түрдүү көз караштар айтылып келген. Кээ бир окумуштуулар тилди адамдын дөнө түзүлүшү, кебете-кепшири, тамактануусу сыйктуу биологиялык көрүнүштөр мөнөн катар коюп, анын табиятын биологиялык көрүнүш катары эсөптөгөн. Кээ бир окумуштуулар тилди адамдын эрки, кабыл алуусу, жаны сыйктуу психологиялык көрүнүштөр менен катар коңт да, тилди психологиялык көрүнүш дөп эсөптөйт. Тил биологиялык да, психологиялык да табиятка жатпайт.

Адамдын кебете-кепшири, дөнө түзүлүшү биологиялык табиятта болот жана ал ген аркылуу укумдан-тукумга берилип турат, маселен, киши ата-энесине, же жакын туугандарына окшош келет. Ошондуктан бизди тааныбаган, бирок ата-энебизди тааныган адам бизди ата-энебизгө же жакын туугандарыбызга окшоштуруп: «Сен Маматкулдун баласы болосуңбу»?, «Сен Үнабаттын кызы болосуңбу»? –дөп, тааный алат. Эгерде тил биологиялык табиятта болгондо анда ген аркылуу укумдан-тукумга өтүп, ата-энеси кайсыл тилде сүйлөсө бала да ошол тилде сүйлөмөк. Демек, тил биологиялык табиятта эмес.

Ар бир адамдын дүйнө таанымы, акыл-эси, кабыл алуусу, эрки жана жаны ар башка. Эгерде тил психологиялык табиятта болгондо, анда ар бир адамдын тили да ар башка болуп, жакын туугандык катыштагы кишилөр да биринин тилин бири түшүнбөй, тилмеч талап кылып калмак. Бирок жакын туугандар гана эмес бир улуттун өкүлдерү да баары бир тилде сүйлөп, бир тилде пикир алыша алат. Андыктан, тилдин табияты психологиялык көрүнүшкө да жатпайт.

Тил коомдук көрүнүш жана анын бул табияты илимий жактан аныкталган. Тил адам жамаатындагы, алардын коомдошуп жашоосундагы, эмгек процессинде өз ара пикир алышуу зарылдыгынан улам көлип чыккан. Ошондой эле ар бир жеке тил да өзү тиешелүү коом мөнөн кошо жарапып, кошо өнүгөт. Тилдин коомдук көрүнүш экендигин төмөнкү мисал

мөнөн да далилдөөгө болот: Тили чыга элек бала башка тилдүү жамаатта чоңойсо, ошол коом сүйлөгөн тилде сүйлөп тили чыгат, ал турсун чоң адам делө башка тилдүү жамаатта болсо, акырындык мөнөн ошол тилде сүйлөп калат. Анткени адам да, тил да өзүн курчаган коомго ылайык болот. Демек, тил жеке адамдын үлүшү эмес ал жалпы элдин энчиси.

Тил коомдук көрүнүш, коомдо байланыш-катыштын негизги куралы катары универсалдуу колдонулуп, төмөндөгүдөй кызматтарды аткаралат.

1. Тил - пикир алышуунун куралы;
2. Тил-ойду билдириүүнүн куралы;
3. Тил-ойлонуунун куралы;
4. Тил-адамдын сөзим-туюмдарын, эркин билдириүүнүн куралы;
5. Тил-дүйнө тануунун куралы;
6. Тил-тажырыйба топтоонун жана тажырыйба алмашуунун куралы;
7. Тил-улуттук маданияттын, улуттук аң сөзимдин формасы катары да кызмат аткаралат.

Көрүнүктүү орус тилчиси Ю.Степанов тилдин кызматынын эки түрдүү концепциясын белгилейт:

1. Гносеологиялык концепция - тилдин таанып-билүүчүлүк жана ойлоонун куралы болуу жөндөмдүүлүгү:
 - тил - коомдошуунун, байланыштын куралы;
 - тил - таанып билүүнүн куралы;
 - тил - чыгырмачылыктын куралы;
 - тил - күрөшүүнүн куралы.
 2. Онтологиялык концепция-тилдин өзүнө мүнөздүү структурасы жана ички өнүгүү закондорунун бар экендиги. Анын чагылдыруучулук же көз карашты билдириүү жөндөмдүүлүгүнө төмөнкүлөр кирет:
 - тил - ойлоонун чагылдыруусу;
 - тил - улуттук аң-сөзимдин же рухтун көрүнүшү;
 - тил - таптык көз караштын чагылдыруусу;
 - тил - чындыктын көрүнүшү.
- Демек, тил коомдогу бардык карым-катышты гана тейлебестен, коомдошууну, таанып-билүүчүлүктү, адам жана анын айлана-чөйрөсүн, улуттук аң-сөзим мөнөн улуттук маданиятты кошо чагылдырып туруучу уникалдуу көрүнүш.

Тил коом мүчөлөрүн көдөй-көмбагал, бай-жарды, капиталист, демократ ж.б. деп тескебейт. Ал баарына бирдей. Бирок тилдин өнүгүшүнө мамлекеттик саясат, элдин тагдыры, окумуштуулардын максаттуу аракеттери таасир тийгизиши мүмкүн.

Бүгүнкү күндө карым-катыштын, пикир алышуунун куралы кызматын аткара албай, колдонуудан чыгып калган тилдер да бар. Андай тилдер өлүү (унутулган: латын, карлук, санскрит, көлт ж.б), ал эми учурда өзү тиешелүү коом үчүн байланыш катыштын, пикир алышуунун ж.б. жогоруда көрсөтүлгөн кызматтарды аткарып, колдонулуп жүргөн тилдер тириүү (азыркы) тилдер дөп аталаат.

ТИЛ ЖАНА ОЙЛОО

Улуттук маданияттын бир формасы болгон тил пикир алышууда, аны бекемдөөдө, укумдан-тукумга өткөрүп берүүдө, акыл, эс, ойлоо менен тыгыз байланышта болот. Акыл эс жана ойлоо адамдын акыл-эс ишмердүүлүгүнүн натыйжасында объективдүү дүйнөнүн аң сезимде чагылышы.

Адам баласынын тааным жөндөмүндөгү, анын тил жана ойлоо ишмердигине негизделген. Ойлоо—объективдүү чындыкты чагылдыруу процессиндеги адамзат таанымынын жогорку баскычы. Тил жана ойлоо өз ара тыгыз байланышта. Ойлоо тилдин мазмунун түзөт. Тил болсо анын материалдык жагы, берилиш формасы. Ошол учун Карл Маркс «тил дегенибиз ойдун тикедөн-тике чындыгы» деген. Тилсиз ойлоо, ойлоосуз тил жок. Бирок экөө бир нерсе эмес. Ойлоо аң сезимден пайда болгон баш мээнин өзгөчө касиети. Аны логика жана психология илимдери текшерет.

Тил—тыбыш, сөз, сөз айкашы, сүйлөм сыйктуу бирдиктердөн турат. Ал бирдиктер сүйлөө органдары тарабынан жасалат. Аны лингвистика (тил илими) иликтейт. Ойлоо жалпы адамзаттык мүнөзгө ээ. Ошондуктан адамдар улутуна карабай бирдей ой жүгүрттөт. Ал эми ар бир улуттук тилдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бирок тил мөнөн ойлоонун мындай айырмачылыктары алардын биримдигин жокко чыгара албайт.

Ойлоо жаңы маалымат алат жана аны системалаштырат. Тил маалымат алуу ишмердегин бүткөн түргө көлтириүү, бекемдөө жана аны берүү жагын тейлэйт. Ошондуктан биз

өзүбүздүн оюбузду, сезимибизди, каалообузду билдируү үчүн сүйлөйбүз, сүйлөгөндө билүү, түшүүнүү үчүн ойлонобуз.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Тил деген эмне жана жер жүзүндө канча тил бар?
2. Тил жөнүндөгү макал-лакаптардан айтып, маанисин түшүндүрүп бергиле.
3. Тилди изилдөөчү илим жана анын милдеттери.
4. Жалпы жана жеке тил илими жана аларда каралуучу маселелер.
5. Тилди иликтөөчү тил илиминин кандай тармактары бар?
6. Тил илимине киришүү предметинин милдеттери.
7. Тил илиминин башка илимдер менен болгон байланышы.
8. Тилдин табиятын аныктоодогу көз караштар.
9. Тилдин коомдук көрүнүш экендигин далилдегиле.
10. Тилдин коомдук кызметтаратын белгилегиле.
11. Тилдин гносеологиялык жана онтологиялык концепциялары.
12. Өлүү тил жана учурдагы тил деген кандай болот?
13. Акыл-эс жана ойлоо ишмердүүлүгүн түшүндүр.
14. Ойлоонун тилден болгон айырмачылыгы жана жалпылыгы.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К., Давләтова С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
2. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү.-Б., 2003.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. -М.: 1973.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. -Б.: 1996.
5. Жороев И., Юсупов У. Лингвистикалык терминдердин сөздүк-справочники.- Ош. –2000.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
9. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
10. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
11. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: 1980.

ЭКСТРОЛИНГВИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАР ЖАНА ТИЛДИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Байланыштын экстролингвистикалык каражаттары;
2. Тилдин келип чыгышы жөнүндөгү көз карапштар;
3. Байыркы адамдар жана алардын тилдері.

БАЙЛАНЫШТЫН ЭКСТРОЛИНГВИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫ

Биздин тыбыштык тилибиздин оозеки жана жазма формасы бар. Мунун негизгиси жана байыркысы оозеки форма. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин жазмасы жок тилдөр жашап келе жатат.

Тил адам турмушундагы, түрдүү ишмердүүлүгүндөгү пикир алышууда, байланыш-катыш процессинде негизги каражат. Бирок кай бир ойду берүүчү тилден башкада каражаттары бар. Аларды экстролингвистикалык каражаттар же байланыштын кошумча каражаттары деп аташат. Алар төмөнкүлөр:

1. Түстүк кошумча каражат - ой-пикирдин, маалыматтын өң-түс аркылуу берилиши. Мисалы: биз көк же кара түстө көйнөк кийгөн аялдарды жолуктурсак, анда биз анын жакын адамынын бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткөнин түшүнөбүз, же жолдогу светафор кызыл, сары, жашыл түс аркылуу жолоочунун багытын көрсөтөт. Айтсак аскердик максатта колдонуучу түрдүү түстөгү ракеталар, түстүү жөлөктөр да белгилүү бир кабарларды билдириёт ж.б.

2. Үндүк кошумча каражаттар - ар кандай үндөр аркылуу түрдүү маалыматтардын берилиши. Мисалы: тез жардам машиналары чыгарган үндөрдү укканыбызда, кимдир бирөө капсынан катуу ооругандыгын же өрт, же жол, же башка бир кырсыкка дуушар болуп, ага тез жардам берүү керек экендиги тууралуу маалыматты түшүнөбүз. Ошондой эле, машинанын сигналы, конгуроонун кагылышы да кандайдыр бир маалыматтарды берүүнүн каражаты боло алат. Айтсак, телефондун гудогу тынымсыз, бат-бат угулса анда биз сураган абоненттин телефону бош эместигин билебиз ж.б.

3. Кыймыл аракеттік кошумча каражаттар. Бул байыркы тарыхка жана улуттук, жаштык өзгөчөлүккө әэ. Мисалы:

мусулман әлдеринде ыраагырак турган адамга салам берүү колду көкүрөккө алып, башты ийкөө менен түшүндүрүлөт, өзүнөн улуу адамдарга колун булгалап (чау-дөп) салам берилбейт. Же жаңыдан келген келин кайын журтуна ийилип салам кылуу менен аларга карата мындан ары урмат-сый мамиледе болуусун түшүндүрөт ж.б.

4. Графикалык кошумча каражаттар. Тартылган сүрөт, чийүү түрүндө берилгөн маалыматтар. Мисалы: азық-түлүк, кийим-кече, дары-дармек ж.б. ар кандай буюмдар салынган каробкалардын сыртындағы белгилер. Айтсак, кээ бир каробкалардын сыртында кол чатырдын сүрөтү тартылып, жамғырдын жааган элеси болсо. Бул жамғырдан же суудан калыс сактоо дегенді кабарлайт.

5. Буюмдук символикалык каражаттар. Буларга ойдун буюм же жандыктар аркылуу берилишин айтсак болот. Мында буюмдук же жандык белги коомго сиңгөн болуп, жалпылык мүнөздө жумшалат. Мисалы: көгүчкөн-тынчтыктын бөлгиси, же жалпы журт үчүн пайда алыш келө турган коноңторду нан, май жана шириндиктер менен тосуп алуу, алардын нандай улук, майдай жугумдуу жана таттуу мамиледе болушуна ниеттенгендикти туондурат.

Буюмдук символикалык каражат макулдашкан адамдар ортосунда да белгилік кызмет өтөй алат. Айтсак, эки адам жөнөкөй эле ташты да белги катары пайдаланат. Мисалы: үйдүн терезесинде таш болсо анда үйдө әч ким болбойт, эгер таш болбосо анда үйдө менден башка да киши болот дөп макулдашып алышы мүмкүн. ж.б.

6. Көмөкчү тил - кол алиппеси (дактилология¹) жана Брайлөмдин шрифти. Булар дудуктар жана сокурлар үчүн түзүлгөн². Кол алиппесинде манжалар менен тамгалар берилип, оқшош тыбыштар кошумча белгилердин коштолуусу менен айырмаланат. Мисалы: алакандын көкүрөктө болушу жумшак үнсүздөрдү туонтса, алакандын көкүрөктөн алышы менен каткалаң үнсүздөр туондурулат ж.б. Сокурлар үчүн арналган чекит менен белгиленүүчү Брайлөмдин шрифти үчтөн эки катар турган алты чекитти чекит аркылуу көрсөтүү менен берилет.

¹ Грекче: *daxtulos* – манжа, *iogos* - слово

² В.В.Кдухов. Введение в языкознание. –М.: 1979. 37 б.

Мисалы: Атайын төмір ручка (шибегеге оқшош) мәнен
калыптағы белгилендегі бир чекит (: -а), еки чекит (: - б) ж.б.

СОКУРЛАР ҮЧҮН АЛИППЕ (Брайлемдин будур шрифти)

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Ә	Ю	Ё	Я
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

САНДАРДЫН БЕЛГИЛЕНИШИ

● ○	● ○	● ●	● ●	● ○	● ●	● ●	● ○	● ○	● ●
○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

КОЛ АЛИППЕ

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
З	И	Й	Н	Л	М	Н
О	П	Р	С	Т	У	Ф
Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
ъ	э	ю	я			

7. Атайын сигналдаштырылган системалар: Буга телеграфтык алиппе (морзенин алиппеси) жана жол белгилери, ошондой эле желек мөнөн ракеталар менен берилүүчү белгилер кирет.

8. Илимий символикалык каражаттар: Буга математикалык амалдар (кошуу, алуу, көбөйтүү, белүү ж.б.), химиялык жана логикалык белгилерди кошууга болот. Мисалы: H_2O десек сууну түшүнөбүз, же математикалык логикада R катыштыкты билдирсө x_Ry бул x тин у ка болгон катышын туюндурат ж.б.

Жогоркудай белгилик каражаттарды илимий символика же сөмётика илими иликкеп үйретөт.

Тил да белги катары кандайдыр бир кабар берет. Бирок башка белгилерге караганда пикир-алышууну, байланыш катышты жүзөгө ашырууда тилдин мүмкүнчүлүгү эбегейсиз жана төндөшсиз. Биз пикир алышуунун нөгизги формасы болгон оозеки кепте түстү, же кыймыл аракетти пайдаланып сүйлөбөйбүз, аларды тыбыштык көп аркылуу түшүндүрөбүз. Мисалы: «жолдон светафор жашыл жанып турганда өтүш көрек» деген ойду айтууда жашыл түстү же светафорду колго кармап айттайбыз да, ал ойду тыбыштык тил мөнөн ар түрдүү: «светафор жашыл жанып турганда жолдон өтүш көрек», «светафордун жашыл түсү жанып турганда жолдон өтсө болот», «жолдон өтүш көрек болсо, светафор жашыл жанып турганда өт» ж.б. формаларда айта же жаза алабыз.

ТИЛДИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ

Жаратылыштын түрдүү көрүнүштөрүнө, кубулуштарына байланыштуу көп кырдуу башка суроолор сыйкатуу адам баласынын тили жана анын кантит көлип чыгышы тууралуу соболдор да кызыктуу. Тилдин көлип чыгышы жөнүндө ар кандай уламыш легендалар божомолдор, теориялар бар.

Жалпы адамзат тилинин көлип чыгышын конкреттүү бир элдин тилинин көлип чыгышы мөнөн чаташтырбоо көрек. Анткени конкреттүү бир элдин тилинин көлип чыгышы же жок болуп көтиши, белгилүү бир тарыхый, саясий-эканомикалык шарттарга байланыштуу. Ал эми жалпы адам тилинин көлип чыгышы жөнүндө бир илимдин берген жыйынтыгы, маалыматы аздык кылат. Аны чечүүгө археология, антропология, тарых ж.б

илимдердин берген маалыматтары, берген жоболору тартылууга тийиш. Тил илими жогорку илимдердин берген жоболорун, маалыматтарын эске алып, тилдин келип чыгышында төмөндөгүдөй илимий теорияларды көлтириет.

1. Үн тууроо теориясы: Бул теорияны жактоочулар адамзат тилге, жандуу жана жансыз заттардан чыккан, үндөрдү тууроо аркылуу жетишкен дейт да бүгүнкү күндөгү кээ бир жандыктардын өздөрү чыгарган үн мөнөн аталышын мисалга тартат: күкүк, кекилик, сутак, тоңкулдак ж.б Бирок эмнө үчүн бирдей эле үн чыгарган жандуу заттар ар башка тилде ар кандай аталат? Үн чыгара албаган заттарды адамдар кантитип атоого жетиши? Деген суроолор жоопсуз калат. Себеби адам баласынын тили үндү тууроо аркылуу келип чыккан эмес. Үн тууроо бул тилдин байышына негиз болгон.

2. Сырдык сөз теориясы: Бул теорияны жактоочулар тилдин келип чыгышын индивидуалдык-психологиялык жагдайлар мөнөн байланыштырып, адамдар өздөрүн курчап турган табияттын таасириндө (корккондон, чочугандан, сүйүнгөндөн, кыйналгандан ж.б) ар кандай сезимдерден улам коюстан түрдүү үндөрдү чыгарышкан. М: ах, ох, бой, ай, үй ж.б. Ушундай үндөр аркылуу кийин тилге жетишкен дешет. Мында тил адамдын жеке сезими мөнөн байланышып, ал психологиялык табиятта болуш керек эле да. Ар бир адамдын тили ар түрдүү болмок. Дөмөк, сырдык сөз теориясы да тилдин келип чыгышына эмес, байышына өбелгө болгон.

3. Социалдык макулдашуу теориясы—бул теорияны жактоочулар адамдар тилге өз ара макулдашуу аркылуу жетишкен дейт. Ал эми макулдашууга чейинки тил кайдан келип чыкты? Тилсиз кантитип макулдашты? Деген суроолорго жооп берө алышпайт. Ырас, бүгүнкү күндө макылдашуу аркылуу алынган сөздөр бар. М: фонетика, медицина, химия ж.б. Бул теория да тилдин байышын шарттайт.

4. Социалдык эмгек теориясы: Бул теорияны жактоочулар адам баласы тилге эмгек аркылуу жетишкен дөп, аны төмөнкүдөй негиздейт. Адам өзү эмгектин натыйжасында пайда болгондугун айтып, анын өнүгүү эволюциясынын 3 нөгизги этапы аркылуу түшүндүрушөт:

1. Австролопиктер (түштүк маймылдары). Мындан 2-3 млн жыл мурда. Бул этапта адамдар төрт буттап басуудан, эки

буттап басууга өткөн. Катуу заттарды курал катары колдо- нушкан.

2. Полеантроптор (эң байыркы адамдар) баскычы. Мындан 1 млн жыл мурда. Алар коомдошуп жашап, биргелешип эмгек кылып, катуу заттардан өздөрү курал жасай баштаган.

3. Неантроптор (азыркы заман кишилери) баскычы: 50-60 миң жыл мурда.

Тилдин көлип чыгышы адам эволюциясынын экинчи полеантроптор баскычына туура келет. Анткени адам жаратылышта жолборс, аюу, арстан, ж.б. жырткыч жаныбарлардын алдында алсыз көлип, аларга жем болуп, тукум курут болору мүмкүн элө, ошондуктан жашоо үчүн болгон күрөш, биологиялык муктаждык (тамактануу) адамдарды коомдошуп жашоого биргелешип эмгек кылууга түрткөн. Эмгек адамдын өзүн жаратып, анын дөнө түзүлүшүн өзгөртүп, мээсинин иштешин жакшыртып, ойлонууга жеткиргөн. Ойлонуу менен анын туундусу болгон тил жараган. Дөмөк, эмгек адамды жаңы баскычка көтөрүп, анын өзүн жараткан, аны бакытка, тилге жеткиргөн.

БАЙЫРКЫ АДАМДАР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛДЕРИ

Көпчүлүк элдердө алгачкы киши бил Адам болгон дөшөт. Бүгүнкү күндөгү илимий иликтөөлөр Адам биздин заманга чейин 60 миң жыл мурда, Эфиопия же Танзания аймактарында болгондугун, илимий-техникалык жетишкендиктер аркылуу жүргүзүлгөн ДНКнын жыйынтыгы боюнча азыркы адамдар Адамдын урпактары. Эзелки мезгилде Адамдан башка да кишилөр болгон, бирок алардын тукуму уланган эмес. Адам өз бүлөсүнө жакшы кам көргөн, жаңы куралдарды ойлоп тапкан. (ГТРК «Россия-культура» төле каналы 5.03.2013.)

Алдыңкы адамдардын тили кандай мүнөздө болгон? дегөн суроо да кызык. Алардын тили тигиндөй же мындай болгон дөп айтуу кыйын. Айтсак, бүгүнкү күндө Түштүк Америкада, Африкада жашаган индеецтердин тили эң жөнөкөй, примитивдүү тилдерден болсо, адепки адамдардын тилин ушул тилдер менен да салыштырууга жарабайт. Бирок өнүккөн тилдер менен индеецтердин примитивдүү тилдерин

салыштыруу менен байыркы адамдардын тили жөнүндө илимий божомол берүүгө болот.

Эзелки адамдын ою, түшүнүгү бирин-экин конкреттүү нерселерге гана таандык болуп, алар жашоосуна зарыл болгон түшүнүктөр боюнча да ой жүгүртө алган эместир. Ал турсун жөнөкөй тил деп эсептелгөн индөөстердө да түшүнүк жана сөздүн азыркыдай обстрактуулугу, жалпылыгы жок. М: Ява аралында жашаган индөөц урууларынын тилинде ит деген 5 сөз, пил дегенди 6 сөз, ат дегенди 7 сөз менен аталат. Бирок алардын жалпы ит, пил, жылкы деген аталаштары бул элдерде жолукпайт. Бул эле эмес жапайы кишилердин ойлорунун етө эле чектүү экендиги төмөнкүдөй факттылардан улам да байкалат. М: Катуулук деген маанини таш, жылуулук деген маанини күн деген түшүнүктөр менен туонткандыктары. Ошондой эле бүгүнкү күндө примитивдүү тил деп эсептелген тилдердин бири эскимостордун (Россиянын Чукча авт. облстында, Гренландияда, Аляскада, Канадада жашаган эл) тилинде 1ден 5кө чейинки сандардын гана айтылыши бар. Калган сандарды манжа-бармактарын көрсөтүп атоо менен эсептешет. Мисалы: он колумдун биринчи бармагы, он колумдун экинчи бармагы ж.б.у.с.

Адамдарды дүйнө жүзүндө канча тил бар? Эмне үчүн дүйнө тилдери ар түрдүү? деген суроолор да кызыктырып келет. Ал тил өкүлдөрүнүн жашоо мүнөздөрү, турмуш шарттары менен байланыштуу түшүндүрүлөт³. Мисалы, бир эле тилде сүйлөгөн элдин тилинде аймактык, этникалык тилдик (диалектилек, говордук) өзгөчөлүктөр жолуга берет.

Эң көп калк сүйлөгөн тилдер: Кытай, орус, англий, араб ж.б. Эң аз калк сүйлөгөн тилдер дагестандык будгуддар, Азербайджандык хынанлыгдар эки мингө жакын адам, чукот жарым аралында жашоочу чуван тилинде миндөн ашуу адам сүйлөйт ж.б.

³ Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: Знание, 1980. -38-б. (192-б.)

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Байланыштын тилдөн башка кандай каражаттары бар?
2. Сокурлар үчүн жана дудуктар үчүн түзүлгөн алиппөлөрдеги тамгалардын берилишин жана тыбыштардын туюнтулушун айтып бергиле.
3. Тилдин белгилік кызматы жана белгилер системасынан алган орду.
4. Силер жолуктурган кошумча каражаттардын белгилік маанилерин түшүндүрүп бергиле.
5. Тилдин көлип чыгышы тууралуу кандай уламыш-легендалардан билесиңер?
6. Тилдин көлип чыгышы тууралуу тил илиминде кандай теориялар бар?
7. Үн тууроо, сырдык сөз, социалдык макулдашуу теорияларын кандай түшүндүңөр жана алар тилдин көлип чыгышына негиз боло алганбы?
8. Тилдин көлип чыгышындагы эмгектин орду жана мааниси.
9. Байыркы адамдар жана алардын тилдери кандай болгон?
10. Калк эң көп жана калк эң аз сүйлөгөн тилдер.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Абдулдаев Э. Супрун А. Тилдин жана жазуунун көлип чыгышы.-Ф., 1965.
2. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. –М., 1967.
5. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
6. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: 1996.
7. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
8. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
9. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
10. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
11. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
12. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: 1980.

ТИЛДЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдердин классификациясы;
2. Тилдердин генеалгиялык классификациясы;
3. Тил уялары жана топтору.

ТИЛДЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө 3000ден ашық, кәэ бир адабияттарда 5000дин төгөрөгингө тил бар деген маалыматтар бар экендиги жогоруда айттылды. Мындан тышкary ушул көзге чейин Азиянын, Африканын, Австралиянын, дагы башка өлкөлөрдүн катаал жөрлеринде жашаган жергилиттүү элдердин тилдери бизгө белгисиз бойdon калууда. Ал эми өткөндө бир канча тилдердин болгондугу, алардын бүгүн унтуулуп калғандыгы жөнүндө сакталып калган жаңы эстеликтөр аркылуу маалыматтар берилип жүрөт. Ошондуктан тил илимде учурда колдонулуп, сүйлөнүп жүргөн тилдерди «азыркы же ти्रүү тилдер», ал эми өткөндө сүйлөнүп бирок азыр колдонулбай калган тилдерди «унтуулган же өлүү» тилдер деп карашат: грек, классикалык араб, санскрит, байыркы түрк ж.б.

Ошондой эле бир улуттун тили әкинчи бир улуттун тили менен окшош келип, бөлгилүү бир жалпылыкты түзсө, ошол эле учурда башка бир улуттун тили менен тилдик белгилери боюнча окшобогон айырмачылыктардан турат. Айтсак, кәэ бир тилдер тарыхый жактан же сөздөрдүн лексикалык маанилөринин окшоштугу, морфологиялык каражаттардын жана сүйлөмдүн синтаксистик түзүлүшүнүн бирдейлиги, сөздөрдүн тыбыштык угулушунун жакындыгы боюнча жалпылыктарды түзөт. Мындаид тилдик жалпылыктар жер шарында бири-бирине өтө жакын, окшош келген, бирок ар бири өзүнчө улут тили деп эсептелген тилдердөн кабар берсө (кыргыз, алтай, тыва, хакас, казак, езбек ж.б же орус, украин, белорус ж.ж.), әкинчи жактан, дүйнө тилдери фонетикалык мыйзам ченемдүүлүктөрү, морфологиялык белгилери жана синтаксистик түшүлүшү боюнча бири-бирине окшобогон, бөлгилүү бир жалпылыкты түзө албаган тилдерден болуп калат: кыргыз, кытай, орус, араб ж.б.

Бүгүнкү күндөгү колдонулуп, сүйлөнүп жаткан тилдердин ортосунда «теңчилик» болбой жаткандығы да бөлгилүү. Маселен, айрым тилде жер жүзүндөгү бир канча мамлекеттердин калкы сүйлөсө, башка бир тилдерде өз улутунун өкүлдөрү гана сүйлөштөт. Ошондой эле тарыхый сөбептерге ылайык айрым мамлекеттин элдери бир канча тилдерде сүйлөсө, тескерисинче, чектелген сандагы адамдардын тобун гана тейлеген уруулук тилдер да жок эмес. Маселен. Ушул тапта англ ис тилинде Улуу Британияда жашаган англистерден тышкary АКШын, Канаданын, Австралиянын, Жаңы Зеландиянын, Индиянын калкы сүйлөйт, араб тили Египет Араб Республикасында, Алжирде, Мараккодо, Суданда, Ливяды, Тунисте, Сирияда, Ливанды, Иракта, Саддар Аравиясында, Йеменде, Иорданияда сүйлөнүп жатат. Ал эми чукот, эвөн, будгуд, хынан ж.б. тилдер уруулук тил катары калуда.

Адамзат тарыхынын бүгүнкү өнүгүшүндө элдин саны мөнөн тилдин саны өз ара туура көлбей калды. Бул сыйктуу көрүнүштөр тилдин көптүгүн, аны так эсептөп чыгуунун кыйындыгын айтып турат. Ага карабастан тил жөнүндөгү илим тилдерди кайсыл бир белгилеринө карап, өз ар окшоштурууга же айырмaloого, башкacha айтканда, классификациялоого аракет кылат. Ар бир тил өз объектиси жөнүндө айкын маалыматы болгон сыйктуу тил илими да тилдерди классификациялоо маселесине өзгөчө көңүл бурат.

Дүйнө тилдери көлип чыгыш теги, аткарган кызматы фонетикалык системасы, грамматикалык түзүлүшу жана сөздөрдүн лексикалык маанилериндеги жалпылык жана айырмачылык белгилери боюнча бири-бири менен жалпы топторду түзөт жана бир канча топторго ажыратылат. Демек, тилдердин структуралык түзүлүшүндөгү окшоштук жана айырмачылык белгилерине, коомдо аткарган функциясына жана тараалыш аймактары боюнча бөлүштүрүү тилдердин классификациясы деп аталат.

Жалпы тил илиминде тилдерди генеалогиялык (төктик), морфологиялык (типологиялык), функционалдык жана ареалдык деп төрткө бөлүп классификациялайт.

ТИЛДЕРДИН ГЕНЕАЛОГИЯЛЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тилдердин бири әкинчиси менен болгон тектештиги генеалогиялык классификацияда каралат. Ал салыштырма тарыхый методдун жетишкендиктеринин натыйжасында XIX-кылымда иштелип чыккан.

Салыштырма тарыхый метод тилдердин тектештигин аныктоодо жана тектеш тилдердин диахрониялык (тил фактыларын тарыхый өсүшү) өнүгүшүн изилдөө максатында колдонулуучу илимий-изилдөө ыкмаларынын системасы. Бул ыкма XIX-кылымда пайда болуп салыштырма тарыхый тил илиминин жарапышын алып келген.

Тилдердин тектештегии жөнүндөгү айрым пикирлер XIX-кылымга чейин элө айттылган. Масөлөн: XVIII-кылымда роман тилдеринин латын тилинин негизинде келип чыкканыгы белгилүү боло баштаган. Ал эми XIX-кылымда салыштырма тарыхый тил илими жарапып, А.Востоков, Я.Гrimm, Ф.Бопп, А.Шлейхер өндүү окумуштуулар тарабынан тилдердин өз ара тектиштиги, биринчи кезекте, индоевропа тилдеринин тектиштиги жөнүндөгү масөлөлөр көнерири планда каралган.

Салыштырма тарыхый тил илиминин өнүгүшү тилдердин гениалогиялык классификациясын илимий негиздө түзүүгө мүмкүндүк берди.

Генеалогиялык классификация тилдердин тектештигине карай түзүлөт. Тектиштик тилдердин фонетикалык системасындағы, грамматикалық түзүлүшүндөгү жана лексикасындағы окшоштук жана айырмачылыктарга карай салыштырма тарыхый методдун жардамы аркылуу табылат. Айтсак, тилдерде фонетикалық жактан тыбыштардын бирдейлиги, басым жана фонетикалық закон ченемдүүлүктөрдүн окшоштугу сыйктуу белгилериндеги, сөздөрдүн уңгу, мүчесүнүн лексикалық, грамматикалық маанилериндеги, сүйлөм мүчөлөрүн орун тартибиндеги жалпылыктарга жана айырмачылыктарга карата аныкталат. Мисалы: ата-папа, эне-мазе, эже-сестра дөгөн кыргыз, английс, орус сөздөрүнөн жалпы тыбыштык окшоштуктарды таба албайбыз, ал эми ата-ато, эне-ана, жок-йок, ага-ака, китеpter-китоблар дөгөн кыргыз-өзбек, папа-фазе. мама-мазе, школа-скуул, сестра-систе, три-сри сөздөрү тыбыштык жактан окшош жана лексикалық, грамматикалық

маанилери боюнча да бирдей жалпылыктарга ээ. Себеби, кыргыз тили мөнен өзбек тили, орус тили мөнен англис тили тектеш тилдерден. Тилдик белгилердин мындай жакындығы алардын башта бир тилден же бир диалектиден пайда болгону мөнен байланыштуу. Ошентип чыгышы жагынан бирдей болгон тилдер тектеш тилдердин тобун түзөт.

ТИЛ УЯЛАРЫ ЖАНА ТОПТОРУ

1. Тектеш тилдерин эң ири тобу тил уясы (семиясы) деп аталат. Дүйнө тилдери өз ара бир канча тилдик уяларга биригет:
 - I. Индоевропа тилдер уясы
 - II. Алтай тилдер уясы
 - III. Кавказ тилдер уясы
 - IV. Баски тилдер уясы
 - V. Ураль тилдер уясы
 - VI. Афразия (сөмит-хамит) тилдер уясы
 - VII. Нигероконгол тилдер уясы
 - VIII. Нило-сахар тилдер уясы
 - IX. Койсан тилдер уясы
 - X. Кытай-тибет тилдер уясы
 - XI. Тай тилдер уясы
 - XII. Мяо-яо тилдер уясы
 - XIII. Дравид тилдер уясы
 - XIV. Бурушасд (вершик) тилдери
 - XV. Аустро азиат тилдери
 - XVI. Австронезия (малай- полинезий) тилдери
 - XVII. Австралия тилдери
 - XVIII. Палеоазиат тилдери
 - XIX. Индейц (америнч) тилдери
 - XX. Тигил же бул тилдер уясына кошулбаган Алыскы Чыгыш тилдери (алтай тилдер уясындагы тилдерге жакын) япон, корей, айн тилдери.

Бир уядагы тилдер андан ары окшоштуктарына карай теги жагынан жакын болгон тилдик топторго же тилдик бутактарга ажырайт. Тилдик топтор же бутактар андан ары тилдик тайпаларга, тилдик тайпалар жеңе тилдерге, жеңе тилдер диалектилерге, диалектилер говорлорго бөлүнөт. Маселен, кыргыз тили генеалогиялык жактан төмөнкүдөй болуп

ажыратылат, башкача айтканда, кыргыз тилинин тектика келип чыгышы: алтай тилдер уясы→түрк тилдер тобу →түрк тилдеринин чыгыш хун бутагы→кыргыз-кыпчак тобу→кыргыз тили→азыркы кыргыз диалектилері.

Бир тил уясына кирген тилдер тектөш, бир тил тобуна кирген тилдер жақындық тектеш тилдер дәп аталат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Эмнө сәбептөн тил илими дүйнө тилдерин топторго ажыратат?
2. Тил илиминде дүйнө тилдеринин кандай классификациялары бар?
3. Генеологиялық классификацияда тилдердин кайсыл бөтөнчөлүктөрүнө жана жалпылыктарына көңүл бурулат?
4. Салыштырма тарыхый метод жана окумуштуулар тилдердин тектештиги жөнүндө.
5. Генеалогиялық классификациянын системасын көрсөтүп бергиле?
6. Тил уясы деген эмнө жана кандай тил уяларын билесин?
7. Тил топтору, бутактары кандай болот?
8. Кыргыз тилинин генеалогиялық жактан келип чыгышын айтып бер.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Абдулдаев Э., Супрун А. Тилдин жана жазуунун келип чыгышы.-Ф., 1965.
2. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. –М., 1967.
5. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
6. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: 1996.
7. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
8. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
9. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
10. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
11. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
12. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: 1980.

ИНДОЕВРОПА ТИЛ УЯСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

- 1.Индоеропа тил уясы: инди, иран жана балтика тилдер топтору;
- 2.Славян тилдер тобу жана орус тили;
- 3.Герман, роман, көлт тилдер топтору жана англис тили.

ИНДОЕВРОПА ТИЛ УЯСЫ

Евразиядагы ири лингвистикалык уялардын бири. Буга инди, иран, славян, балтика, герман, армян, албан, грек, кельт, хетто-пувика (анатолийка), латын тили кийинчөрээк андан өнүгүп чыккан роман, тохар, италян жана Кичи Азиядагы байыркы (хөтт же несит тили) тилдер кирет. Ал эми франкий жана фригей тилдери, иран тобуна кирген скиф тили, байыркы европада көңири тараган тилдери жөнүндө илимий маалымат аз. Көңири тараган индоевропа тилдерине: славян, инди, иран, герман, роман тилдери кирет. Көлт сыйктуу айрым тилдер тарыхый шарттардан улам анча тарай алган эмес.

Индоевропа тилдеринин тектештиги анда ар бир сөздүн уңгусундагы лексикалык жана жалпыланган грамматикалык маанилеринен байкалат. Бул тилдерге мүнөздүү негизги грамматикалык белгилөрдин бири флексия (өзгөрмөлүү) кубулушу менен сөз мүчөлөрүнүн сөз башында, ортосунда, аягында келе бериши, ошондой эле бир эле мүчөнүн эки же андан ашык грамматикалык маанини туюнтушу сыйктуу окшоштуктар жалпылап турат.

I. Инди тилдер тобу: (96 тириү тил бар)

1) Хинди жана урду-эки түрдүү жаңы индий адабий тили: урду-Пакистан мамлекеттик тили (жазмасы араб алфавитинин негизинде), хинди - Индия мамлекеттик тили (жазмасы эски инди деванагар графикасынын негизинде), 2) бенгали, 3) панджаби, 4) лахнда (ләнди), 5) синдхи, 6) раджастанхи, 7) гуджарати, 8) мратхи, 9) сингаль, 10) непал (Чыгыш пахари, Непалда), 11) бихари, 12) ория (Чыгыш индиядагы одри, уткали тилдери), 13) ассам, 14) цыган (V-X кылымдарда миграциядан улам бөлүнүп чыккан калктардын тили), 15) кашмир жана башкадард тилдери.

Өлүү тилдери: 16) Ведий (байыркы индиялыктардын биздин заманга чейинки экинчи кылымдын биринчи жарымындагы ыйык китеби), 17) санскрит (б.з.ч. III кылымдан б.з. VIIк. чейинки индияндагы классикалых тил), 18) пали (орто кылымдардагы индиялыктардын арасындагы адабий жана маданий тил), 19) пракрит (б.з.ч. III кылымдардагы индиялыктардын байыркы оозеки сүйлөшүү тили)

II. Иран тилдер тобу:

1) Персид (фарси: араб алфавитине негизделген байыркы персид жана орто кылымдагы персид) тили:

2) Дари тили: (фарси-кабули, пушту тили мөнөн катар) Афганистандагы адабий тил. X-XV кылымдарда чыгыш иран жана тажик элдеринин жалпы тили болгон Рудакинин «Рубаилери», Фирдоусинин «Шахнамеси» жазылган.

3) Пушту тили: (авганча: пашто - адабий тил, 1930-жылдан бери Авганстан мамлекеттик тили).

4) Бөлүдж (балучи):

5) Таджик (Тажикстан мамлекеттик тили):

6) Курд тили:

7) Осетин тили: (чыгыш ирон, батыш дигор диалектиоери).

8) Талыш тили:

9) Каспий жээктөриндеги (прикаспийские: гилян, мазандеран) диалектитери:

10) Памир тилдери: (шугнан, рушан, бартанг, сарыкол, хуф, орошор, язгулям, ишкашим, вахан: Памирдеги жазмасы жок тилдер).

11) Ягноб тилдери:

Өлүү тилдери:

12) Байыркы персид тили: (Ахемениддер доорундагы клинопис жазууларынын тили: б.з.ч. VI-IV кылымдардагы дария жана ксеркса тилдери).

13) Авестий тили: -(орто персид тилине чейин зороастрын диний сыйынуу тексттери топтолгон «Авеста» ыйык китеби жазылган башкача иран тили).

14) Пехлеви тили: (б.з. III - IXкк орто персид тили «Авестанын» котормосу "Зэнд" сакталып калган тил).

15) Мидий тили: (түндүк батыш иран диалектитери: жазмасы сакталган эмес).

16) Парфян тили: (б.з.ч.Ш к. жана б.з. Ш к. Каспий деңизинин түштүк чыгыш аймактарындағы орто персид тилдеринин бири).

17) Согди тили: (б.з. биринчи миң жылдығындағы Зөравшан ерөөнүндөгү Согдиана тили, я gnob тилинин түпкү теги).

18) Хорезмий тили: (б.з. экинчи миң жылдығынын башталышында Аму дарыясынын төмөнкү ағымы жактагы Хорезм тили).

19) Скиф тили: (скифтердин тили, осетин тилинин түпкү теги).

20) Бактрий тили: (б.з. мин жылдығындағы Аму дарыясынын жогорку ағымы жактагы күшан, байыркы бакт тили).

21) Сак тили: (хотан. Орто Азияда жана кытай Туркстанинда б.з. 5-10 күлгімдарына таандық индиялық брахми жазмасындағы тәксттердин, хотан тили)

Эскертуу. Иран тануучулардын көпчүлүгү ти्रүү жана өлүү иран тилдерин төмөндөгүдөй тайпаларга бөлүп көрсөтөт:

А. Батыш тайпасы:

1) Түштүк-батыш: байыркы жана орто перси, азыркы персид, таджик, тат ж.б. тилдер.

2) Түндүк-батыш: мидий, парфян, бөлүдж (балучи), курд, талыш ж.б. каспий тилдері.

Б. Чыгыш тайпасы:

1) Түштүк-чыгыш: сак (хотан), пушту (пашто), памир тилдері.

2) Түндүк-чыгыш: скиф, согдий, хорезм, осетин, я gnob тилдері. (Оранский И. М. Иранские языки. М, 1963.).

III. Славян тилдер тобу

А. Чыгыш славян тайпасы:

1) Орус тили: түндүк (улуу) орус-«о»чул жана түштүк (улуу) орусс-«а»чыл наречилери; Жазмасы «криллица» алфавитине негизделген, Россия Федерациясынын мамлекеттик тили, Эл аралык тилдердин бири.

2) Украина 1917-жылга чейин кичи орус (малорусский) тили: түндүк, түштүк-чыгыш жана түштүк-батыш диалекттеринен турат. Адабий тили XIV к-дан баштап түптөлө баштаган.

3) Белорус тили: түндүк-чыгыш жана түштүк-батыш диалектилеринен турат. Адабий тили орто белорус говорунун негизинде калыптанган.

Б. Түштүк славян тайпасы:

4) Болгар тили: славян диалектилери менен камских булгарлардын тилдик контакттыларынан улам келип чыккан. Жазмасы «криллица» графикасына негизделген.

5) Македон тили:

6) Серб-хорват тили: серб жазмасы криллицага хорват жазмасы латын графикасында.

7) Словен тили: - жазмасы латын алфавитинде.

Өлүү тилдери: 8) байыркы славян тили.

В. Батыш славян тайпасы:

9) Чех тили: жазмасы латын алфавитинде.

10) Словак тили:

11) Поляк тили:

12) Кашуб тили: өз алдынчалыгын жоготуп, поляк тилинин бир диалекти катары жашап келет.

13) Лужицк тили:

Өлүү тилдери: 14) полаб тили, 15) помор диалектилери Балтика дөңизинин түштүк жээктөрөнин Поморье аймактарында, орто кылымдарга чейин болгон.

IV. Балтика тилдер тобу

1) Литва, 2) латыш, 3) Латгаль тилдери

Өлүү тилдери: 4) Прус (XVIIк.чейин), 5) XVII-XVIIIкк. Литва, Латвия аймактарындағы ятвяж, куршский тилдери.

V. Гөрман тилдер тобу

А. Түндүк гөрмания (скандинавия) тайпасы:

1) Дат тили: XIX к. аягына чейин Норвегиядагы адабий тил.

2) Швәд тили; 3) Норвәж тили; 4) Исланд тили; 5) Фарер тили.

Б. Батыш гөрман тайпасы:

6) Англис тили:

Англис адабий тили XVI к. лондон диалектисинде калыптанган. Улуу Британия, Ирландия, АКШ, Канада (француз тили менен), Австралия, Жаңы Зеландия, Түштүк Африка жана Индияда оозеки көпте, мамлекеттик иш жүргүзүүде, адабияттын, илимдин тили. БУУнда рассмий тил катары кабыл

алынган. V- VI кылымдарда көлтүрүлүштүрүлүп, Британияга көчүп көлип жайгашкан герман урууларынын (англо-сакс жана ют) тилдеринен өнүккөн. Англис тилинин тарыхы байыркы англис же англис-сакс (VII-XI кк), орто англис (XII- XV кк) жана жаңы англис (XV к. бери) болуп үч мезгилгө бөлүнөт. Ортоңку англис тили 1066-жылы нормандардын Англияны басып алышина байланыштуу эки тилдүүлүктүн натыйжасында өнүккөн. Орто англис тилинде флексиялардын бардыгы басымсыз болгондуктан басымсыз үнсүздөрдүн сыйлыгышып түшүшү анын морфологиялык түзүлүшүн жөнөкөйлөткөн. 1476-жылдарда китеп басып чыгаруу, лондон диалектисинин жазма тил катары калыптанышын шартаган. Англис тилинин британиялык жана американлык дөгөн эки варианты бар. Британиялык англис тили шотландиялык, түндүк, борбордук, батыш, чыгыш жана борбордук диалектилерге бөлүнөт. VII кылымдардан бери латын алфавитин колдонот. Азыркы англис тили аналитикалык тилдердин катарына кошулат. Сөздөрдүн мааниси сөз тизмектери жана кызматчы сөздөр аркылуу айырмаланат. Сөз өзгөрүүчү мүчөлөр аз. Жазуу эрежелери менен сөздөрдүн айтылыш аралыгында орчундуу айырмалар бар. Тыбыштык өзгөрүүлөргө жазууда жол берилбейт.

7) Нидерланд (голланд) тили:

8) Фризск тили:

9) Немец тили: көнири тараган тилдердин бири.

10) Идиш (жәйишиш, жаңы өврөй) тили: жогорку немец диалектилеринин байыркы өврөй жана славян тилдери менен болгон контакттыларынан улам көлип чыккан,

В. Чыгыш герман тайпасы:

Өлүү тилдери: 11) Готс: Крымда XVI к. чейин жеткөн.

12) Бургунд, вандаль, гепид, гөрүль-Чыгыш Гөрмөниядагы байыркы герман урууларынын тили.

VI. Роман (италий) тилдер тобу

1) Француз, 2) провансаль (окситан), 3) итальян, 4) сардин (жә сард), 5) испан, 6) галисий, 7) каталан, 8) португаль, 9) румын, 10) молдав, 11) македон-румын (аромун), 12) ретороман (1938-жылга чейин Швейцариядагы мамлекеттик төрт тилдин бири), 13) креоль (гайтиян, маврикий, сейшель, сенегаль, папьяменто ж.б.) тилдери.

Өлүү (италий) тилдери:

14) Латын тили (б.з.ч. III кылымдан орто кылымдын башына чейин), 15) орто кылымдагы вульгардык латын (галлии, иберии, даки ж.б), 16) оск, умбр, сабель тилдері:

VII. Кельт тилдер тобу

А. Гойдөле тилдер тайпасы:

1) Ирланд, 2) шотланд (гэльский) тилдери.

Өлүү тилдер: 3) мэн (Ирланд дөңизиндеги Мэн аралдарындагы уруулардын тили).

Б. Бритт тилдөр тайпасы:

4) Бретон, 5) Валлий (уэль) тилдери.

Өлүү тилдер: 6) корн (Түштүк-Батыш Англиядагы Корнуолле – жарым аралдарында).

В. Галь тилдөр тайпасы:

7) Галь (француз тилинин калыптанышы мәнен өлүү тилге айланган)

VIII. Грек тилдер тобу

1) Жаңы грек тили (XII к.)

Өлүү тилдер: 2) байыркы грек (б.з.ч. Xk.- б.з. V к.) 3) орто грек, же византий тили (б.з. I к. – XV к. чейин)

IX. Албан тили (өзүнчө тилдик топ)

X. Армян тили (өзүнчө тилдик топ)

XI. Хетто-лувий (анатолий) тилдер тобу

Өлүү тилдер: 1) Хетт (хүтт-несит. Кичи азияда б.з.ч. XVIII-XIII кк.), 2) лувий (Кичи Азияда б.з.ч. XIV-XIII кк), 3) палай (Кичи Азияда б.з.ч. XIV-XIII кк.), 4) карий, 5) лидий, 6) Ликий

XII. Тохар тилдер тобу

Өлүү тилдер: 1) тохар (турфан, карашар, синьцзян), 2) Тохар (кучан)

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Индоевропа тилдер уясына кирген тилдерди санап бер!
2. Индоевропа тилдер уясы канча топко бөлүнөт?
3. Инди жана иран тилдер топторуна кайсыл тилдер кирет?
4. Тажик тили кайсыл тилдер тобуна кошупат?
5. Славян тилдерин санап бер.
6. Азыркы орус тили боюнча эмнөлөрди билесин?

7. Азыркы герман жана роман тилдери кайсылар?
8. Англис тили жана анын тарыхы.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К. ж.б. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
2. Ашираев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
3. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: 1996.
4. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
5. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздери. –Б., 2009.
6. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
7. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
8. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.

АЛТАЙ ТИЛ УЯСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Алтай тилдер уясы: түрк тилдери жана классификациясы;
2. Азыркы жана унтуулган түрк тилдери;
3. Монгол, тунгус-манчжур тилдер топтору жана кытай-тибет, афразия тил уялары.

АЛТАЙ ТИЛДЕР УЯСЫ

Түрк, монгол, тунгус-маньчжур тилдер тобун биректирген тил уясы. Бул тилдердин тарыхын изилдөөчүлөр фонетикалык, лексикалык, грамматикалык жактан дал көлүүчү төмөнкүдөй тилдик закон ченемдүүлүктөрдү: уңгунун тыбыштык жактан туруктуулугун, өз алдынча лексикалык мааниге ээ экендигин, сөз мүчөлөрүнүн негизгө агглютинация (жалганмалуу) жолу мөнөн уланышын, үндөштүк законунун болушун, префикс, предлог, род категорияларынын жоктугун, сүйлөм мүчөлөрүнүн ээ – айкындооч – баяндооч сыйктуу орун тартибин көрсөтүшөт.

ТҮРК ТИЛДЕРИ ЖАНА КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Түрк әлдер мамлекеттеринин (Турция, Азәрбаджан, Казакстан, Кыргызстан, Туркменстан, Узбекстан), Россия федерациясынын курамындагы (Тыва, Чуваш, Башкортостан, Татарстан, Саха, Карабово-Черкес, Алтай, Кабардино-Балкар, Хакас республикалардын, Молдавиядагы Гагаузия автономиялық республикасынын негизги калкы сүйлеген, алтай тил уясындагы тилдер тобу. Тектик жактан тунгус-манчужур, монгол тилдери менен жалпылыкты түзөт. Кәэ бир окумуштуулар (Е.Д.Поливанов, Г. Й. Рамстедт ж.б.) корей жана япон тилдерин да алтай тилдер уясына кошот. Ал эми кай бир окумуштуулар (М. А. Кастрен, О. Бетлингк, Г. Винклер, О. Доннер, З. Гомбоц ж.б.) фино-угор тилдери менен биргөликтө урал-алтай тилдер уясы дөп белгилешет. Бирок бул көз караш текстештикке карай негизделбестен, типологиялык жалпылыкка негизделген классификация. Ошондуктан «урал-алтай» болуп айтылуучу теориянын өзү да тил илиминде кубатталбай көле жатат.

Байыркы жана орто қылымдардагы көчмөн түрк урууларынын тынымсыз миграциялары, айтсак, 5-қылымда башталған түрк урууларынын Азиядан Кама дарыясынын көң аймактарына; 5-6-к.к. Борбордук Азиядан Орто Азияга (огуз ж.б.); 10-12-к.к. байыркы уйгур жана огуз урууларынын аймактарынын көнеиши (Борбордук Азия менен Чыгыш Түркстан, Орто жана Кичи Азия аймактарында); тыва, хакас, тоолуу алтай әлдернин катышынын чындалуусу; 2-мин жылдыктын башында кыргыз урууларынын Енисейден азыркы әзелеген төрретияларына келиши, 15-қылымда казак урууларынын биригиши азыркы жеке түрк тилдеринин калыптанышын шарттаган.

Түрк тилдерин түрк тилдүү калктардын азыркы жашаган аймактары боюнча: Орто жана Түштүк-Чыгыш Азия, Түштүк жана Батыш Сибир, Волга жана Кама дарыяларынын жәэктөріндеги, Тұндук Кавказ, Закавказия жана Кара Деніз аймактарындагы түрк тилдери деген ареалдарга бөлүштүрүүгө болот. Мындан тышкary түркологияда түрк тилдери боюнча бир канча классификациялар жолугат: Айтсак окумуштуу В.А.Богородицкий түрк тилдерин 7 группага: тұндук-чыгыш (якут-, карагасс жана тыва тилдери); хакас (абакан) (сагай,

бельтир, койбал, качин жана хакас тилинин кызыл говору); алтай (түштүк бутагы: төленгүт жана телеут тилдери жана түндүк бутак кара татар ж.б. диалектилөр); батыш сибир (бардык сибир татар диалектилөр); урал-кыпчактары (татар жана башкыр тилдери); орто азия (уйгур, казак, кыргыз, өзбек, каракалпак тилдери); түштүк-батыш (туркмән, азәrbайджан, кумык, гагауз, түрк тилдери) дөп бөлүштүрсө (бул классификацияга лингвистикалық анын ичинде фонетикалық критерийлөр толук жетиштүү каралган эмес деген баа берилип жүрөт).

В.Б.Радлов: чыгыш (алтай диалектилөр, обдук, енисейлик түрктөр менен чулым татарларынын жана карагас, хакас, шор, тыва); батыш (батыш-сибир татарларынын, кыргыз, казак, башкыр, татар жана шарттуу түрдө каракалпак); орто азиялык (уйгур жана өзбек тилдери); түштүктүк (туркмән, азәrbайджан, түрк жана кырым татарларынын айрым түштүк бөлүктөрүндөгү) тилдер дөп 4 группага бөлүштүрүп, якут тилин өзгөче бөлүп көрсөткөн.

Ф.Е.Корш алгачкылардан болуп морфологиялык белгилериндин негизинде, түрк тилдери алгач түндүк жана түштүк тайпаларга, кийин түштүк түрк тайпалары чыгыш жана батыш тайпаларына ажыраган классификациясын сунуш кылган. Түрколог А.Н.Самойлович бир кыйла тагыраак болгон классификациясын көрсөтүп, түрк тилдерин төмөндөгүдөй алты топко бөлүштүрөт: 1) «Р» же булгар группасы (чуваш тили да кошулат); 2) «д» уйгур, б. айт., түндүк-чыгыш (байыркы уйгур, тыва, тофалар, якут, хакас); 3) «тау» же кыпчак, б.айт., түндүк-батыш (татар, башкыр, казак, кыргыз, алтай тили жана диалектилөр, карачай-балкар, кумык, кырым татарлары); 4) «таг-лык» же чагатай, б.айт., түштүк-чыгыш (азыркы уйгур, өзбек анын кыпчак диалекти кошулбайт); 5) «таг-лы» же кыпчак-туркмән (өз алдынчалык маанисин жоготкон хива-өзбектөрүнүн жана хива-сарттарынын арапык говорлору); 6) «ол» же огуз, б.айт., түштүк-батыш (турк, азәrbайджан, түркмән, түштүк жээктердеги кырым татарларынын диалектилөр).

Чыгыш таануучу С.Е.Маловдун классификациясы хронологиялык мүнөздө болуп, бардык түрк тилдерин «эски», «жаны» жана «соңку жаны» тилдер дөп бөлүштүргөн.

Профессор Н.А.Баскаковдун классификациясы тарыхый принципке негизделип, түрк тилдеринин фонетикалык,

морфологиялық бөтөнчөлүктөрү толук берилген илимий классификацияга жатат. Ал түрк тилдерин негизинөн батыш хун бутагы жана чыгыш хун бутагы дөп әкіге бөлгөн.

АЗЫРКЫ ЖАНА УНУТУЛГАН ТҮРК ТИЛДЕРИ

Түрк (осмон түрктерүнүн) тили. Түрк тили – Турция мамлекетинин мамлекеттик тили. Жазуусу 1929-жылга чейин араб, андан бери латын алфавитинде. Турциянын 60 млн (80%) калкы эне тилим дөп билет. Ошондой эле Кипирде (1995-ж.) 177 минч, Грөцияда (1976-ж.) 128 минч, Болгарияда (2001-ж.) 740 минчеге жакын, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Азербайжанда (1979-ж.) 50 минчеге жакын, Белгияда (1984-ж.) 64 минчеге жакын, Австрияда (2000-ж.) 170 минч, Гермаанияда (2009-ж.) 2 млн 800 минч адам сүйлөйт. ж.б. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча 73 млн калк түрк тилин өз эне тилим дөп кабыл алышат. Бул тил түрк тилдеринин ичинен көңири тараган тил дөп эсептелинөт. Адабий тили Стамбул диалектисинде калыптанған. Мындан башка дунай, эски шөхир, разград, динлөр, румелий, караман, адрианопол, газиантеп, урфы деген диалектилері бар.

Азербайджан тили. Түрк тилдер тобуунун түштүк-батыш бутагынын огуз тайпасындағы тил. Фонетикасы менен лексикасында перс, араб тилдеринин таасири күчтүү. Чыгыш, батыш, түндүк, түштүк дөп төрт диалектиге бөлүнөт. Азербайджан мамлекеттик тили жана Дагестанда да мамлекеттик тил катары каралған. Аталған тил өкүлдөру Россияда, Грузияда, Иранда, Иракта, Казахстанда, Өзбекстанда, Туркмәнстанда, Кыргызстанда, Турцияда, Сирияда, Украинада, ж.б. өлкөлөрдө бар. Жалпы сүйлөгөн калктын саны 40 млн.

Түркмән тили. Огуз тайпасына кошулат. Текин (Түркменистандын борбордук бөлүгү), йомуд (батыш жана түндүк аймактарында), эрсарин (Аму дарыясы менен чыгыш аймактарда) салыр (иран менен чек араплаш Сөрахса аймагы) сарык (Мургаб дарыясынын орто ағымы жакта), човдур (Хорезмдик) ж.б. болуп отузга жакын диалектиге ажырайт. Туркмәнстан мамлекеттик тили. Ошондой эле түркмендер Иран, Афганистан, Ирак, Өзбекстан, Турция, Таджикстан, Казахстан, Россия мамлекеттеринде бар. Жалпы сүйлөгөн калк 4 млн.

Гагауз тили. Түрк тилдеринин огуз тайпасына кирет. Түрк, түркмөн, азәrbайджан тилдери менен эң жакынky тектештиktи түзөт. Негизинен чадырлунг-комраттык (борбордук) жана вулканештик (түштүк) деген диалектилерге бөлүнөт. Гагауздар Молдавияда (Гагаузияда), Украинада (Одесса областында) ошондой эле Казахстан менен Узбекистандын айрым аймактарында жашашат. Жалпы калктын саны 160 миндөн ашуун. 2004-жылкы каттоодо Молдавиядагы гагауздар 147,5 адам болгон. 2012-жылкы ЮНЕСКОнун маалыматында жок болуп бара жаткан тилдердин катарына кошулган.

Крым-татарларынын тили. Бул тил түрк тилдеринин кыпчак тайпасына кирет. Түндүк (талаа), орто (тоолук), түштүк (жәэктеги) деген үч диалектиге ажырайт. 1928-жылга чейин араб, кийин латын, 1939-жылдан орус, 1992-жылдан кайрадан латын графикасын колдонушат. Крым-татарлары негизинен Украинада. 2001-жылкы каттоо боюнча калктын саны 248,2 мин.

Карачай-балкар тили. Түрк тилдеринин кыпчак тайпасындағы тил. Карачай-баксан-чегемский («Ч»чыл) жана малкарский («Ц»чыл) диалекти болуп бөлүнөт. Тил өкулдөрү Россиянын Карабаево-Черкесский АОда жана Кабардино-Балкар АРда.

Кумык тили. Түрк тилдеринин кыпчак тайпасындағы тил. кайтак, буйнак жана хасавюрт диалектилерине ажырайт. Өкулдөрү негизинен Дагестанда.

Ногай тили. Ногайлар Россиянын Ставропольск крайында, Дагестанда, Карачай-Черкессияда, Астрахан обlastында жашашат. 2010-жылкы каттоо боюнча бул тилде 88,3 мин адам сүйлөйт. Түрк тилдеринин түндүк-батыш (кыпчак) тайпасына кошулат. Нагыз ногай (Ставропольск), кара ногай (Дагестан) жана ак ногай (Карачай-Черкессия) деп үч диалектиге бөлүнөт.

Караим тили. Кыпчак тайпасына кошулат. Украинада 72 миндөн ашык калк сүйлөйт (2006-ж.). Тракай, галич, и крым деп үч диалектидөн турат.

Татар тили. Татарстан мамлекеттик тили. Түрк тилдеринин кыпчак тайпасына кирет. Орто (казандық), батыш (мишар) жана чыгыш (сибир) деген диалектилерге ажырайт.

Башкыр тили. Түрк тилдеринин түндүк-батыш тобуна кирет. Алтай (ойрот) тили. Россия Федерациясынын Тоолуу-Алтай АОда, түрк тилдеринин чыгыш бутагынын кыргыз-кыпчак

тобундагы тил. Тұндық (тубан, куман, чөлкан) жана түштүк (алтай, телеут, теленгит) диалектилерге ажырайт.

Шор тили. Түрк тилдеринин тұндық-чыгыш тайпасындағы тил. Россиянын Кемеровск областында, 2002-жылкы катоо боюнча 6 миң калк бар.

Хакас тили. Хакас-алтай группасындағы тил. Сагай, качын, кызыл, шор деген диалектилерге ажырайт. Адабий тили сагай жана качын диалекттеринин базасында. Россияда (Хакасияда) 2010-ж. 42 604 адам сүйлөйт.

Тува тили. Эски аты урянхай. Россияда, Кытайда, Монголияда жашашат. Жалпы 230 миң калк сүйлөйт.

Якут тили (саха тили). Якуттардың улуттук, Саха (Якут) Республикасынын мамлекеттік тилинин бири. 2010-жылкы катоо боюнча 450 140 адам сүйлөйт.

Долган тили. Түрк тилдеринин бири. Россиянын Красноярский крайындағы Таймыр районунда, миң кишинин тегерегиндеги сүйлөнгөн түрк тилдеринин бири.

Казак тили. Түрк тилдер тобунун қыпчак тайпасындағы тил. Казак Республикасынын мамлекеттік тили. Тұндық-чыгыш, түштүк жана батыш деген үч диалектіге бөлүнөт.

Кыргыз тили. Түрк тилдеринин қыргыз-қыпчак тайпасындағы тил. Түштүк батыш, түштүк чыгыш жана тұндық диалекттерге ажырайт. Түрк тилдеринин ичинен алтай тилдері менен әң жакындық тектештиkti түзөт. Қыргыз Республикасынын мамлекеттік тили. 2009-жылкы каттоо боюнча Қыргызстанда 3 830 556 адам эне тилим дөп катталса, ал эми әкінчи тили катары 271 187 адам сүйлөй билген тил дөп катталған. Ошентип бол тилде Қыргызстандың өзүндө 4 млн адам сүйлөйт. Қыргыздар Кытайда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Турцияда, Авганистанда ж.б. өлкөлөрдө да бар. Бул тилде жалпы 5 млн 100 миндөн ашық калк сүйлөйт.

Өзбек тили. Түрк тилдеринин карлук (Н.А.Басқаков: карлук-хорезмий) тайпасына биригөт. Төрт негизги: 1) тұндық өзбек (Казакстандың түштүк жағы тарабындағы өзбектердин тили); 2) түштүк өзбек (Өзбекстандың чыгыш жақ жана Тұндық Авғанистан жақ бөлүгү жана ташкент, ферганада, каршин, самарқанд-бухара, түркестан-чимкент говорлору); 3) Хорезм (өлкөнүн тұндық-батыш тарабы) 4) қыпчак (өзбекстандың бардық тарабына тараган. Ошондой эле Сурхандария

аймагындағы өзбек тил өкүлдөрү да ушул диалектиге кошулат) диалектиге ажырайт. Өзбек Республикасының мамлекеттисиқ тили. Мамлекеттеги 70 пайыздан ашық калк сүйлөйт. Өзбектер Таджикстан, Кыргызстан, Казахстан, Афганистан жана Туркменстан өлкөлөрүндө да жашашат.

Каракалпак тили. Ногай, казак тили мөнөн биргө түрк тилдеринин кыпчак-ногай тайпасын түзөт. тұндық чыгыш жана түштүк чыгыш деген эки диалектиге ажырайт. Өзбекстанда Каракалпак Арның рассмий тили. 400 мингे жакын калк сүйлөйт. Каракалпактар Авганстанда, Россияда, Казакстанда, Турцияда да жашашат.

Уйгар (жаңы уйгр) тили. Түрк тилдеринин карлук тайпасындағы тил. Кашгар, илий, турфан, хамий, аксуй, котан, лобнор деген диалектилерге ажырайт .Кытай (Синь-Цзянда), Өзбекстана, Кыргызстана, Түркмәнстан, ошондой эле, Авганстан, Турция жана Саудо-Араб өлкөлөрүндө жашашат.

Чуваш тили. Булгар тайпасындағы тил. Жогорку (сурдарыясының башкы ағымы) «о»чул жана төмөнкү(сурдарыясының ылдыйкы ағымы) «у»чул деген диалектилерден турат. Россия Федерациясындағы Чуваш Республикасының мамлекеттисиқ тили.

Өлүү тилдер: Орхон тили. Орхон-өнисей эстеликттеринин (байыркы қыргыз) тили. VII-VIII қылымдарга таандык.

Печенек тили. IX-XI қылымдардагы талаа көчмөндөрүнүн тили.

Половец (куман) тили. Италияндар түзгөн пловец-латын сөздүгү боюнча XI-XIV қылымдардагы талаа көчмөндөрүнүн тили.

Байыркы уйгар тили. IX- XI қылымдардагы арамей жазма үлгүсүнүн негизиндеги жазмасы бар тил.

Чагатай тили. - XV-XVI қылымдардагы араб графикасындағы адабий тил.

Булгар тили. XIV қылымга чейинки түрк тилдеринин булгар тобундагы тил. Чуваш тилине жакын дөп эсептелинет. язық.

Хазар тили - VII-X қылымдарда Волга жана Дон Ifhszkfhsy sy төмөнкү ағымдарындағы булгар тилине жакын болгон тил.

II. Монгол тилдер тобу:

1) Түндүк монгол тайпасы: эзелки монгол жазмасы (классикалык эзелки монгол жазуусу) XIII- XVII кылымдарга чейинки бардык монгол тайпаларынын адабий тили; орто монгол тили (XIII-XVI кк.); бурят тили; ички Монголиянын (Кытай) азыркы адабий тили.

2) Борбордук монгол тайпасы: азыркы монгол тили; халка монгол (халха) Монголиянын адабий тили; чыгыш, борбордук жана түштүк диалектилери — Монголия менен Кытайда; ордо диалект, борбордук жана батыш монгол тилдеринин аралык диалекти — Кытайда; бурят-монгол тили (бурят-монголий) — Россия, Монголия жана Кытайда; хамнига тили.

3) Батыш монгол (ойрот-калмык, монгол-калмык) тайпасы: ойрот классикалык (адабий) тили; калмык тили (монгол-калмык, ойрот-калмык); ойроте диалекти - Кытая жана Монголияда.

4) Түштүк монгол тайпасы: шира-югур тили — лексикалык жактан азыркы монгол тилинө жакын; монгор тили (ту, широнгол-монгол); хуцзу жана минхэ диалектилери; баоандунсян класстери: баоан тили, дунсян тили, канцзя тили.

5) Могол тайпасы: могол тили — Афганистанда.

6) Кидан тайпасы: кидан тили; даур (дагур) тили.

Байыркы тилдер: сяньби тили —II—VI кылымдардагы ички Монголиядагы тил; табгач диалекти.

III. Тунгус-маньчжур тилдер тобу:

- маньчжур тили
- нанай тили
- негидал тили
- ороч тили
- орок тили
- солон тили
- ульч тили
- удэгей тили
- чжурчжэнь тили
- эвенкий
- тили
- эвен тили

АФРАЗИЯ (СЕМИТ-ХАМИТ) тилдер уясы:

1. Семит тилдер бутагы
2. Египет тилдер бутагы
3. Берберо-ливей тилдер бутагы
4. кушит тилдер бутагы
5. Чад тилдер бутагы

КЫТАЙ-ТИБЕТ тилдер уясы:

1. Кытай тилдери
2. Бирма тилдри
3. Тибет тилдери
4. Вьетнам тилдери
5. Дунган тилдери

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Алтай тилдер уясы жана мунездүү бөлгилери.
2. Түрк тилдеринде кайсыл Республикалардын калкы сүйлөйт?
3. Азыркы түрк тилдеринин калыптаныш шарттары.
4. Түрк тилдерин классификациялоодо түркологиядагы көз караштар.
5. Түрк тилдери тобу жана түрк тилдери.
6. Түрк (осмон түрктөрүнүн) тили боюнча эмнөлөрди билесин?
7. Монгол жана тунгус-манчужур тилдери
8. Афразия жана кытай-тибет ж.б. тил уялары.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
3. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
6. Сартбаев К.К. Түркологияга киришүү. –Ф.: 1987.

ТИЛДЕРДИН МОРФОЛОГИЯЛЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдердин морфологиялык классификациясы;
2. Флективдүү тилдер;
3. Агглютинативдүү тилдер;
4. Аморфтук жана сөз сүйлөмдүү тилдер.

ТИЛДЕРДИН МОРФОЛОГИЯЛЫК (ТИПОЛОГИЯЛЫК) КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тилдердин морфологиялык же типологиялык классификациясында тилдердин тектикалык же аймактык жакындыктары эмес, тилдердеги сөздөрдүн түзүлүшү, уңгу мүчөгө ажырашы, грамматикалык маанилердин берилиши сыяктуу өзгөчөлүктөрү эске алынат. Бул классификация бүткүл дүйнө тилдеринин материалдарын камтууну, алардын оқшоштуктарын, жалпылыктарын, айырмачылыктарын чагылдырууну көздөйт. Мүмкүн болгон тил бирдиктеринин ар бир тилдеги же типологиялык жактан оқшош тилдердеги өзгөчөлүктөрүн ачып берүүнү максат кылат. Ошондой эле морфологиянын гана эмес, фонологиянын, синтаксистик-семантиканын материалдарына таянып, дүйнө тилдерин 1) флективдүү тилдер, 2) агглютинативдүү тилдер, 3) аморфтук тилдер жана 4) сөз сүйлөмдүү тилдер деп төрт топко бириктirет.

Флективдүү (латын сөзү *flectivus* «ийилгич») тилдер. Дүйнө тилдеринин морфологиялык жактан ажыратылган нөгизги типтеринин бири. Кээ бир адабияттарда өзгөрүлмө, флексияланма тилдер деп да берилет. Бул топко индоевропа жана семид-хамид тилдер уясындагы тилдер кошулат.

Мүнөздүү белгилери: 1) мүчөнүн жалғанышы менен уңгу тыбыштык жактан өзгөрүүгө учурайт (тыбыштык жактан бузулат), 2) бир эле мүчө бир нече грамматикалык маанилерди туюнтайт, 3) мүчө уңгунан мурун да, ортосунда да, аягында да келе берет. Орус тилиндеги «хороший», «безводный», деген сөздөрдөгү -ий мүчесү атооч жөндөмөдө, жекөлик санда, мужской роддо. «без-», «-ный» мүчелөрү «Вода» деген сөздүн башында жана аягында көлиши мисал боло алат.

Аглютинативдүү (лат. agglutinatio — жалганмалуу) тилдер.

Мында уңгу сөздөн кийин түрдүү мүчөлөр жалгануу аркылуу сөз жасоого жана сөз өзгөртүүгө мүмкүн болгон тилдердин тобу. Бул тилдерге алтай, финно-угор тилдер уясына кирген тилдер жана корей, япон тилдери кирет. Мунәздүү өзгөчөлүгү боюнча флексивдүү тилдерге карама-карышы коюлат. Башкача айтканда, 1) мүчөнүн жалганышы менен уңгу тыбыштык жактан туруктуу келет, 2) ар бир грамматикалык маани өзүнчө мүчө менен берилет, 3) ар бир мүчө уңгудан кийин жалганмалуу түрдө уланып келет. Мисалы: азыркы кыргыз тилиндеги «энемдердин» деген сөзгө -ым, -лар, -нын мүчөлөрү биринин артынан экинчisi жалганып келиши менен уңгу «эне» тыбыштык жактан бузулган жок, -ым мүчөсү тиөшөлүүлүк, таандык маанини, -лар мүчөсү энэ жана ал тараптагыларды, -нын мүчөсү алардагы катыштык маанинилердин бар экендигин туюнтушу аркылуу түшүндүрүлөт.

Аморфтук (грекче: αμορφός a- — жок, сыр- + μορφή— форма: формасыз, инерптүү, обочолонмо,) тилдер. Мындан тилдерде сөздөр көбүнчө бир уңгудан турат да, уңгу жана мүчө деп ажыратылбайт. Сөздөр уңгу түрүндө гана болот. Сөздүн мүчө бөлүгү туюнкан грамматикалык маани сөздөрдүн кайталанып айтылышы, орун тартиби, басым, интонация аркылуу берилет. Аморфтук тилдерге кытай-тибет тилдер уясына кирген тилдер кирет. Мисалы: кытай тилинде «жень» адам, «женьжень» адамдар, «гунь» жумуш, «гуньжень» жумушчу деген мааниде колдонулат.

Сөз сүйлөмдүү (полисинтетикалык) тилдер. Кийинки мезгилдерде дүйнө тилдерин типологиялык бөлгилери боюнча топтоштурууда алардагы морфологиялык өзгөчөлүк гана карапастан, фонологиялык, синтаксистик-семантикалык жактан териштирүү да кыйла тактыктарды жаратты. Мунун натыйжасында морфологиялык классификациянын тобуна кирген дагы бир тилдердин топтору, сөз сүйлөмдүү тилдер аныкталган. Мындан тилдерде сүйлөмдөгү сөздөр бири-бири менен тыгыз айкалышып, тынымдар аркылуу бөлүнбөй, бир сүйлөм бир сөз сыйктуу айкалышкан түзүлүштө келет. Сөз сүйлөмдүү тилдерге чукот-камчат, эскимосско-алеут, абхаз-адыгей тилдер тобундагы тилдер кирет. Мисалы: чукот тилинде

ты-ата-каа-нмы-рыкн. Мында ты – «мен», ата - «май», каа – «бугу», нмы – «өлтүрүү», рыкн – «кылуу». Кыргызча «Мен сөмиз бугуларды өлтүрүп (союп) жатамын». Адыгей тилиндө кы-щышу-фы-р-и-гэ-тхы-г. Кыргызчасы «Ал аны ушул жерге ошону жазууга мажбурлады». Эскимос тилиндө айх'аси-ки-н'. Кыргызчасы «менин эки кайыгым».

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Тилдердин типологиясын кандай түшүнөсүн?
2. Флективдүү тилдерге кайсыл тилдер кирет жана алардын мүнөздүү белгилери?
3. Орус жана англий тилдериндеги флексия кубулуштары?
4. Ички жана тышкы флексия кубулуштары боюнча эмне билесин?
5. Аглютинативдүү тилдер жана аларга мүнөздүү белгилер.
6. Кыргыз тилиндөги аглютинация кубулушу боюнча бир канча мисал көлтирип түшүндүрүп бергиле.
7. Аморфтук тилдер жана аларга мүнөздүү белгилер.
8. Кытай тилинен бир канча мисалдарды көлтире аласыңбы?
9. Сөз сүйлөмдүү тилдердин өзгөчөлүктөрү.
10. Сөз сүйлөмдүү тилдердөн бир канча мисалдарды көрсөтүлгөн адабияттардан издең тапкыла.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
3. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
4. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
5. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
6. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
7. Жороев И. Лингвистикалық төрмидөрдин сөздүк-справочники.-Ош. –2000.

ТИЛДЕРДИН АРЕАЛДЫК ЖАНА ФУНКЦИОНАЛДЫК КЛАССИФИКАЦИЯЛАРЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдердин ареалдык классификациясы;
2. Тилдердин функционалдык классификациясы;
3. Диалект жана диалектология.

ТИЛДЕРДИН АРЕАЛДЫК (АЙМАКТЫК) КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тилдердин аймактык жактан жакындығына, жалпылығына карай топтоштуруу. Мисалы: Чыгыш Европа тилдери (беларусь, венгер, болгар, молдав, орус, поляк, румын, украина, чөх жана словяк, литва, латын, эстон), Орто Азия тилдери (кыргыз, казак, өзбек, тажик, түркмән) ж.б.

Ареалдык классификациянын негизи лингвистикалык география болуп, ал жергиликтүү тигил же бул тилдик (же диалектилик) белгилердин, өзгөчөлүктөрдүн чегин ажыратууну көздөйт. Мында бир тил уясына киргөн тилдер да, ар башка тилдер уясына киргөн тилдер да аймактык жактан бир топко кошулуп калышы мүмүкүн. Ал турсун, конкреттүү бир тилдин да аймактык жактан өзгөчөлөнгөн тилдик белгилери болот. Мисалы: диалект, говор, подговор.

Ареалдык категория аркылуу тилдик контактылар, тилдик кабыл алуулардын текстеш жана текстеш эмес тилдерден экендиги, дүйнө тилдеринин картасы жана тигил же бул тилдердин түрдүү өлкөлөргө таралышы сыйктуу мүнөздөрү каралат.

ТИЛДЕРДИН ФУНКЦИОНАЛДЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тилдердин өзү тиешелүү жамаат мөнөн болгон байланышына, коомдук кызметтерина жана көң же тар чөйрөде колдонулушуна карай топтоштурулушу. Бул классификацияда тилдердин уруулук, элдик, улуттук мүнөзгө ээ экендиги, стилдик мүмкүнчүлүгү жана мамлекеттик же эл аралык дөңгөлөндө колдонулушу эске алынат.

Уруулук тил - элдин уруу-урууга бөлүнүп, «ири биригүүлөр али пайда боло элек көздөги» тили. Уруулардын бөлүнүшү менен өзүнчө белгилерге ээ болгон тил.

Элдик тил - уруулук өзгөчөлүктөр менен катар жалпы элдик ортот белгилерге ээ болгон тил. Жалпы тилдик белгилер уруулардын биригиши менен пайда болот.

Улуттук тил дегенибиз этносттук тарыхый категория. Ал улуттун тилинө карата колдонулуп, адабий тилди жана диалектителдерди, оозеки сүйлөшүү тилин кошо камтыган көндири түшүнүк.

Адабий тил - элдик тилдин нөгизинде пайда болгон, айтылыши жана жазылыши жагынан бир нормага салынган, көпчулуккө түшүнүктүү, ортот тил. Ал жалпы тил өкулдөрүнө түшүнүктүү болгон элдүүлүгү, жазманын жардамында акырындык менен калыптанган нормативдүүлүгү аркылуу өзгөчөлөнөт.

Мамлекеттик тил – мамлекеттик башкаруу, мыйзам чыгаруу жана сот өндүрүш чөйрөсүндө, ошондой эле мамлекеттин коомдук турмушунун бардык (коомдук-саясий, маданий жана өндүрүштүк-чарбалык) тармактарында колдонулууучу, кызмат кылуу чөйресү көнөйген тил. Мисалы: кыргыз тили - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, тажик тили - Тажикстан Республикасынын мамлекеттик тили ж.б.

Расмий тил – мамлекеттик тил менен катар улуттар аралык мамилелердин тили болуп кызмат кылууга мыйзамдуу укук алган жана өлкөнүн дүйнөлүк коомчуулукка интеграцияланышына көмөктөшкөн тил. Мисалы: Кыргыз Республикасында жана Белоруссияда орус тилинө расмий тил укугу берилген болсо, Индияда английс тили, Канадада француз тилдери расмий тил деп саналат ж.б.

Дүйнөлүк же эл аралык тил – бардык дүйнө элдеринин арасында саясий, маданий ж.б. тармактарда оозеки жана жазма формада колдонулуп, БҮҮ тарабынан кабыл алынган тил. Алар: английс, араб, испан, орус, француз жана кытай тилдери.

Дүйнөлүк же эл аралык тил төмөнкүдөй белгилери менен мүнөздөлөт:

а. Дүйнө элдеринин көпчүлүгү ал тилди энэ тилим деп эсептейт;

- b. Көпчүлүк дүйнө әлдери экинчи тили же чет тили катары билет;
- c. Бир катар өлкөлөрдө расмий тил укугuna әэ;
- d. Көптөгөн мамлекеттерде чет тили катары окутулат;
- e. Эл аралық уюмдар, фирмалар арасында жана эл аралық конференцияларда официалду тил катары колдонулат.

ДИАЛЕКТ ЖАНА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Ар кандай улуттук адабий тил жөргиلىктүү тилдик өзгөчөлүктөрдүн базасында түзүлөт. Ал жөргиلىктүү тилдик өзгөчөлүктөр аймактык жактан чектелип, тил илиминдө диалект, говор, подговор деген терминдер менен берилет.

Диалект жалпы әлдик тил эмес, ага мұнездүү тилдик белгилер менен катар кәэ бир фонетикалык, лексикалык, грамматикалык айырмачылыктарга әэ болгон аймактык тилдик өзгөчөлүк. Диалект «бир нече районду, области кучагына алат»⁴ да адабий тилге карама-каршы коюлат. Себеби адабий тил – айтылышы, жазылышы боюнча бирдиктүү нормага салынган, тил өкүлдөрүнүн баарына түшүнүктүү тил болсо, диалект нормага салынбаган, тил өкүлдөрүнүн баарына түшүнүктүү боло бербеген, бөлгилүү бир аймактагы адамдарга гана түшүнүктүү болгон тилдик өзгөчөлүктөр менен коштолгон тил. М: азыркы кыргыз улуттук адабий тили түндүк, түштүк чыгыш, түштүк батыш деген үч диалектиге ажырайт.

Диалектинин ичинен да тар аймакка (диалектинин бардык өкүлдөрүнө эмес) мұнездүү тилдик өзгөчөлүктөр говор делет. Ал бир нече айыл-кыштактарды (райондорду) камтыйт. М: кыргыз тилинин түштүк-чыгыш диалекти чыгыш жана түндүк-батыш деген эки говорго ажыратылат.⁵

«Говордун ичинен орун алып, бир аз аймакка же бирин-экин айылга тараган тилдик өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы»⁶ подговор деп аталат. М: түштүк батыш диалектинин өкүлдерү болгон Лейлек районуна караштуу айрым (Айбике, Тогуз-Булак) айылдарда чайнек (чай, суу кайнатуучу туткасы, чоргосу бар

⁴ Мукамбаев Ж. Кыргыз диалектологиясы жана фразеология. –Б.: Кыргызстан, 1998. 11-6.

⁵ Б. М. Юнусалиевдин аталган китебинин 81-бетинде.

⁶ Ж. Мукамбаевдин аталган эмгегинин 11-бетинде.

металлдан жасалган идиш) сөзү менен катар «көкөн» деген сөз колдонулуп подговордук бөтөнчөлүк катары жашайт.

Диалектилик, говордук, подговордук тилдик өзгөчөлүктөрдү изилдөй турган тил илиминин бир тармагы диалектология деп аталаат. Диалектология деген сөз гректин *dialektoς* (кыргызча «сүйлөшүү») жана *logos* (кыргызча «окуу») деген сөздерүнүн айкалышынан турат.

Диалектологияда диалектилердин, говорлордун бири-биринен жана жалпы элдик тилден айырмалануучу жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөр менен кошо алардын баарына мүнәздүү болгон ортот тилдик көрүнүштер да каралат. Анткени жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөр бир тилди бир нече диалектилерге же говорлорго бөлүп турса, ортот тилдик бөлгилөр аларды бир элдик тилгө баш коштуруп, улуттук тилге бириктирип турат.

Диалектология илими жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөрдү изилдөөнүн мүнезүнө, методуна ылайык диалектография жана тарыхый диалектология деген түрлөргө ажырайт.

Диалектографияда тигил же бул тилдин бөлгилүү бир мәзгилдөgi (айрыкча окутулуп, үйретүлүп жаткан мәзгилиндөgi) жергиликтүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берилет. Диалектилик, говордук өзгөчөлүктөрдүн фонетикалык, лексикалык, грамматикалык фактыларынын аймактык чек аралары көрсөтүлүп, башка коңшу тилдер менен болгон катыштары аныкталып, картага түшүрүлөт (картага сыйылган чек ара изогласа делет. Бул гректин *isos*-бирдей, окшош *glosa*-тил, көп деген сөзүнөн алынган). Диалектилик, говордук өзгөчөлүктөрдү картага түшүрүүнүн андай методун лингвистикалык география дейт.

Тарыхый диалектология – ар бир говордук, диалектилик өзгөчөлүктөрдүн пайда болуш тарыхын, өзгөрүш себептерин, ар бир тилдин, калыптаныш процессин, алардын башка тилдер жана диалектилер менен болгон мамилөлерин иликтейт. Демек, тилдин тарыхын табуу үчүн диалектилерди жана говорлорду тарыхый планда изилдөөнүн мааниси чоң. М: эгерде биздин диалектологдор тарабынан кыргыз говорлорунда ушул күнгө чейин сакталып келе жаткан эрин дифтонгулар табылбаса, эринчил созулмалардын келип чыгышындағы татаал процессти аныктоого негиз болмок эмес.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Тилдер ареалдык жактан кандай топтоштурулат?
2. Кыргыз тилинин тажик тили менен болгон жалпылыгын жана айырмачылыгын айтып бергиле.
- 3.Дүйнө тилдери функционалдык жактан кандай кызматтарды аткарат?
- 4.Уруулук, улуттук жана адабий тилдерди түшүндүрүп бергиле.
- 5.Мамлекеттик тил менен расмий тилдин айрымасы эмнеде?
- 6.Эл аралык тилдердин мүнөздүү белгилери.
- 7.Диалект, говор жана подговор төрмөндерди түшүндүрүп бергиле?
- 8.Диалектология илими жана анын бөлүмдөрү.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
6. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
(<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
7. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998
8. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалык төрмөндердин сездүк–справочники. -Ош. –2000.
9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение,1976.

ТИЛДИН ӨНҮГҮШҮ ЖАНА ТИЛДИК СИСТЕМА

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдик дифференциация жана интеграция кубулушу;
2. Тилдик контактылар;
3. Тилдик система жана структура;
4. Тилдик байланыштар.

ТИЛДИК ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЖАНА ТИЛДЕРДИН ИНТЕГРАЦИЯСЫ

Тилдик дифференция – бул тилдердин жиктелүүсү. Тектеш тилдердин өнүгүш өзгөчөлүктөрүнө мунөздүү нөгизиги процесстердин бири. Тилдик дифференцияция негизинен коомдук факторлорго байланыштуу пайда болот. Бир тилде сүйлөгөн элдин (улуттун) мурдагы саясий-экономикалык жана маданий бирдиктүүлүгүн жогото башташи, ошол элди тейлеп келген тилдин ордуна өзүнчө жаңы өзгөчөлүктөрү, жаңы тилдик бөлгилери бар бир нече тилди пайда кылат. Мисалы XIII-XIV қылымдарда түрдүү саясий, экономикалык себептерден улам байыркы орус мамлекетинин бытырап бөлүнүшү, байыркы славян тилин ушул сыйктуу дифференциалдык процесске дуушар қылган. Натыйжада андан азыркы орус, украин жана беларус тилдери бөлүнүп чыккан. Азыркы тектеш тилдердин көпчүлүгү ушундай жол мөнөн пайда болгонун илим аныктады.

Тилдердин интеграциясы - тилдердин биригүүсү. Багыты боюнча тилдик дифференцияяга карама-карышы көрүнүш. Бул процесстин натыйжасында бир аймактагы же бир мамлекеттеги ар башка тилде сүйлөп жүргөн тил колективдери бара-бара бир тилде сүйлөй башташат.

Тилдик интеграция эки түрдүү болушу мүмкүн: 1) кээ бир элдер же алардын айрым топтору башка бир калкка аралашып сиңип кетет да, бара-бара өз тилин унуп, ошол калктын тилиндө сүйлөп калат. Мисалы: байыркы Русь мамлекетинде жашаган «торк», «бөрөндөй» деген ат мөнөн бөлгилүү көчмен түрк уруулары славян тилдеринде, Орто Азия мөнөн Казакстанда жашаган монгол, иран элдеринин айрым топтору түрк тилдеринде сүйлөп калышын айтууга болот. Ошондой эле индоевропа тил уясына киргөн, азыр өлүү тил катары эсептелген көлт, голд тил өкулдөрү Орто Азия калктарына аралашып, өз тилдерин унушкан ж.б. Мындаи тилдик кубулуш тектеш тилдердин ортосунда да жүрүп, бир тилдин башка диалектисин да пайда кылат. Айтсак, XIX қылымдарда кыпчак тил өкулдөрү тектеш түрк элдеринин курамына сиңип көтиши мөнөн ошол тилдеги бир диалектини же говорлорду пайда қылган.

2) Айрым тилдердин бири-бирине кошулуп биригип кетишинен улам алардын эч бирине окшобогон өзгөчөлүктүү жаңы тил пайда болушу мүмкүн. Мисалы: XI қылымда, норман баскынчыларынын тушунда, байыркы герман (англо-сакс) диалектилери мөнөн француз тилинин айрым диалектилеринин биригиши мөнөн азыркы англіс тили көлип чыккан.

ТИЛДИК КОНТАКТЫЛАР

Тил коомдук турмушта практикалык жактан да, теориялык жактан да маанилүү орунду өзлөйт. Ошондуктан ар кандай тилдин ички жана сырткы себептерге байланыштуу өнүгүш, өзгөрүш төндөнциялары болот. Тилдин нукура өзүнө тиешелүү фонетикалык, лексикалык, грамматикалык закон чөнөмдүүлүктөрү анын өнүгүүсүнүн ички төндөнциясын билдириет. Ал эми тилгө таасирин тийгизген башка факторлор тилдин өнүгүш, өзгөрүш төндөнциясынын сырткы закон чөнөмдүүлүгүн көрсөтөт. Мындан кубулуштардын бири тилдик контакттылар болуп өсептөлөт. Тилдик контакттылар тилди алып жүргөн тил өкүлдөрүнүн аймактык өзгөчөлүгүнө, социалдык-экономикалык абалына, улуттук аң-сезимине, билим деңгээлине, турмуштиричилигиндеги муктаждыктарына, көптөк ағымда өз эне тилин пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнө жараша болот. Ал деңгээлине карай адстраддык, субстраддык жана суперстраддык баскычта жүрушү мүмкүн.

Адстрад – жанаша жашаган эки элдин тилинин бири – бирине таасири этиши. Мисалы: Тажик тилинин таасиринен улам кыргыз тилиндеги тажик тил элементтеринин, кыргыз тилинин таасиринен улам тажик тилиндеги кыргыз тил элементтеринин пайда боло баштاشы: Адстраддык тилдик контакты тилдин бир гана деңгээли боюнча болот. Мисалы: фонетикалык, же лексикалык, же морфологиялык ж.б.

Субстрад - башка жактан көлгөн элдин тилине жергилиткүү элдин тилинин таасиринин күчтүүлүгү. Мисалы: Баткөн обласынын аймагындагы тажик тил өкүлдөрү өз кебинде кыргыз тил элементтерин айрым өзгөчөлүктө пайдалана алат. М: Иштер болуп жататпы (жатабы). Ал эми Кыргызстандагы өзбек тил өкүлдөрү өзбек улутундагы адамга сиз дөп кайрылып,

kyргыз улутундагы адамдарга сөн дөп кайрылат. Булар да тилдик субстраддык контакттылар.

Суперстрад – башка жактан келген тил өкүлдөрүнүн тили жөргиликтүү тил өкүлдөрүнүн тилинен үстөмдүк кылышы. Бул тилдик контакт жөргиликтүү тил өкүлүнүн тилинде башка жактан келгөн тилдин фонетикалық, лексикалық жана грамматикалық жактан таасир алышы ж.б.

Тилдик контакттылар төмөнкү учурларда:

а) Бир тил өкүлдөрү жашаган аймакты экинчи тил өкүлдөрүнүн ээлешинен;

б) бир эле аймакта эки башка тил өкүлдөрүнүн ирөгилөш отуруктاشынан;

в) эки башка тил өкүлдөрүнүн чек аралаш жайлышып, алардын бири-бири мөнөн болгон ар тараптуу тыгыз катышынан;

г) Өлкөнүн белгилүү бир аямктагы калкы окуу процессинде, маалымат каражаттарында экинчи бир өлкөнүн тилдик элементтерин сицирип, аны практика жүзүндө колдоно баштагандан улам келип чыгат. (Бөрөзин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языко знание. –М.: 1979. 251-б.)

Демек, тилдик контакттылар дөгенибиз - бир тил өкүлдөрүнүн көбинде адстраддык, субстраддык, суперстраддык деңгээлдердин таасиринде экинчи башка тилдик элементтердин колдонула башташы.

ТИЛДИК СИСТЕМА ЖАНА СТРУКРТУРА

Ар кандай бүтүн нөрсө кандайдыр бир бирдиктерден, бөлүктөрдөн турат жана ал бирдиктер, бөлүктөр белгилүү бир тартиpte келип, жыйналыш системасына түшкөндө гана өз функциясын аткара алышат. Маселен, биздин жаза турган ручкабыз да бүтүн нөрсө, аны түзүп турган бирдиктер (тулкусу, запасы, запастын учундагы шариги) бар жана алардын ар бири өз функциясына ээ. Ошондой эле бул бирдиктер белгилүү бир тартиpte, системада келген учурда гана калем сап (ручка) калем саптык кызматын аткарат. Эгер аны түзүп турган бирдиктердин бирөө гана жок болсо же запасын тетири салып койсок, анда ал ручка калем саптык кызматын аткара албайт. Себеби ручкадагы система сакталбай ал бүтүндүк касиетин

жоготот. Ушу сыйктуу тил да бүтүн нерсе жана анын түзүп турган бирдиктер бар. Ал бирдиктер тилдик бирдиктер деп аталып, кызматына карай төмөнкүдөй бөлүнөт.

1. Түзүүчү тилдик бирдиктер – мындай тилдик бирдиктер бир тилдик катмардан экинчи катмардагы тилдик бирдиктерди түзүүгө гана катышат. Аларга тыбыш (фонема), мүчө, кызматчы сөздөр кирет.

2. Номинативдик (атоо маанисиндеги) тилдик бирдиктер – мындай тилдик бирдиктер түшүнүктүү же аны белгилери менен атап көрсөтүүчү кызматтарды өтөйт. Алар сөз жана сөз айкаштары.

3. Коминннативдик тилдик бирдиктер – сүйлөм. Мындай тилдик бирдиктер пикир альшую, карым-катыш жасоо, ойду туюнтуу милдөттерин аткаралат.

Аталган тилдик бирдиктердин белгилүү бир тартиптеги, ырааттуу жыйындысы тилдик система деп аталаат. Маселен, бардык элө тыбыштык айкалыштар сөз боло бөрбейт, же сөзгө сөз мүчөлөрүн башаламан улоо менен сөз формаларын жасап, сөз өзгөртүүгө мүмкүн эмес, же сүйлөмдөгү сөздөр белгилүү бир тартипсиз толук пикирди билдириэ албайт. Себеби мындай учурда тилдик бүтүндүк сакталбай, ал системага түшпөй калат. Алар качан ырааттуу, бир тартиптө көлгөн учурда гана тил өз кызматын өтөй алат.

Тил системага әэ болгондуктан аны окутуп үйретүүчү тил илими да белгилүү системада окутулуп үйретүлөт. Анткени тилди системалуу түрдө окуп-үйрөнүп, изилдебей туруп максатка жетүү мүмкүн эмес.

Тил	Тил илими
Тыбыш	Фонетика
Сөз	Лексикология
Уңгу, мүчө	Морфология
Сөз айкашы, сүйлөм	Синтаксис

Тил илиминде тилдик системалардагы бирдиктер категоряларга (катмарларга), алар тилдик деңгээлдерге (ярустарга) бириктирилөт. Ар бир катмардагы бирдиктер белгилүү бир эрежелердин негизинде жасалып алардын ортосундагы байланышты жаратат жана экинчи бир

дөңгээлдеги тилдик бирдиктін жаралышына негиз болот. Бул тилдин структуралық түзүлүшкө ээ экендиgi мәнен түшүндүрүлөт. М: фонетикалық дөңгээлдеги үндүүлөр категориясындагы «ә» жана үнсүздөр категориясындагы «т» деген тыбыштар белгилүү бир эрежеге ылайык норманы сактап айтальыш мәнен лексикалық ярустага «эт» сөзүнүн жасалышына негиз болот.

Тилдин ярусу же дөңгээли - жалпы окшош бир типтеги тилдик бирдиктердин жыйындысы. Мисалы: фонетикалық дөңгээл тыбыштардан жана алардын жасалыш, айтылыш, айкалыш ык-эреже нормаларын камтыйт.

Тилдик категория - бир типтеги тилдик бирдиктер өз ара карама-каршы келип, ал карама-каршылык аркылуу бир жалпылыкка биригиши. Мисалы: фонетикалық ярустагы тыбыштар үндүү - үнсүз, үндүүлөр жоон-ичке, үнсүздөр каткалан-жумшак болот. ж.б.

Ошентип тилдик бирдиктер тил илиминде фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистик дөңгээлдерге ажыратылат. Алардын система-структуралық түзүлүштөрүн, функцияланышын, жасалыш ык-эрежөлөрин, нормаларын, мыйзам ченөмдүүлүктөрүн изилдеп, окутуп үйрөтө турган тил илиминин (интролингвистиканын) фонетика, лексикология, морфология, синтаксис деген бөлүмдерүү бар. Мындан тышкары, тил илиминин тилдин коомго ыңгайланышуусун окутуп-үйрөтүүчү – орфоэпия, орфография, графика; лексиканын тилдин ички каражаттары аркылуу байышын окутуп-үйрөтүүчү – сөз жасоо; оозеки көптин жазма көпке транскрипцияланышын окутуп-үйрөтүүчү – пунктуация деген бөлүмдерүү бар.

ТИЛДИК БАЙЛАНЫШТАР

Тилдик бирдиктердин, категориялардын, катмарлардын ортосундагы байланыш-катыш тилдик байланыштар дөп аталат. Анын парадигматикалық, синтагматикалық, ассоциативдик жана иорархиялық деген негизги типтери бар.

Парадигматикалық байланыш – тил бирдиктерин топторго, категорияларга бириктируүчү тилдик байланыш. Бул байланышка таянуу мәнен тил бирдиктерин бөлөбүз. Мисалы: тыбыштарды

үндүү- үнсүз, үндүүлөрдү жоон – ичке дөп бөлүп, сөздөрдү сөз түркүмүнө ажыратабыз.

Синтагматикалык байланыш - бир эле мезгилде тил бирдиктерин өз ара байланышын камсыз кылат. Ошондой эле бир эле учурда эки же андан көп тилдик бирдиктердин байланышын жүзөгө ашырыт. Мисалы: тыбыштан сөз куралат, сөзгө мүчө уланат, андан сөз айкашы түзүлөт.

Ассоциятивдүү байланыш-бул тилдө эпитет, метафораларды пайдаланудагы дал келүү. Бул байланыш элдин үрпадаты, чарбасы, аң сезими дүйнө таанымы менен байланышкан. Мисалы: «ак» деген сөз аркылуу түстү түшүнүү менен «акыйкат, чындык» деген түшүнүктү да кошо элестете алабыз.

Иорархиялык байланыш - эки түрдүү тилдик бирдиктердин ортосундагы катыш. Тилдө ушул байланышы бар үчүн ойду туюнтыкан сүйлөмдөгү сөздөр ырааттуу абалда келет. Мисалы: сөз - лексикалык бирдик, мүчө - морфологиялык бирдик. Булардын өз ара байланышы аркылуу үчүнчү бир сөз же сөздүн башка бир формасы келип чыгат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Тилдик дифференциация деген әмнө?
2. Азыркы түрк тилдери тилдик дифференция аркылуу пайда болгонбу?
3. Тилдик интеграция деген әмнө жана ал кандай өзгөчөлүктөрдө жүрөт?
4. Англис тилинин келип чыгышын түшүндүрүп бер.
5. Тилдин өнүгүш тенденциясындағы ички, тышкы факторлор жана тилдик контактылар.
6. Тилдик контактылардын кайсыл учурларда болот?
7. Адстрад, субстрад, суперстрад терминдеринин маанилерин түшүндүргүлө.
8. Тилдик система дегенди кандай түшүндүн?
9. Тилдик бирдиктерди кызмети боюнча ажыратып бергилө.
10. Тилдин жана тил илиминин системасын жазып түшүндүрүп бергилө.
11. Тилдин системасындағы кандай тилдик категория жана тилдик дөңгээлдер болот?
12. Тилдик байланыштарды мисалдар мөнөн түшүндүр.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К. ж.б. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
3. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалык терминдердин сөздүк–справочники.-Ош. –2000.
3. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
6. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
(<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
7. КСЭ. 5-т. – Ф.: 1980.
8. Реформатский А. А. Введение в языковедение. –М., 1967.

II БӨЛҮМ

ЖАЗУУ ЖАНА АНЫН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Жазуу адам баласынын эң зор табылгасы;
2. Графика жана алфавит;
3. Стенография жана транскрипция;
4. Орфография жана анын принциптери.

ЖАЗУУ АДАМ БАЛАСЫНЫН ЭҢ ЗОР ТАБЫЛГАСЫ

Жазуу – ой-пикирдин атайын белгилер аркылуу бир нерсенин бөтинге чагылышы. Ал адам баласынын турмушундагы улуу табылгалардын бири болуп саналат жана пикир алышууда тыбыштык тилдин экинчи бир формасы катары кызмат аткарат. Жазуу адамдардын карым-катнашындагы мэзгил (убакыт), мейкиндик (аралык) жактан чөктөлгөндикти толуктоо зарылдыгынан улам келип чыккан.

Адамзат оозеки пикир алышуудан жазууга өтүүдө көп баскычтуу, узак жолду басып өткөн.

Адамдар алгач жандуу жазуулардан пайдаланышкан. Ошондой эле өз ара кабар берүү, угуу максатында түрдүү буюмдарды, жаныбарларды пайдаланышкан. М: улуу тарыхчы Геродот (б.з.ч. 490-425-ж.) байыркы скифтер перстнерге беш жаанын жебеси, чычкин, чымчык, бака жибергөнин айтат. Бул жандуу же буюмдук жазуу болгон. Анткени булар аркылуу скифтер перстнерге карата «силер чычкиндей болуп жерге кирбесендер, чымчыктай болуп асманга учупасаңар, бакадай болуп сууга чумкуп көтпесендер, анда биздин жебөнин астында кыргын табасыңар» деген кабарды беришкендигин белгилейт.

Бул жазуунун бүгүнкү күндөгү үлгүсү катары тынчтыктын символу болгон көгүчкөн, кадырлуу конокту нан, май менен тосуп алуу ж.б. Мындаай жазууларды **буюмдук же символикалык жазуу** деп аташат.

Жазуунун кийинки этабы **сүрөттүк** (пиктографиялык: лат. pictos – сүрөт, грек. графия – жазуу) жазуу болуп саналат. Анын артыкчылыгы тартылган сүрөт көпкө сакталган. Адам өзү жок болсо да бериле турган ойду сүрөт мөнен берүүгө мүмүкүн болгон. Сүрөт аска-зоолорго, таштын, мүйүздүн, сөөктөрдүн ж.б.

катуу нерсөлдердин, буюмдардын беттерине тартылган. Сүрөт жазуусун бүгүнкү күндөгү белгилери катары жол белгилерин, эмблемалардын сүрөттөрүн мисал көлтирсек болот. Буюмдук жазуу да, сүрөттүк жазуу да бир тилдөн экинчи тилге которууну талап кылбайт. Бирок бардык эле элдерде тартылган сүрөт же берилген буюм бирдей маанини, ойду туюнта бөрбестиги, сүрөт же буюм, жандык аркылуу ойду толук берүүгө жана абстрактуу түшүнүктөрдү берүү мүмкүн эместиги адамдарды жазуунун кийинки баскычына етүүгө бурган.

Айтылган зарылчылыктан улам адамдар жазуунун **идеографиялык** түрүнө етүшкөн. Буд жазууда ар бир ой өзүнчө белги мөнөн көрсөтүлүп, пикир алышуудагы абстрактуу түшүнүктөрдү да туюндурууга мүмкүнчүлүгү болгон жана адамдардан сабаттуулукту талап кылган. Жазуунун бул үлгүсүнө бүгүнкү күндөгү кытай жазуусу мисал болот. Бирок ар бир ойдун өзүнчө белги мөнөн туюнтулушу белгилердин өтө көп булушуна алып көлип, сабаттуулукту жоюу кыйынга турган.

Мындан соң адамдар сөздөгү муундарды өз-өзүнчө белгилер мөнөн белгилөөгө жетишип, сөздөрдү муун аркылуу жазышкан. Жазуунун бул түрү **муундук** жазуу деген аталып келе жатат. Бүгүнкү күндөгү япон, корея, индия, эфиопия элдеринин жазуулары муундук жазуунун үлгүсүндө. Ошондой эле азыркы кыргыз, орус тилдериндеги бир муундуу түзгөн йоттошкон тамгалар да муундук жазуунун бир элементи: **ая** (а-я), **chie** (чи-йе), **ящик** (йа-щик) ж.б.

Жазуунун дүйнө жүзүндө өтө көңири тараган жана эң өнүккөн түрү **фонографиялык** (грекче фоне- үн, добуш) жазуу болуп саналат. Бул жазууда сөздөгү ар бир тыбыш өзүнчө белги мөнөн бөрилет. Ал тилдин өзгөчөлүгүн толук чагылдыра алат жана колдонууга ыңғайлуу.

Тыбыштык жазуу алгач финикиялыктарда (б.з.ч.2000-жылдыкта) пайда болуп, дүйнөнүн чыгыш жана батыш элдерине тараган. Тил илиминдө фонографиялык жазуунун консонанттык жана вокалдык жазуу деген түрлөрүн ажыратып жүрүштөт.

Консонанттык жазууда тамгалар, нөгизинен, тилдеги үнсүз тыбыштарды белгилөө үчүн гана кабыл алышнат. Ал эми үндүү тыбыштар сөздүн астына, үстүнө коюлган түз, ийри сыйыктар ж.б. кошумча графикалык каражаттар аркылуу туюнтулат. Буга араб жазуусун мисал көлтирсө болот.

Вокалдык жазууда үндүү тыбыштар үчүн да, үнсүз тыбыштар үчүн да атайын тамгалар колдонулат. Буларга орус, латын, байыркы орхон-енисей ж.б. жазуулар кирет.

Фонографиялык жазуу алгач байыркы Шумер, Египет, Финикия, Греция өлкөлөрүнө чейинки мезгилдерге алышп барышат. Жазуунун консонанттык түрү б.з.ч. XII-X қылымдарга, финикиялыктарга таандык дөп эсептелген.

Мурда «крито-микен» дөген муундук жазууну колдонуп көлгөн гректер да б.з.ч. I қылымдарда финикиялыктардын жазуусуна өтүп, үндүү тыбыштар үчүн да атайын бөлгө кабыл алышып, үнсүз тыбыштардын бөлгилөнишин да өз тил өзгөчөлүктөрүнө ылайык өзгөртүшкөн.

Фонографиялык жазуунун дагы бир байыркы үлгүсү болгон арамәй жазуусунун негизинде ёврей (иудаизм), сирия (христианство), иран (зороастризм), араб (ислам) жазуулары келип чыккан.

ГРАФИКА ЖАНА АЛФАВИТ

Графика гректин граммо (grapho) дөген сезүнөн алынган, кыргызча «жазам» дөген маанини түшүндүрөт. Графика тамгалар менен тыбыштардын бөлгилөниш өзгөчөлүктөрүн изилдей турган тил илиминин (лингвистиканын) бир бөлүгү. Бул термин жазуу дөген мааниде да колдонула берет. М.: орус графикасы, латын графикасы ж.б.

Тыбыштык тилди жазууда туюндуруучу бөлгилер графикалык каражаттар дөп аталат. Алар тамгалык жана тамгалык эмес графикалык каражаттар болуп бөлүнөт. Тамгалык графикалык каражаттарга тамгалар, тамгалык эмес графикалык каражаттарга тыныш белгилери, басым белгиси, параграф белгиси, абзац, кашаа, жылдызыча түрүндөгү шилтемелер (сноскалар) кирет.

Тамга-тыбыштарды бөлгилөө үчүн кабыл алынган шарттуу белги. Кызматына карай төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт.

1. Тыбышты билдириүүчү жана билдирибөөчү тамгалар.
 - а) Тыбышты билдириүүчү тамгалар. Алар жазууда бир же эки тыбышты туюндуруу үчүн колдонулат. Мисалы, кыргыз тилинде: а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н,ң, о, ө, п, р, с, т, у, ү, ф, х, ч, ц, ш, щ, ы, э, ю, я.

б) Тыбышты билдирибөөчү тамгалар: –ь (ичкөртүү) жана ъ (ажыратуу) белгилери, өз алдынча эч кандай тыбыштарды туюндура албайт, тигил же бул тамганы жандап көлип, кошумча кызмат (ичкөртүү же ажыратуу) аткарат. Кыргыз тилиндө мындай тамгалар орус тилинөн кирген сөздөрдө гана колдонулат.

2. Жөнөкөй жана татаал тамгалар.

а) Жөнөкөй тамга бир тыбышты билдириет же кошумча (ичкөртүү, ажыратуу) кызмат аткарат.

б) Татаал тамгалар. Булар эки фонеманы же фонемалык вариантарды туюндурат. Мисалы: кыргыз тилиндеги йоттошкон е (йэ), ё (йо), ю (йу), я (я) тамгалары.

3. Баш жана кичине тамгалар. Ар кандай эле тилдердеги тамгалар баш жана кичине түрлөргө ээ. Мисалы: кыргыз тилиндеги тамгалардын ичинен «ъ, ъ, ң» тамгаларынын гана баш тамгалары жоқ, анткени алар сөз башында көлбейт. Демек, сөз башында келө турган тамгалардын баш жана кичине түрү болот.

Алфавит-бир тилдеги тамгалардын белгилүү бир тартипке салынган ирети. Алфавит дөгөн сөз грек жазуусундагы α (алфа) жана β (бета) дөгөн эки тамганын аталышынан алынган. Орус тилиндеги азбука – эски славян жазуусундагы **аз** жана **буки** дөгөн, кыргыз тилиндеги алиппе – араб жазуусундагы **алиф** жана **ба** дөгөн эки тамгасынын аталышынан пайда болгон.

Алфавиттин байыркы шумерлер, финикиялыктар, египеттиker, гректер колдонгон жазуулар мөнөн кошо пайда болушу талашсыз.

Рим империясынын түзүлүшү мөнөн байланышкан латын жазуусу түндүктөгү этрускилер мөнөн түштүктөгү грек жазуусунун нөгизинде көлип чыккан. Латын алфавитинин классикалык үлгүсүндө 23 тамга болгон. Ал эми грек жазуусунун чыгышына нөгиз болгон байыркы финикиялык жазуда 22 белги мөнөн үндүү жана үнсүз тыбыштар көрсөтүлгөн.⁷

Азыр дүйнөдө латындык нөгизде 70ке жакын алфавит бар (30 европалык, 20 азиялык, 20 африкалык).

⁷ Коростовцев М.А. Египетская филология. М.: 1963.

Эски славян алфавити 863-жылдарга жакын Кирилл жана Мефодий деген бир туугандар тарабынан пайда болгон. Алар глаголица жана кириллица деген эки алиппе түзүшкөн. Жазуунун бул эки түрү өз ара оқшош болуп, тамгалардын саны 43ке жеткөн. Бул жазма түштүк славяндарда (болгарлар, сөрбдер, македондуктар) көңири тараган. Азыркы орус алфавити да ушул алфавиттин негизинде келип чыккан.

Алфавиттин практикалык мааниси етө чоң. Ар кандай сөздүктөр, справочник мүнөзүндөгү китептер, журналдардагы тизмелер, китепканалардагы, архивтердеги ж.б, мекемелердеги, компьютерлөрдеги картотекалар алфавиттик тартиптө түзүлөт. Бул издөген маалыматты оюй табууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан алфавиттеги тамгаларды катары менен билбөгөн адамды белгилүү өлчөмдө сабатсыз дөп эсептөөгө болот.

СТЕНОГРАФИЯ ЖАНА ТРАНСКРИПЦИЯ

Стенография (гр.stenos – тар, кыска; grapno – жазамын) – бул оозеки көпти бат жазууда колдонулган өзгөчө жазуу белгилеринин жыйындысы. Стенографиялык жазуу системасында тамга белгилери турпаттык өзгөрүүлөр менен коштолуп, фонограмма катары сөздө камтылган ойду же анын маанисин көрсөтөт, көбүнчө, бир муундагы же муундук айкалыштардагы маанилерди туюннат. Сөз жана анын маанилик белүктөрүн жөнгө салып, бир түргө көлтирилген жазма белгилер менен өзгөчө орфографиялык эрежөдө болот.

Стенографиянын курсивдүү жана геометриялуу деген түрлөрү бар.

Курсив системасында стенографиянын үнсүз тамгалары кадимки жазуунун элементтеринен, геометриялуу системасында стенографиялык белгилер геометриялык фигуralардан турат.

Орус тилинин оригиналдуу жана турмушта биринчи колдонулган стенографиясы М.И.Иваниндин (1858) системасы. Кыргыз тилдик өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган стенографияны А.Карасаева (1960) иштеп чыккан.

Стенографиялык жазууда стенографиялык машиналар болгон. Анда бир минутада 120дан көп сөз жазылат. Азыркы

күндө мындаи машиналардын ордуна аудио-видео аппара-туралары колдонулууда.

Транскрипция (лат. *transcriptio* – көчүрүп жазуу) – белгилүү бир графикалык система каражаттары аркылуу кептеги сөздөрдү айтылышындай жана жазма эстеликтерди окулушундай шарттуу белгилер аркылуу көчүрүп жазуу.

Байыркы жазма эстеликтерди жарыялоодо жана оозеки адабияттын үлгүлөрү, диалектилик, говордук өзгөчөлүктөр (эгерде жөнөкөй алфавит мөнөн берилсө анын колорити, мааниси төмөндөп калат), тарыхый салыштырма пландагы грамматикалар, этимологиялык сөздүктөр, ири китепканаларда китеңтерди аталышы жана авторлорунун аттары бирдиктүү алфавитке салынган транскрипция мөнөн берилет.

Транскрипциянын илимий (фонетикалык, фонемалык) жана практикалык дөгөн түрлөрү болот. Илимий транскрипцияда латын алфавитинин нөгизинде 1886-жылы түзүлгөн Эл аралык фонетикалык алфавит колдонулат: топ ойно [товойно]. Мындағы **v** тыбышы эки үндүүнүн ортосунда (интервокалдык) келген б тыбышынын айтылышындай көрсөттү.

Практикалык транскрипцияда улуттук алфавит колдонулат. Эгер андагы тамгалар жетпесе башка тилдөрдин алфавитинен тамгалар алынат, же тамгалардын астына, үстүнө, жанына түрдүү белгилер коюу аркылуу жаңы тамгалар жасалат. Буга В.В.Радлов кыргыз сөздөрүн жазууда созулма үндүүлөрдү алардын кыска түгөйлөрүн белгилөөчү а, о, ж.б. тамгалардын үстүнө кош белги **д**, **ц** коюу мөнөн транскрипциялап жазганын мисал көлтирең болот.

ОРФОГРАФИЯ ЖАНА АНЫН ПРИНЦИПТЕРИ

Орфография – сөздөрдү, алардын бөлүктөрүн, сөз айкалыштарын туура жазуу жөнүндөгү тил илиминин бир бөлүгү.

Элдин руханий азыгынын зор булагы болгон жазма тилдин түшүнүктүүлүгүн, жалпыга бирдейлигин ишке ашырууда, жазма карым-катышты жөнгө салууда орфографиянын ролу чоң.

Эгер төмөнкү сөздөрдү **арыз\арыза\арыс**, **насип\асип**, **асыра\асра**, док **ур\догур**, **экөө\өкөө**, **качты\кашты**, **кара ат\карат** ж.б.у.с. түрдүү вариантарда жаза бөрсөк, баш-

аламандык көлип чыкмак. Адамдардын ортосундагы жазуу жүзүндөгү карым-катыш кыйынга турмак. Ошондуктан жазма көптө атайын кабыл алынган бириктируү деп табылган сөздөрдүн, анын бөлүктөрүнүн жазылыш варианты - орфографиялык норма иштелип чыгат. Алар расмий бекитилгөн орфографиялык эрежелер аркылуу системага салынат.

Ар бир тилдин өзгөчөлүктөрүнө ылайык сөздөрдү, сөз бөлүктөрүн, сөз айкалыштарын жана анын сөздүк курамындагы өздөштүрүлгөн сөздөрдү жазуунун орфографиялык принциптери иштелип чыгат. Мисалы: кыргыз адабий тилинде орфографиянын морфологиялык, фонетикалык, традициялык жана айырмалагыч принциптери колдонулат.

Орфографиялык принциптер тилдеги сөздөрдү туура жазуунун негизги багыттарын аныктайт.

Транслитерация (лат. *Littera* – тамга). Сөздөрдү бир тилдеги алфавиттен экинчи тилдеги алфавитке көчүрүп жазуу: mother – мазә, father – фазә ж.б.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Жазуу дөген эмне? Анын көлип чыгыш зарылдыктары кайсылар?
2. Жазуунун адамзат турмушундагы маанисин кандай түшүнөсүң?
3. Буюмдук-символикалык жана сүрөттүк жазуу дөген эмне?
4. Буюмдук-символикалык жана сүрөттүк жазуулардын артыкчылыгы жана көмчилдиги . Алардын учурдагы үлгүлөрү.
5. Идеографиялык жана муундук жазуулар.
6. Фонографиялык жазуу жана анын артыкчылыгы, түрлөрү.
7. Жазуунун булардан башка да түрлөрү чыгышы мүмкүнбү?
8. Графика жана графикалык каражаттарды айтып бергиле.
9. Тамга дөген эмне жана анын кызматына карай бөлүнүшү.
10. Алфавит жана анын тарыхы, практикалык мааниси.
11. Стенографиялык жазуу дөген кандай жазуу?

12. Транскрипция дөгөн эмнө? Тарнскрипциялап жазуунун маанисин түшүндүр.
13. Орфография жана анын принциптери, мааниси.
14. Транслитерация дөгөн эмнө?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Абдулдаев Э., Супрун А. Тилдин жана жазуунун көлип чыгышы.-Ф., 1965.
2. Акматов Т.К. ж.б. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
4. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
5. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: 1996.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
9. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.

III БӨЛҮМ

ТЫБЫШТАР ТИЛДИН МАТЕРИАЛДЫК НЕГИЗИ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Фонетика жана анын бөлүмдөрү;
2. фонетиканың акустикалық аспектиси;
3. фонетиканың анатомия-физиологиялық аспектиси;
4. фонетиканың лингвистикалық аспектиси.

ФОНЕТИКА ЖАНА АНЫН БӨЛҮМДӨРҮ

Адам баласынын тили кыска-кыска, айрым-айрым үндөрдөн, дабыштардан турат. Тилдин ушул тыбыштық жагын окутуп- үйрөтүүчү тил илиминин тармагы фонетика деп аталат. Фонетика гректин phone –үн деген сөзүнөн алғынган. Сөзмө сөз которгондо phonetikos – үндүү дөгөндө билдириет. Изилдөө объектиси тыбыш жана тыбыштық каражаттар.

Фонетикада тилдеги тыбыштар, алардын жасалыш, айтылыш, өз ара айкалыш эрежелери, өзгөрүшү, классификацияланышы, көптин тыбыштық жактан мүчөлөнүшү, муун, басым, интонация жана алардын тыбыштық каражат катары аткарган кызматтары изелденет.

Изилдөө масштабына карай жалпы жана жеке фонетика болуп бөлүнөт.

Жалпы фонетика-бүтүндөй дүйнө тилдерине ортос мүнөздүү болгон тыбыштық өзгөчөлүктөрдү, алардын анатомия-физиологиялық, акустикалық, артикуляциялық принциптерин теришириет.

Жеке фонетика – конкреттүү бир элдин тилинин тыбыштык түзүлүшүн, өзгөчөлүгүн, тыбыштық мыйзам ченемдүүлүктөрүн теришириет. Изилдөөнүн максатына, методуна карай сыпattама, тарыхый салыштырma жана эксперименталдык фонетика деген түрлөргө ажыратылат.

Сыпattама фонетика – конкреттүү бир тилдин окутулуп, үйрөтүлүп жаткан мәзгилиндеги, башкача айтканда, учурдагы фонетикалық жагын иликтөөчү фонетика. Мисалы: Азыркы кыргыз тилинин фонетикасы, азыркы орус тилинин фонетикасы ж.б.

Тарыхый фонетика – конкреттүү бир тилдин тыбыштык өнүгүшүн, өзгөрүшүн тарыхый нөгиздө жана текстөш тилдер менен салыштыруу аркылуу далилдөп, азыркы абалга келиш себептерин үйрөтүүчү фонетика.

Салыштырма фонетика – бир тилдин фонетикасы менен экинчи бир башка текстеш эмес тилдин фонетикасын салыштырып изилдөөчү фонетика. Бул бөтөн тилдин фонетикасын үйрөнүүдө мааниси зор.

Эксперименталдык фонетика–илимий-техникалык жетишкендиктердин натыйжасында конкреттүү бир тилдин тыбыштык түзүлүшүн атайын аппараттардын жардамы менен изилдөөчү жеке фонетиканын тармагы. Мында тыбыштарга карата артикуляциялык изилдөөлөр платограмма, рентгенскопия жана киноскопия, ал эми акустикалык изилдөөлөр осцилография, спектография жана интонография деген сыйктуу аппараттардын жардамы аркылуу жүргүзүлөт. Азыркы кыргыз тилинин эксперименталдык фонетикасын профессор Т.К.Акматов негиздеген.

Кептеги тыбыштар өтө татаал жана кырдуу, ар бир тыбыш бир мэзилдө физикалык (акустикалык), анатомия-физиологиялык, социалдык же функционалдык факт болуп эсептелет. Ошондуктан тыбыштын жасалыш табияттын, тилдик бирдик катары аткарған функциясын аныктоодо фонетика үч түрдүү көз карашты бириктirет. Мындан фонетиканын акустикалык, анатомия-физиологиялык жана лингвистикалык деген 3 аспектиси келип чыккан.

ФОНЕТИКАНЫН АКУСТИКАЛЫК АСПЕКТИСИ

Акустика гректин akustikys-угуу деген сөзүнөн алынып, физика илиминин үндү изилдөөчү бөлүмү. Демек, тыбыштар жаратылыштагы башка үндөр сыйктуу эле физикалык кубулуш. Үн аба агымынын сүрүлүүсүнөн же аба мейкиндигиндеги нерсенин термелүүсүнөн пайда болуп, ал аба толкунун жаратат. Аны үн толкуну дейбиз. Үн толкуну - серпилгич нерсенин кыймылына жараша мәйкиндектеги абанын өзгөрүшү. Ал эми кептеги тыбыштар үн түйүндөрүнүн дирилдөшинен же өпкөдөн чыгып келе жаткан аба агымынын сүйлөө органдарына сүрүлүүсүнөн пайда болот. Эгөрдө сүйлөө органдары

тарабынан жараплан үн бир убакыттын ичинде бирдей термелүүдө болсо үндүү тыбыштар, ал эми бир убакыттын ичинде ар түрдүү төрмөлүүдө болсо үнсүз тыбыштар жасалат. Алар акустикалык жактан үндүн бийиктиги, күчү, созулушу, тону, төмбри боюнча мүнөздөлөт.

1. Үндүн бийиктиги. Термелүүнүн жыштыгына, санына жараша болот. Убакыт бирдигинде термелүү канчалык жыш, көп болсо үн ошончолук бийик болот, эгерде термелүү сейрек, аз болсо үн ошончолук пас чыгат. Ал Гц (герц) мөнөн өлчөнөт. Сүйлөө органдары 1300 Гцке чейинки бийиктиги тыбыштарды жарата алат. Ал эми адамдын угуу органы 16 Гцтен 20 мин Гцке чейинки үндү кабыл алат. 16 Гцке чейинки үн инфра үндөрү, 20 мин Гцтөн жогорку үн ультра үндөрү дөп аталат.

2. Үндүн күчү. Төрмөлүүнүн арымына, көрилишине (амплитудасына) жараша болот. Термелүү башталган чекит мөнөн кайткан аралык узун болсо, тыбыш күчтүү, кыска болсо алсыз болот. Айталы, комуздун кылын дирилдөткөндө (терметкөндө) жараплан алгачкы көрилиш – арым убакыт еткөн сайын кыскарып барып токтойт. Бул учурда пайды болгон күчтүү добуш да басандап отуруп угулбай калат. Үндүн күчү көптеги тыбыштардагы басымды жаратат. Басым түшкөн тыбыш күчтүү, басымсыз тыбыш алсыз болот⁸.

3. Үндүн созулушу (узактыгы). Термелүүнүн убактысынын созулушу мөнөн мүнөздөлөт. Кыргыз тилинде кыска үндүүлөргө карганда созулма үндүүлөрдү айтууда убакыт 0,8 эсө көп сарпталат.

Жаратылыштагы үндөр термелүүнүн кыймылына карай үзгүлтүккө учуррабоочу жана үзгүлтүккө учуррабоочу болуп бөлүнсө, көптеги тыбыштар термелүүнүн ыргактын кыймылынын натыйжасы, ал эми шыбышта ыргактуу кыймылы болбайт. Үндүү тыбыштар тондон, уяң, жумшак үнсүздөр тон мөнөн шыбыштан, каткалаң үнсүздөр жалаң шыбыштан турат.

Ошондой эле термелүү негизги жана кошумча тондордон (омбертондон) туруп, жөнөкөй жана татаал болушу мүмкүн.

⁸ Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. –Б., 1996. 46-б.

Негизги тон менен кошумча тондун күчү, бийиктиги боюнча болгон катыштары тыбыштын тембрин – кооздугун жаратат.

Негизги тондор үн түйүндөрүндө, кошумча тондор алкым, ооз, мурун көндөйлөрүндө болуп, алар тыбыштардын тембрин аныктайт. Тембр бир тыбышты экинчи тыбыштан, бир адамдын үнүн экинчи адамдан үнүнөн айырмалайт.

ФОНЕТИКАНЫН АНАТОМИЯ-ФИЗИОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИСИ

Көптөгөн тыбыштар жаратылыштагы башка үндөрдөн айырмаланып, адамдын бөлгилүү органдары тарабынан жасалат. Ал органдар көнири мааниде көп аппараттары дөп аталып, ага борбордук нөрф системасы, көрүү, угуу жана сүйлөө органдары кошулат.

Тыбыш жасоого катышкан органдары сүйлөө органдары дөп аталат. Сүйлөө органдары кызматына карай үчкө бөлүнёт: 1) дөм алуу органдары (өпкө, көндөй булчундары, боор эт, эки ачакей кекиртек, кекиртек). 2) Көмөкөй үн түйүндөрү. Буларга кекиректин жогорку көнейгөн бөлүгүндө, алкым көндөйүнө жакын жайланышкан жалган жана чын үн түйүндөрү, шакек сымал, чөмүч сымал көмирчектөр кирет. 3) Көмөкөйдөн жогорку, алкым, мурун ооз көндөйлөрү. Аларга алкым көшөгөсү, жумшак таңдай, кичине тил, тил, тиш, тиш бүйлөлөрү, катуу таңдай, астыңкы жана үстүңкү жаак, эки эрин кошулат.

Сүйлөө органдары тыбыш жасоого катышыш деңгээлине карай активдүү жана пассивдүү (катуу сүйлөө органдары) болуп бөлүнёт.

Ар кандай тыбыштын жасалышында сүйлөө органдарынын бүтүндөй бир комплекси (бир канча сүйлөө органдары) катышат. Бир тыбышты айтуу үчүн болгон сүйлөө органдарынын комплекстүү кыймыл-арекети артикуляция дөп аталат. Ошондуктан ар бир тыбыштын өзүнүн артикуляциялык белгиси болот. Бир тыбыштын артикуляциясы экинчи тыбыштын артикуляциясына окшобойт. М: «а» тыбышын айтууда тил артка тартылышып, тилдин арткы бөлүгү жумшак таңдайды көздөй бир аз көтөрүлүп, астыңкы жаак төмөн түшүп жамажай көң ачылат, эки эрин катышпайт. Ал эми «ә» тыбышын айтканда тил алга карай жүткүнүп, астыңкы тиштин бүйлөсүнө тийип, жаак бир аз төмөн

түшүп, жамажай жарым кууш абалда ачылып, эки эрин катышпайт. «б» тыбышы астыңы жана үстүнкү эриндердин бири-бирине бекем тийишүүсүнөн жасалат. ж.б.

Артикуляция бул тилдеги бүтүн процесс, ал 3 фазадан турат:

1. Киришүү (экскурсия) мында тигил же бул тыбышты айтардын алдында сүйлөө органдарынын ыңгайлуу абалга келе башташи.

2. Токтоп туруу (выдержка) сүйлөө органдарынын белгилүү бир тыбышты айткандагы абалы.

3. Чегинүү (рекурция) сүйлөө органдарынын бир тыбышты айтып, кайра мурдагы абалына келиши.

Кептеги тыбыштар артикуляциялык мүнөздөрү боюнча ар башка болот. Муну эки башка тилдеги окшош деген тыбыштарды салыштырып билсек болот. Мисалы: англ ис тилинде да, кыргыз тилинде да «т» тыбышы уччул. Бирок англ ис тилиндеги «t» тыбышы тилдин жалпы алдыңык бөлүгүндө, кыргыз тилиндеги «т» тыбышы тилдин уч жагында жасалат. Бул көрүнүш ар бир тилдин өзүнүн артикуляциялык базасы болот дегендикти билдерти. Ал база сүйлөө органдарынын тарыхый эвалюциясынын жыйынтыгы болуп саналат жана тил менен кошо жашайт. Муну жаңыдан тили чыгып келе жаткан баланын же чет тилди үйрөнүп жаткан адамдын тилинен байкоого болот. Мисалы: кәэ бир жаш бала «р» тыбышын айтууга тили келбейт (турат эмес тыйат). Себеби анын аң-сезиминде «р» тыбышынын артикуляциясы али калыптанып бүтө элек болот. Бир тилдеги тыбыштардын артикуляциясы толук калыптанбаган чет эл адамынын тилинде аксенттин болушу да артикуляциянын калыптанышы менен түшүндүрүлөт.

ФОНЕТИКАНЫН ЛИНГВИСТИКАЛЫК АСПЕКТИСИ

Мында тыбыштардын адам турмушунда коммуникация процессиндеги тилдик бирдик катары аткарған кызматы каралат. Тыбыштар акустикалык жана артикуляциялык жактан айырмаланып келүү менен сөз жана анын бөлүктөрүн, алардын формаларын жасоочу касиетке ээ болот. Мисалы: «нан» деген сөздөгү же «-га» деген барыш жөндөмө мүчесүндөгү бир

тыбышты түшүрүп же ордун алмаштырып койсок анда бул тилдик бирдиктер (нан, -га) тууралуу көп болбайт. Дөмөк, тыбыштар болбосо сөз да, анын бөлүктөрү (мүчө) да, сөз айкашы да, сүйлөм да болбайт. Ошондой эле тыбыштардын сөздүн түрдүү (сөз башында, ортосунда, аягында) позицияларында келиши, көп тизмегиндеги өзгөрүштөрү, басымдуу жана басымсыз муундарда турушу, муун түзүү өзгөчөлүктөрү сыйктуу касиеттери да ушул аспекти боюнча мүнөздөлөт.

Тыбыштар сөздүн жана анын мүчесүнүн маанисин айырмaloочу касиетке да ээ. Мисалы: «ат» деген сөздүн башкы үндүү тыбышын алмаштырсак: эт, от, ёт, ут деген, экинчи үнсүз тыбышын алмаштырсак: ал, ак, аш, ар, ас, ач, ай ж.б. сөздөр пайда болот. Бирок тилдеги бардык эле тыбыштар мындай касиет, кызматка ээ боло бербейт. Бул бөлгиси боюнча алар фонема жана тыбыш дөп ажыратылат.

Фонема сөз жана анын мүчесүн маанилик жактан айрмалап, андан ары бөлүп жиберүүгө болбой турган фонетикалык типтүү бирдик. Ал эми тыбыш сөздүн маанисин өзгөртүп жибере албайт, ал акустикалык, артикуляциялык жактан гана өзгөчөлөнгөн фонетикалык бирдик. Мисалы: «сиз» деген сөздөгү «с» тыбышын «б» тыбышы менен алмаштырсак «биз» деген башка сөз жасалат, себеби «б» тыбыш фонемалык касиетке ээ, ал эми «ц» тыбышы менен алмаштырсак «циз» болуп башка сөздүн жасалбашы, «ц» тыбышынын азыркы кыргыз тилинде фонемалык касиетке ээ эместиги менен түшүндүрүлөт.

Ар кандай эле тилде тыбыштарга караганда фонемалардын саны чектелүү болот. Анткени тилдеги бардык эле тыбыштар фонема боло албайт, фонемалардын баары тыбыш катары акустикалык жана артикуляциялык жактан мүнөздөлөт.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Фонетика эмнени окутуп үйрөтөт?
2. Жеке жана жалпы фонетикада кандай масөлөр каралат?
3. Фонетиканын изилдөөнүн ыгына карай түрлөрүн түшүндүр.
4. Тыбыштардын табиятын аныктоодо кандай көз караштар бар?

5. Фонетиканын акустикалык аспектисин айтып бер.
6. Үн кандайча пайда болот жана анын бийиктигин, күчүн, созулушун түшүндүрүп бер?
7. Үндүү тыбыш менен үнсүз тыбыш акустикалык жактан кандайча айырмаланат?
8. Фонетиканын анатомия-физиологиялык аспектиси.
9. Сүйлөө органдарын жана алардын кызматтарын түшүндүргүлө.
10. Артикуляция дөгөн эмнө жана анын үч фазасы кандай болот?
11. Тилдин артикуляциялык базасын түшүндүрүп бергиле.
12. Фонетиканын лингвистикалык аспектиси.
13. Тыбыштардын лингвистикалык кызматы кандай болот?
14. Фонема менен тыбыштын айырмачылыгы.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Акматов Т.К. ж.б. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
4. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
5. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
6. Жороев И.М. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.

ТИЛДИН ТЫБЫШТЫК ТҮЗҮЛҮШҮ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тыбыш жана аларды кассификациялоонун принциптери;
2. Үндүү тыбыштар;
3. Үнсүз тыбыштар.

ТЫБЫШ ЖАНА ТЫБЫШТАРДЫ КЛАССИФИКАЦИЯЛООНУН ПРИНЦИПТЕРИ

Тыбыш негизги фонетикалық бирдик. Тыбыштар болбосо фонемалар да, сөз да, сөз айкашы да, сүйлөм да болбойт. Ошондуктан адам баласынын пикир алышуусунун куралы тыбыштык тил болуп саналат. Тыбышка акустикалық, артикуляциялық жана лингвистикалық аспекттерден туруп аныктама берилет.

Тыбыштар сүйлөө органдарынын катышуусу менен жасалат. Бирок сүйлөө органдары тарабынан жасалган бардык эле үндөр тыбыш боло бербейт. Тыбыш - сөздөрдү айтканда кулакка угулган айрым-айрым үндөр. Башкача айтканда, сүйлөө органдары тарабынан жасалып, сөз жана анын бөлүктөрүн жасоого катышкан үн тыбыш деп аталат.

Дүйнө элдеринин тилдеринде тыбыштар сандык жана сапаттык жактан бирдей болбойт. Айтсақ, ар кандай эле тилдердө үндүү тыбыштарга караганда үнсүз тыбыштар сандык жактан көптүк кылат:

№	тилдер	тыбыштар			
		үндүүлөр	дифтонг	үнсүздөр	баары
1.	Кыргыз	14		25	39
2.	Өзбек	6		25	31
3.	Казак	15		27	42
4.	Түркмән	9		21	30
5.	Түрк	6		23	29
6.	Алтай	16		26	42
7.	Орус	6		36	42
8.	Англис	16	4	24	44
9.	Немец	15	3	25	43
10.	Чукот	6		14	20
11.	Эвенк	11		18	29
12.	Литва	12		45	57
13.	Армян	6		30	36
14.	Бурят	17		27	44

Ошондой эле бир тилдин тыбыштык курамы экинчи бир тилдин тыбыштык курамынан сапаттык жактан окшош жана

айырмалуу да боло берет. Маселен, кыргыз тилиндеги **э**, **а** тыбыштары менен окшош болсо, өзбек тилиндеги **ә**, **а** тыбыштары менен үндүүлөр жок. Кыргыз тилиндеги **а** тыбышына караганда орус тилиндеги **а** тыбышы бир аз ичкерээк айтылса, орус тилиндеги **ы** тыбыштары жолукпайт. Кыргыз жана орус тилдериндеги **т** тыбыштары уччул болсо, англис тилиндеги **t** тыбышы тил алды бөлүктөн жасалат. Англис тилиндеги түпчүл үнсүздөр менен төрөң түпчүл үнсүздөр басымдуулук кылса, араб тилиндеги көмөкөйчүл үнсүздөр көп.

Ал эми конкреттүү бир тилдеги тыбыштар бири экинчиси менен эч убакта бирдей мүнөзгө ээ болбайт. Ошондуктан фонетика илими аларды классификациялоодо: 1) акустикалык, 2) артикуляциялык жана 3) лингвистикалык принциптерди жетекке алат. Анткени тыбыштар бири-биринен үн менен шыбыштын катышуу даражасы, сүйлөө органдарынын аракеттери, сөз жана анын бөлүктөрүн жасоодогу кызматтары боюнча айырмаланат. Тактап айтканда, бир катар тыбыштар акустикалык жактан жалаң үндүн катышында, артикуляциялык жактан сүйлөө органдарынын туташ чыңалуусунда жасалып, лингвистикалык жактан муун түзүү өзгөчөлүгүнө ээ болсо, экинчи бир топтотуу тыбыштар акустикалык жактан шыбыштын катышында жасалып, артикуляциялык жактан сүйлөө органдарынын туташ эмес чыңалуусунда, башкача айтканда, тоскоолдук пайда болгон жердеги гана сүйлөө органдарынын чыңалуусу күчтүү болуп, лингвистикалык жактан өз алдынча муун түзө албайт. Бул өзгөчөлүктөрү боюнча тыбыштар үндүү жана үнсүз болуп эки чоң топко бөлүнөт.

ҮНДҮҮ ТЫБЫШТАР

Үндүү тыбыштар жалпы тил илиминде «вокализмдер» (лат. *vocalis* –үндүү тыбыш) деген аталышта берилип, ошол сөздүн башкы «V» тамгасы менен бөлгilenет.

Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба агымы ооз көндөйүндө эч кандай тоскоолдукка учрабай, үн түйүндөрүнүн дирилдөөсү менен жалаң үн катышып жасалаган тыбыш үндүү тыбыш деп аталат. Мисалы: кыргыз тилиндеги **а, аа, и, о, oo, ө, ee, у, uu, ү, yy, ы, э, ээ** тыбыштары үндүү. Мынданай тыбыштарды

айтканда сүйлө органдары туташ чыңалууда болуп, жалаң үндүн катышында жасалып, алар өз алдынча муун түзүү өзгөчөлүгүнө әэ болот. Ошондуктан сөздө канча үндүү тыбыш болсо ошончо муун болот дөп айтылат.

Үндүү тыбыштардын муун түзүү өзгөчөлүгү аларды үнсүз тыбыштардан артык экендигин көрсөтпөйт. Анткени кептешүүдө үндүү тыбыштар да, үнсүз тыбыштар да бирдей катышат.

Айрым дүйнө тилдеринде уяң үнсүздөр да муун түзө алат. Мисалы, чөх тилинде **vik** – «бөрү», **prst** – «манжа», серб-харват тилинде **trg** – «аянт, базар» ж.б. Ошондуктан уяң үнсүздөр жарым үндүү дөгөн аталышта да берилет.

Үндүү тыбыштар тилдин, жаактын жана эриндердин аракеттерине ылтайык: 1) тилдин горизанталдык абалына (тилге) карай - жоон ичке; 2) тилдин вертикалдык абалына (жаакка) карай - көң, кууш; 3) эриндердин катышына карай - эринчил жана эринсиз болуп классификацияланат. Ал эми үндүн созулушуна карай: созулма жана кыска болуп бөлүнөт. Созулма үндүүлөр кыска түгейлөрүнө караганда убакыт 1,8 же 2 эсө көп сарпталат. Созулма үндүүлөрдүн созулушу акустикалык жана лингвистикалык мүнөздө болушу мүмкүн. Акустикалык созулмалар сөздүн маанисин өзгөрпестөн, сөзгө эмоционалдык-экспресивдик (көбүнүнчө обондуу ырларда) маани киргизет. Мисалы: «**Уктуум**, сенин ким менен жүргөнүнди» - дөгөн айтылыштагы «у» тыбышынын созулушу менен айтуучунун тыңдоочуга карата болгон какшык, сыноо сезимдерин камтыган эмоционалдык-экспресивдик маани берилет. Ал эми лингвистикалык созулмалар фонемалык касиетке әэ болот. Мисалы: кон – **коон**, күл – **куүл** ж.б.

Дифтонг - (гр. «dis» - «әки жолу, кабатталган» + «phthongos» - «үн, тыбыш») бир муундагы эки үндүү тыбыштын кабатталып айтылышы. Көpte эки тыбыштын (үндүн) ширелишинен дифтонг тилкеси жасалат. Дифтонг негизинөн бардык эле тилдерде жолугат. Чыныгы жана жалган дифтонг дөп экиге бөлүнөт.

Чыныгы дифтонг курамындагы эки түгэйү төң үндүн күчү жана муун түзүшү боюнча бирдей, төң укуктуу болот. Тилдерде мындай дифтонгдор сөйрөк көздөшет. Мисалы: латыш тилинде **teitci** (кызы) дөгендеги еі дифтонгу чыныгы.

Жалган дифтонг түгэйлөрүнүн бири муун түзсө, экинчиси муун түзө албайт. Эгер алгачкы компоненти муун түзүп экинчи

түгөйү муун түзө албаса туюк дифтонг деп аталат. Мисалы: кыргыз диалектилеринде жана алтай тилдеринде кездешүүчү эринчил **ow**, **ew**, **yw**, **yw** дифтонгдору. Эгер алгачкы түгөйү муун түзбөй, кийинки түгөйү муун түзө алса ачык дифтонг болот. Мисалы казак тилинде сөз башындағы ә, օ, ө тыбыштарынын курамында и, у тыбыштары кабатталып келет: **иә** (иәл), **уо** (уор) ж.б.

Дивтонгго жакын эки үндүү тыбыштын өзгөчө түрү **дифтонгоид** болсо, дифтонгдун жазуудагы белгиси диграфа деп аталат.

ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАР

Үнсүз тыбыштар өпкөдөн чыгып көле жаткан аба агымы ооз көндөйүндө тоскопдукка учурал, шыбыштын катышында жасалат. Маселен, кыргыз тилиндеги: б, в, г, گ(ы) д, ж, ж(журнал) з, й, к, қ(ы) л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ш, , щ, ч тыбыштары. Мынданы тыбыштарды айтканда тоскоолдук пайдаланып сүйлөө органдарынын гана чыңалуусу күчтүү болот да, алар тилде өз алдынча муун түзө алышпайт. Жалпы тил илиминде «консанантизмдер» (лат. consonantis - үнсүз тыбыш) деп аталып, ошол сөздүн башкы «С» тамгасы менен белгиленет. Үнсүз тыбыштарды төмөнкү принциптери боюнча классификациялайбыз.

1. Үн менен шыбыштын катышына карай. Үнсүз тыбыштардын жасалышында шыбыш менен кошо үн да (кээде) катышат. Бирок алардын катышуу дөңгөли бир кылка эмес. Ошондуктан бул белгиси боюнча негизинен шуулдама үнсүздөр жана уяң (сонорлуу) үнсүздөр деп эки чоң топко ажырап, шуулдама үнсүздөр өз ичинен каткалаң жана жумшак үнсүздөр болуп белүнёт. Каткалаң үнсүздөрдө үн катышпайт, жалаң шыбыштын жардамында жасалат. Жумшак үнсүздөрдө шыбыш менен үн катышат, бирок үнгө караганда шыбыш басымдуулук кылат. Уяң үнсүздөрдө шыбыш менен үн катышып, шыбышка караганда үн басымдуулук кылат.

2. Жасалуу ордуна карай. Мында үнсүз тыбыштардын кайсыл сүйлөө органдарынын тоскопдугуна учурал жасалгандыгы көңүлдө болот. Негизинен эринчилдер жана тилчилдер деген эки топко ажыратылып. Эринчилдер: тиш

эринчилдер жана кош эринчилдер болуп бөлүнсө, тилчилдер: уччулдар, орточулдар, артчылдар жана төрең артчылдар дөп бөлүнёт.

3. Жасалуу ыгына карай. Мында сүйлөө органдары тарабынан пайда болгон тоскоолдуктан аба агымынын кандай мүнөздө өткөндүгү белги катары алышып: жарылмалар жылчыкчылдар, дирилдеме, капталчыл, мурунчулдар жана бириккен үнсүздөр (африкаттар) дөп алты түрдүү өзгөчөлүктө мүнөздөлөт.

4. Түгөйлүү түгөйсүздүгүнө карай. Каткалаң жана жумшак үнсүз тыбыштарга карата алынган белги. Мынды жасалуу орду жана жасалуу ыгы боюнча окшош болгон жумшак жана каткалаң үнсүздөр түгөйлүү дөлип, калган үнсүз тыбыштар (уюн үнсүздөр да) түгөйсүздөр тобун түзөт. Дүйнө тилдеринде тыбыштардын сөздөгү орду жана өз ара айкашуулары (дистрибуциясы) да бирдей эмес. Мисалы: кыргыз тилинде сөз башында й тыбыши, сөз аягында жумшак үнсүз (б, в, г, д, ж) тыбыштар жолукпайт, ошондой эле жумшак үнсүз менен каткалаң үнсүз же эки башка үндүү тыбыштар катар келбейт. Ал эми өзбек тилинде сөз башында й тыбыши көңири колдонулса, орус, английс тилдеринде эки башка үндүү тыбыштар катар келе берет.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Тыбыш деген эмнө?
2. Дүйнө элдеринин тилдеринде тыбыштардын сандык жана сапаттык өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп бергиле.
3. Тыбыштарды классификациялоодо кандай принциптер колдонулат?
4. Үндүү тыбыштар кандайча жасалат жана алардын мүнөздүү белгилери?
5. Үндүү тыбыштар кайсыл белгилери боюнча классификацияланат?
6. Диiftonг деген эмнө жана алардын түрлөрү кандай болот?
7. Үнсүз тыбыштар кандайча жасалат жана алардын мүнөздүү белгилери?
8. Үнсүз тыбыштар кайсыл белгилери боюнча кандайча классификацияланат?

9. Тыбыштардын дистрибуциялык өзгөчөлүктөрүн кандай түшүнөсүңөр?

10. Орус жана англий тилдериндеги үндүү, үнсүз тыбыштардын бөлүнүштөрүн айтып бергиле?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Акматов Т.К., ж.б. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
4. Головин Б.Н. Введение в языкоznание. - М.: 1973.
5. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
6. Жороев И.М., Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
7. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздөри. –Б., 2009.
8. Кодухов В.И. Введение в языкоznание. – М.: 1979.
9. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
10. Маслов Ю. Ш. Введение в языкоznание. М.: 1987.

МУУН, БАСЫМ ЖАНА ИНТОНАЦИЯ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Муун жана анын түрлөрү типтери;
2. Басым жана анын түрлөрү;
3. Интонация.

МУУН ЖАНА АНЫН ТҮРЛӨРҮ ТИПТЕРИ

Сөздүн бир дөм чыгаруу менен бирдей ыргакта айтылган, бир же бир нече тыбыштардан турган бөлүгүн муун дөп айтабыз. Сөз бир же бир нече муундан түзүлөт. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Ал эми үнсүз тыбыштар муун түзүү касиетине ээ эмес.

Муун үндүү же үнсүз тыбыш мөнөн башталып же аякташына карай ачык, жабык жана туюк муун дөгөн түрлөргө ажыратылат:

1. Ачык муун. Үндүү тыбыштан турган же үнсүз мөнөн башталып, үндүү тыбыш мөнөн бүткөн муундарды ачык муун дейбиз: **ээ** (V)⁹, **уу** (V), **а-та** (V-CV), **э-не**(V-CV) ж.б.

2. Жабык муун. Үндүү тыбыш мөнөн башталып, үнсүз тыбыш мөнөн аяктаса жабык муун болот: **ак** (VC), **ант** (VCC), **эм**-**(гек)** (VC) ж.б.

3. Туюк муун. Үнсүз мөнөн башталып, үнсүз тыбыш мөнөн аяктаган муундарды туюк муун дөп айтабыз: **кыр-гыз** (CVC-CVC), **мек-теп** (CVC-CVC), **даңқ** (CVC) ж.б.

Муун үндүү, үнсүз тыбыштардын өз ара айкалышып келишине, санына карай типтөргө бөлүнөт:

1. Үндүү тыбыштан турат (V)¹⁰: ээ, э-(лим), ж.б.
2. Үндүү, үнсүз тыбыштардан турат (VC): ат, ак, аш-(туу) ж.б.
3. Үнсүз, үндүү тыбыштардан турат (CV): та-лаа, ба-ла, (ө)-ңү ж.б.
4. Үнсүз, үндүү, үнсүз тыбыштардан (CVC): бак, жаң-гак, (а)-так ж.б.
5. Үндүү, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (VCC): ант, эрк, ерт ж.б.
6. Үнсүз, үндүү, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CVCC): төрт, бөрк, шарт ж.б.
7. Үнсүз, үнсүз, үндүү тыбыштардан турат (CCV): пси-(хология), про-(цент).
8. Үнсүз, үнсүз, үндүү, үнсүз тыбыштардан турат (CCVC): тракт-(тор), клуб, хлор ж.б.
9. Үнсүз, үнсүз, үндүү, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CCVCC): спорт, штамп ж.б.
10. Үндүү, үнсүз, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CCCC): Омск, Авст-(рия) ж.б.
11. Үнсүз, үндүү, үнсүз, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CVCCC): Маркс, төкст ж.б.

⁹ Кашаа ичинде схемаларын көрсөттүк.

¹⁰ Үндүү латынча вокал, үнсүз консонант дөгөн терминдер мөнөн да аталғандыктан, алардын латынча башкы тамгалары V аркылуу үндүүнү, С аркылуу үнсүздү бөлгилөдик. Мындаи шарттуу колдонуш ыгына жараша китептин башка жерлеринде да пайдаланылат.

12. Үнсүз, үнсүз, үнсүз, үндүү тыбыштардан турат (CCCV): стра-(тосфера), взво-(ду) ж.б.
13. Үнсүз, үнсүз, үнсүз, үндүү, үнсүз тыбыштардан турат (CCCVС): справ-(ка), струк-(ту-ра).
14. Үнсүз, үнсүз, үнсүз, үндүү, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CCCVCC): спринт ж.б.

БАСЫМ ЖАНА АНЫН ТҮРЛӨРҮ

Басым. Сөздөгү бир муундун же сүйлөмдөгү бир сөздүн фонетикалык каражатардын (үндүн күчү, көтөрүңкү айтылышы, тондун бийиктиги созулуунун күчөшү менен айкалышуусу аркылуу) жардамында ажыратылып, көтөрүнкү үн менен айтылышын басым дейбиз. Басымдын негизги кызматы айырмалоо болуп саналат.

Сүйлөмдөгү бир сөзге түшкөн басым логикалык басым дөп аталат: **Биз** (алар эмес) биринчи курса окуйбуз., **Биз биринчи** (экинчи эмес) курса окуйбуз., **Биз биринчи курса** (класста эмес) окуйбуз. ж.б.

Сөздөгү муунга түшкөн басым сөздүк басым болот. Басым түшкөн муун басымдуу, басым түшпөгөн муун басымсыз муун делет. Түшүү орду боюнча туруктуу жана эркин басым деген өзгөчөлөнгөн түрлөрү бар.

Егер басым ар дайын сөздүн белгилүү бир муунуна түшсө, туруктуу басымга кирет. Мисалы: чех, венгер, фин, эстон, латыш тилдеринде сөздүн биринчи муунуна түшсө, кыргыз, француз тилдеринде дәэрлик сөздүн ақыркы муунуна түштөт.

Орус тилиндеги басым – түшүү орду боюнча эркин басым, сөздөгү ар кайсы муунга түшүп айтыла берет:

М.: А́вгуст, а́бза́ц, а́вáрия, а́кадéмик ж.б.

Басым мүнөзүнө карай төрткө бөлүнөт. 1) динамикалык (гр.dunamikos - күчтүү) - үндүн күчүнө негизделген басым. Мисалы: кыргыз, орус тилдериндеги басым; 2) мелодикалык (музыкалык) – тондун бийиктигине негизделген басым: кытай, корей, япон тилдеринде; 3) квантативдик (сандык) - үндүн узуундугуна негизделген басым: азыркы жаңы грек тилинде.

Бир муундуу же кызматчы сөздөр өзүнөн кийинки же мурунку сөз менен ыкташып бир сөздүк басымга биригип

фонетикалык сөздү жаратат. Алардагы басым багытына карай проклитикалык жана энклитикалык басым деген түргө ажырайт. 1) Проклитика (гр. Prokline – алга карай умтулуу) – сөздүн өзүнөн кийинки сөзгө карай ийилип, бир сөздүк басымга биригиши: **әң** мыкты, **өтө** кызык же орус тилиндеги – **на** столе, **подо** мной, **наш** сын ж.б. 2) Энклитика (гр. Enantios – артка ыңгайланышуу) – сөздүн өзүнөн мурунку сөзгө карай ийилип, бир сөздүк басымга биригиши: барган **сон**, анын **да**, барган **го** же орус тилиндеги – **без вести**, **на сто**, из **дому**, под **руки** ж.б.

Интонация (лат.infono – катуу айтам) – тилдеги фонетикалык, синтаксистик жана эмоционалдык экспрессивдүүлүк маани берүүчү эң татаал көрүнүш.

Байланыштуу кепте ар түрдүү жана көп кырдуу роль ойнот. Фонетикалык жактан оозеки кептин фразалар аркылуу жүзөгө ашышынын жана анын бөлүктөрүнүн (кептик такт же синтагма, фонетикалык сөз ж.б.) карым катышын интонация аркылуу ажыратабыз. Синтаксистик жактан сүйлөмдердү уюштурат, алардын жай, суроолуу. Илептүү, буйрук сыйктуу маанилик типтерин түюнта алат. Интонациянын тилдин тыбыштык жагы катары эсептелген элементтери: үн ыргагы (мелодика), кептин күчү (интенсивдүүлүгү), кептин ылдамдыгы (тэмпи), тыным (пауза), кептин тембри болуп саналат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Муун деген эмнө жана анын кандай түлөрү бар?
2. Кандай тыбыштар муун түзө алат?
3. Үнсүз тыбыштар муун түзгөн учурлар барбы?
4. Муундун тиби деген кандай жана канча муундун тибин билесин?
5. Муундун кандай түрлөрү бар?
6. Басым деген эмнө жана анын кызматы кандай?
7. Басымдын түрлөрү жана мүнөзүнө карай болгон өзгөчөлүктөрү кандайча болот?
8. Сөздүк жана логикалык басым кандай болот?
9. Кыргыз жана орус тилдериндеги басымдын өзгөчөлүктөрү?
10. Интонация боюнча түшүндүрүп айтып бергиле.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К., ж.б. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
2. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
5. Жороев И. Лингвистикалык төрмандердин сөздүк – справочники. -Ош. –2000.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
9. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
10. Розенталь Д.Э., Төленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

КЕП ТИЗМЕГИНДЕГИ ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Фонетикалык кубулуштар;
2. Комбинатордук тыбыштык өзгөрүүлөр;
3. Позициялык тыбыштык өзгөрүүлөр.

ФОНЕТИКАЛЫК КУБУЛУШТАР

Кептин нөгизги жана баштапкы элементи тыбыш болуп эсептелет. Тыбыштар кеп агымында айрым-айрым айтылбастан өз ара тизмектелип айтылат да сүйлөө органдарынын тыбышты айтуудагы абалына жана артикуляциялык 3 фазага жараша башка бир мүнөз-сапатка дуушар көлип калышы мүмкүн. Маселөн, «дос» деген сөздү айтканыбызда «д», «с» тыбыштары эринчил мүнөз алат. Ал эми д, с тыбыштары өз алдынча айтылганда эринчил мүнөзгө ээ эмес. Бул «дос» сөзүндө «д» тыбышынын рекурциясы бүтө элек «о» тыбышынын экспкурциясы башталып, «о» тыбышынын рекурциясы бүтө элек «с» тыбышынын экспурсиясы башталгандан улам эринчил «о» тыбышынын таасиринин натыйжасында пайда болгон кубулуш болуп саналат.

Ошондой эле тыбаштар көп тизмегинде сөз башында, ортосунда, аяғында, басымдуу жана басымсыз муундарда катар келишинен улам да бири әкинчисинин таасирине учурал, фонетикалык түрдүү өзгөрүүлөр пайдалу болуп турат.

Кептик ағымдагы тыбыштардын жогорудагыдай таасирлерине ылайык түрдүү тыбыштык өзгөрүүлөр пайдалу болуп, алар тил илиминде фонетикалык кубулуштар дөп аталат. Фонетикалык кубулуштар негизинен комбинатордук жана позициялык өзгөрүүлөр дөгөн эки чоң топко бөлүнөт

КОМБИНАТОРДУК ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР

Кеп тизмегинде жанаша келген тыбыштардын өз ара акустикалык, артикуляциялык таасирлеринин натыйжасында келип чыккан тыбыштык өзгөрүүлөр. Анын ассимиляция, диссимилиация, аккомодация жана сингормонизм дөгөн түрлөрү бар.

Ассимиляция (лат. Assimilation - окшошуу) - кеп тизмегинде жанаша келген үнсүз тыбыштардын өз ара таасирлеринин натыйжасында акустикалык, артикуляциялык жактан бири әкинчисине карай окшошуусу же жакындаштуусу. Бул кубулуш дөнгөэлине жараша толук жана толук әмес, багытына жараша алга карай (прагressивдүү) жана артка карай (регрессивдүү) болуп бөлүнөт. Мисалы: ант +ны=антты, каплар=каптар, орус тилинде – отдых [оддых>од: ых], сжатый [жжатый > жатый] ж.б.

Диссимилиация (лат. Dissimilation-окшошпоо) – акустикалык, артикуляциялык жактан окшош же бири-биринене жакын үнсүз тыбыштардын кеп тизмегинде жанаша келип өз ара таасирлеринин натыйжасында биригин башка тыбышша ётуулокшошпой калышы. Диссимилиация кубулушу да багытына карай алга (прогрессивдүү) жана артка карай (регрессивдүү) болуп бөлүнөт. Мисалы: Кыргыз тилинде тал+лар=талдар, нанын=нандын, орус тилинде коридор [колидор], трамвай [транвай] ж.б.

Аккомодация (лат. akkominodantion) кеп тизмегинде жанаша келген үндүү жана үнсүз тыбыштардын өз ара таасирлеринин натыйжасында бири әкинчисине карай артикуляциялык, акустикалык жактан ыңгайлануусу. Мисалы:

кыргыз тилиндеги **к**, **г** фонемалары ичке үндүлөр мөнөн жанаша келип артчыл (килем, төгиз ж.б.), жоон үндүлөр мөнөн жанаша келип төрөң артчыл (камыш, гана ж.б.) мүнөзгө ээ болсо, орус тилиндеги жоон үндүү **а**, **о**, **у** тыбыштары жумшак үнсүздөрдөн кийин тил алды мүнөз алып ичкерип, бийигирээк угулат: мал – **мял**, вол-**внл**, тук –**тюк** ж.б.

Сингормонизм (гр. sun – биргө, harmonia – байланыш, үндөш) - көп тизмегиндеги үндүү тыбыштардын ез ара таасирлеринин натыйжасында бири экинчисине тилге же эринге карай үндөшүп айтылыши сингормонизм (үндүлөрдүн үндөштүгү) дөп аталат. Багыты боюнча алга жана артка карай, дөңгээли боюнча толук жана толук эмес үндөшүү болот.

Сингормонизм түрк тилдерине мүнөздүү көрүнүш. Бирок көпчүлүк түрк тилдеринде тил күүсү боюнча гана үндөшүү көңири тарап, эрин күүсү боюнча үндөшүү сактала бербейт. Ал эми кыргыз жана алтай тилдеринде тил күүсү боюнча да, эрин күүсү боюнча да үндөшүү күчтүү өнүккөн: борбор+лаш+дыр+уу=борборлоштуруу,

мен+чык+лаш+дыр+ыл+ды = менчиктештирилди ж.б.

Бул кубулуш венгер тилинөн да жолугат: *løves* (шорпо, суп)+ *ak* = *løvesek* (шорполор, супы), *salato* (салат) +*ak* =*salatak* (салаттар) ж.б.

ПОЗИЦИЯЛЫК ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР

Көп тизмегиндеги тыбыштардын сөздөгү ордуна (сөз башында, ортосунда, аягында, басымдуу же басымсыз муунда ж.б.) карай келип чыккан тыбыштык өзгөрүүлөрү. Анын протеза, эпентеза, эпитетза, диареза, синкопа, редукция, жумшак үнсүздөрдүн каткаландашуусу, метатеза, апокопа, биритирмө үндүүлөр деген түрлөрү бар.

Протеза (гр. prosthesis – алдында тuruучу) - сөз башында үнсүз тыбыштардан мурун бир үндүү тыбыштын кошуулуп айтылыши. Тарыхый жактан кыргыз төл сөздөрүнүн башында колдонулбаган л, р тыбыштары мөнөн башталган иран, араб жана кәэ бир орус тилинөн киргөн сөздөрдү өздөштүрүү процессинде: [ылакап], [ырахмат], [орус], [ырайон] ж.б. Ошондой эле, жанаша келген **ст**, **ск**, **сп**, **шт** тыбыштары мөнөн башталган орус тилинөн өздөштүрүлгөн сөздөрдүн

айтылышында: строй [ыстрой], склад [ыскалат], спорт [ыспорт], штамп [ыштамп], стипендия [истипендия], скрипка [искрипка] ж.б., орус тилинде болсо оьсмой > восьмой ж.б.

Эпентеза (гр. ερενθεσις – ичине коюу) - сөз башында, ортосунда, аягында катар келген эки үнсүздүн ортосунда бир үндүү тыбыштын кошуулуп айтылышы М: градус [гырадус], институт [иниститут], контур [контур].ж.б

Эпитета (гр. ερωνθεσις – кошумчалоо) - сөз аягында жанаша келген эки үнсүздөн кийин бир үндүү тыбыштын кошуулуп айтылышы. Мисалы: аванс [авансы], отпск [отпуска] ж.б

Бириктирге үндүүлөр - эки сөздү бириктире айтканда ортосунда пайда болгон үндүү тыбыштар. Мындай тыбыштар данакөрлөөчү үндүү тыбыштар дөп аталат. Бул кубулуш табигый татаал сөздөрдөн көздөшет: кел+е+чак=келечек, бол+о+чак=болочок ж.б. Мындай үндүү тыбыштар орус тилинде сөз жасоого көңири катышып **интерфикс** дөп аталат. Кыргыз тилинде да сөз жасоо кызматын аткарып, бирок өз алдынча морфема катары саналбайт.

Редукция (лат. Redictio - азайуу, көмүү, кичирейүү, кыскаруу) - эки же андан ашык муундуу сөздөрдө басымсыз муундагы үндүү тыбыштын үн узундугу жактан кыскарып, алсызданаип, түшүп калуу абалына чейин жетиши: киши [к'ши], жумуру [жум'ру], укурук [ук'рук] же орус тилиндеги ателье [атёлье], атеист [атеист], правило [правило] ж.б.

Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштардын редукцияланышы сандык редукция. Башкача айтканда, кадыресе айтылыш учурларынан үн узундугу, күчү боюнча айырмаланат. Сапаттык өзгөрүүгө дуушар болбайт.

Диереза (гр. diairesis – бөлүштүрүү, бөлүү) - айтууга ылайыкташтырып сөздөгү бир тыбышты же муунду чыгарып таштоо. Бул кубулуш славян тилдеринде күчтүү өнүккөн. Мисалы: орус тилинде грустный [грустный], чувство [чувство], знаменоносец [знаменосец] ж.б.

Үндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылышы - үндүүлөр мөнөн аяктаган сөзгө үндүү тыбыштан турган мүчө жалганса уңгунун аягындағы үндүүнүн түшүрүлүп айтылышы: эки+өө=экөө, оку+оо=окуу ж.б.

Ошондой эле бул кубулуш акыркы мууну туюк болуп, анын курамында кууш үндүү көлип, ага таандык мүчө жалганса үңгудагы кууш үндүү түшүп колдонулат: айыл+ы=айлы, мурун+ым=мурдум ж.б.

Жумшак үнсүздөрдүн каткаландашусу - кыргыз тилиндеги өздөштүрүлгөн сөздөрдүн аягында көлүүчү жумшак **б, в, г, д, ж** фонемаларынын каткалаң **п, ф, к, т, ш** түгөйлөрүнө өтүп айтылышы. Мындан айтылыш кыргыз тилиндеги орфоэпиялык норма. Анткени кыргыз төл сөздөрүндө жогорку жумшак үнсүз тыбыштар сөз аягында көлбейт. Алар көбүнчө орус тилинен кирген сөздөрдүн жазылышында көздешет: герб [герп], клуб [клуп], архив [архип], педагог [педагок] ж.б.

Синкопа (гр. sunkore – кыскаруу) - мүчөнүн жалганышы менен үңгудагы кәэ бир тыбыштардын түшүп калышы: балалар=балдар, уйку+ла=укта, **кызыл+гылтым=кызгылтым** же азыркы орус тилинде только (байыркы русь тилинде –толико) ж.б.

Апокопа (гр. apokore - кыскаруу) сөз аягындағы бир үндүү же үнсүз тыбыштарын түшүрүлүп айтылышы. Мисалы: минута [минут], газета [газет], поезд [поез] ж.б.

Метатеза (гр. metathesis - орун алмаштыруу) - айрым сөздөрдөгү тыбыштардын өзара алмаштырылып айтылышы: күмөн - күнөм, дайра - дарыя, дүйнө - дүнүйө же орус тилиндеги тарелка<таперка, мрамор<мармор ж.б.

Эллизия (лат. Ejisio - кысуу, чыгарып таштоо) - үндүү тыбыш менен аяктаган сөзге үндүү тыбыш менен башталган экинчи бир сөздүн жанаша айтылышынан улам биринчи сөздүн аягындағы үндүү тыбыштын түшүп калышы: көлө элек - келелек, кара уй [каруй], сары алма [саралма], ага ини [агини] ж.б.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Кептик агымдагы тыбыштардын бири экинчисине таасир этүүлөрү кандайча жүрөт?
2. Комбинатордук өзгөрүүлөр жана алардын түрлөрү.
3. Ассимиляция, диссимилияция процесстерин кыргыз тилинин мисалында түшүндүрүп бер.
4. Аккомодация кубулушун кыргыз жана орус тилдеринин мисалдарында түшүндүр.

5. Сингормонизм кубулушу кайсыл тилдерге мүнөздүү?
6. Өзбек тилинде сингормонизм кандай болот?
7. Позициялык тыбыштык кубулуштар кандай болот?
8. Протеза, эпентеза, эпитеза кубулуштарын кыргыз тилинин мисалында айтып бергиле.
9. Бириктирмө үндүүлөр, редукция, диареза кубулуштарын орус тилинин мисалдарында талдагыла.
10. Үндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылышын, жумшак үнсүздөрдүн каткалаңдашуусун кыргыз тилинин мисалдарында талдагыла.
11. Синкопа, апокопа, метатеза, эллизия кубулуштары кандай болот, мисалдар менен түшүндүргүлө.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
2. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
5. Жороев И. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники. – Ош. –2000.
6. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
7. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
8. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение,1976.

МОДУЛДУК ТАПШЫРМАЛАР

1-модуль

1. Тил жана аны изилдөөчү илим.
2. Жалпы тил илими жана жеке тил илими.
3. Тил илиминин экстролингвистика, интролингвистика, компаративистика тармактары жана аларда каралуучу маселелер.
4. Тилдин табиятын аныктоодогу көз караштар.
5. Тилдин коомдук кызматы.

6. Байланыштын кошумча каражаттары.
7. Тилдин көлип чыгышы.
8. Байыркы адамдар жана алардын тили.
9. Тил жана ойлоо.
10. Адабий тил, диалекти, говор, улуттук тил, расмий тил, мамлекеттик тил, эл аралык тил (алар кайсылар), азыркы тил, өлүү тилдер.
11. Тилдик интеграция жана дифференциация.
12. Тилдердин классификациясы: тилдердин генеалогиялык классификациясы. Кыргыз тилинин генеалогиясы.
13. Индоевропа тилдер уясы жана англ ис, орус тилдери.
14. Тилдердин морфологиялык классификациясы: аглютинативдүү, флексивдүү, аморфтук жана сөз сүйлөмдүү тилдер.
15. Тилдик контактылар: адстрат, субстрат, суперстрат.
16. Тилдин белги. система жана структура катары каралышы. Тилдик бирдиктер.
17. Тилдик байланыштар.
18. Жазуу адам баласынын эң зор табылгасы. Жазуунун нөгизги этаптары.
19. Алфавит жана анын түрлөрү. Графика жана графикалык каражаттар.
20. Стенография жана транскрипция.
21. Орфография жана анын нормалары, эрежелери.
22. Фонетика жана анын белгүмдөрү, аспектилери.
23. Тыбыш жана аларды классификациялоонун принциптери.
24. Үндүү жана үнсүз тыбыштар, алардын белгүштүрүүнүн принциптери.
25. Муун жана анын түрлөрү.
26. Басым жана анын кызматы
27. Интонация жана анын каражаттары
28. Кеп тизмегиндеги тыбыштык өзгөрүүлөр. Ассимиляция, диссимилияция, аккомодация, сингормонизм.
29. Позициялык тыбыштык өзгөрүүлөр.

IV БӨЛҮМ

СӨЗ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Сөз тилдин негизги бирдиги;
2. Сөз предметтин аталышы;
3. Сөз жана түшүнүк.

СӨЗ ТИЛДИН НЕГИЗГИ БИРДИГИ

Сөз болбосо сөз тизмеги да сүйлөм да түзүлбөйт. Адамдар ортосунда байланыш катыш да болбөйт. Сөздөр тыбыштардан курагат. Тыбыштар алардын сырткы формасы, материалдык жагы. Оозеки кепте аларды кулагыбыз менен угабыз, жазма кепте тамгалар менен белгилейбиз, көрүү органдары менен көрөбүз. М: токой, суу, тоо, таш, ата, эне, перзент ж.б.

Бирок бардык эле тыбыштык айкалыштар сөз боло бербөйт. М: *петик, пек, римет, нытла* десек кыргыз тилинде эч нерсени түшүнбөйбүз. Анткени бул тыбыштык айкалыштар эч кандай мааниге мазмунга ээ эмес. Демек сөз болуш үчүн анын тыбыштык түзүлүшү (сырткы формасы) жана бөргөн мааниси (ички мазмуну) болуп, алар бири-бирине шайкөш келиши зарыл.

М: Китеп, кеп, темир, алтын ж.б.

Сөз тыбыштардын белгилүү ырааттагы маани берүүчү бөлүгү же тизмеги. Алар көбүнчө бир нөче тыбыштардан түзүлөт: мекен, ата-эне, мектеп ж.б. Кээдэ бир тыбыштан да туршу мүмкүн: ээ, уу, а ж.б. Албетте, тыбыштардын курамынан турбаган белгилүү бир маанини билдириүүчү каражаттар да бар. М: Светафор, жол белгилери ж.б.у.с. Булар оозеки пикир алышууда колдонулбайт. Кептин маанисин да өзгөртүп жибере албайт. Ошондуктан ар кандай сөз өз алдынча атоо, билдириүү милдетин туяңтат жана түрдүү грамматикалык формалар аркылуу бири экинчиси менен байланыш-катышты түзүп, кептин талабына ылайык кошумча грамматикалык функцияларды аткарат.

СӨЗ ПРЕДМЕТТИН АТАЛЫШЫ

Тил илиминде объективдүү дүйнөдөгү бүт кубулуш-көрүнүштөр, окуялар, заттар, алардын кыймыл-аракеттери, сандық, сыңдық белгилери, мәзгилдик, мәйкиндик өзгөчөлүктөрү баары төң көңири мааниде предмет катары каралат. Сөз алардын сырткы тыбыштык аталышы, же тамгалык көрүнүшү. Сөз менен предметтин ортосунда эч кандай табигый байланыш жок. Ошондуктан бир эле предмет ар башка тилде ар кандай аталышка ээ. Мисалы: кыргызча **мекен**, өзбекче **ватан**, орусча **родина**, английче **motherland**; кыргызча **китеп**, орусча **книга**, япончо **хон**, кытайча **шу**, английче **book**, французча **livr** ж.б. Сөз менен предметтин ортосунда табигый байланыш жок болгондуктан алардын бир канча синоним, антоним, омонимидери болот. Ошондой эле биз предметтин өзүн көрбей же сезүү органдарыбыз аркылуу сезбей туруп анын аталышы болгон сөздү көрсөк же уксак анда биздин аң сезимибизде ал предмет чагылат, же тескерисинче, сөздү көрбей же укпай туруп предметти көрсөк анда да биздин аң сезимибизде ошол предмет чагылат. Демек, сездүн тыбыштык жагы предметтин көрүнүшү эмес анын белгиси.

Сөз адамдар тарабынан макулдашылган светафор, жол белгилери, морзенин алиппеси сыйктуу шарттуу белги эмес. Сөз тилдик белги, ал биздин эркибиизден сырт жааралган объективдүү чындыктын аталышы. Мисалы: **ай** деген предметтин кытайча аталышын билбей туруп кытай тилиндеги **ай** деген сөздү көрсөк же уксак **ай** жөнүндө эч несении элестете да түшүнө да албайбыз. Анткени ал бизге тааныш эмес белги.

Сөз тилдин өнүгүшүнүн объективдүү мыйзамдарына ылайык өзгөрүп жана колдонулуп турат. Маселен байыркы кыргыз тилиндеги **адак** сезүнүн азыркы кыргыз тилинде **аяк** болуп өзгөрүп, же кийинки мезгилде пайда болгон **басмакана** сезүнүн келип чыгышы жеке адамдын каалосу менен эмес, тилдин өнүгүү төндөнциясына ылайык пайда болгон көрүнүш.

СӨЗ ЖАНА ТҮШҮНҮК

Объективдүү дүйнөнү таанып билүүдө сөз мөнөн түшүнүк тыгыз байланышта болот. Түшүнүк ойлоонун, ақыл-эс ишмердүүлүгүнүн бир формасы. Түшүнүк аркылуу ар кандай предметтин маңызын таанып билөбиз. Ал эми сөз түшүнүктүн да белгиси. Түшүнүк эл аралык мүнөзгө ээ. Ал эми сөз улуттук өзгөчөлүктө болот. Ошондуктан бир эле түшүнүк ар башка тилде ар кандай тыбыштык түзүлүштө берилет. Айтсак, **мекен, китең** деген түшүнүктүн ар башка тилдеги аталышын жогоруда бөлгилөдик. Кәэ бир түшүнүктөр бир сөз менен эмес бир канча сөздөрдүн айкалышы аркылуу туунтулат. М: «*Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси*, Кызыл-Кыя гумаанитардык-педагогикалык институтуту, кыргыз тили жана адабияты адистигинин биринчи курсунун студенти ж.б.у.с.

Сөздүн материалдык жагы түшүнүктүн белгиси катары ақыл эс, ойлоо ишмердүүлүгүнөн ажырабай сөздүн мазмунун, маанисин жаратат. Ал түшүнүктүн пайда болушуна негиз жана уютку каражат катары кызмат кылат. Сөздүн тыбыштык турпаты сыйктуу түшүнүктүн белгиси боло албайт.

Сөз мааниси түшүнүк мөнөн биргө аң-сезимдин бир бөлүгү катары ой жүгүртүүнүн, ойду билдируүнүн куралы гана болбостон, ойлоонун эрктик, эмоционалдык маңызын да туунта алат. Маселен, сөздө таза терминдик маанидөн тышкary, эркелетүү, көмсүнүү, какшык, көтөрүңкүлүк, оройлук, жактыруучулук жана жактырбоочулук ж.б.у.с. кошумча маанилер төң камтыла берет. Демек, сөз мааниси түшүнүккө караганда көңири масштабка чыгып, аң сезимдин логикалык, эмоционалдык, эрктик же алардын чиелешкөн абалдагы иштөө процессин кошо чагылдыра алган татаал кубулуш.

Ошентип сөздүн материалдык жагы бул түшүнүктүн белгиси болсо, мааниси - түшүнүктүн негизи жана жаралыш каражаты. Маани – бул түшүнүк келип чыгып, жетилген жана жашаган өзгөчө мазмундагы форма. Тил илиминде сөз мөнөн түшүнүктүн (же предметтин) ортосундагы байланыш-катыш **сөздүн мааниси** деп аталат. Бул байланыш жалпыланган жана жеке катышта болушу мүмкүн.

Адамдар бизди курчап турган дүйнөдөгү бир типтүү, бир түрдөгү предметтердин ортосундагы окшоштуктарды байкап аларды жалпылоочу аттар мөнөн аташат. Мисалы: адам, күш, жылдыз ж.б. Кээде жалпы ат экинчи бир предметке карата конкреттүү ат катары колдонулуп, андан ары ал сөз өзү дагы башка бир предметтерге карата жалпылоочу ат болуп калышы да ыктымал: адам: эркек, аял; аял: катын, келин, кыз, жубан; эркек: күйөө, жигит, бала ж.б.

Сөз көп кырдуу, татаал кубулуш. Анын жасалышы, грамматикалык формалары сыйктуу маселелери лингвистиканын морфология, сөз жасоо бөлүмдерүндө териширилет. Ал эми сөздүн өзүнө гана тиешөлүү табияты лингвистиканын лексикология бөлүмүндө жана анын ономастика, этимология, семасиология сыйктуу тармактарында окутулуп үйрөтүлөт.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Сөз дөгөн эмнө жана ага мүнөздүү белгилер?
2. Сөз тилдин нөгизги бирдиги экендигин кандай түшүндүн?
3. Сөз жана предмет алардын байланышы.
4. Сөздүн тилдик белги экендигин түшүндүрүп бер.
5. Сөздүн улуттук, түшүнүктүн әл аралык мүнөзүн далилдеп түшүндүргүлө.
6. Сөз түшүнүктүн белгиси экендигин кандайча түшүндүре аласың?
7. Сөз мааниси мөнен түшүнүктүн карым-катышын ачып бергиле.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
3. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
6. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
7. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Лексика жана лексикология;
2. Семасиология;
3. Лексиканын тарыхый жактан куралышы.

ЛЕКСИКА ЖАНА ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Тилдин эң маанилүү элементтеринин бирдигин сөздөр түзөт. Тилдеги сөздөрдүн жалпы жыйындысы сөздүк курам же лексика дөп аталат. Мисалы, кыргыз тилинин лексикасы - кыргыз тилиндеги бардык сөздөрдүн жыйындысы. Орус тилинин лексикасы - орус тилиндеги бардык сөздөрдүн жыйындысы.

Лексика термини тар мааниде бир чыгармадагы сөздөрдүн же стилдик жактан өзгөчөлөнгөн тармактагы сөздөрдүн жыйындысы дөгөн маанилөрдө да колдонулат. Мисалы, Ч.Айтматовдун лексикасы, Т.Касымбековдун лексикасы десек, мында ар бир жазуучунун өз чыгармаларында гана колдонулган сөздөрдүн жыйындысын түшүнөбүз. Ал эми **диалектилик лексика** десек адабий тилдеги сөздөрдөн мааниси, тыбыштык формасы, морфолоиялык түзүлүшү боюнча айырмаланып турган жергилиткүү диалектилер жана говорлор үчүн гана мүнөздүү болгон сөздөрдүн тобун түшүнө алабыз.

Лексикология (гр. *Iexikos* - сөз, *logos* - окуу) - тилдин лексикасын же сөздүк курамын окутуп үйрөтүүчү тил илиминин тармагы. Анын изилдөө объектиси сөз болуп саналат. Мында сөздөрдүн табияты, мааниси, маанилик типтери, келип чыгышы, колдонулушу, стилдик жактан жиктелиши, эскирген жана жаңы лексика сыйктуу маселелер каралат.

Лексикология изилдөөнүн масштабына карай жалпы жана жеке лексикология деп бөлүнөт.

Жалпы лексикологияда адам зат баласынын тилине мүнөздүү болгон сөздүн табияты, өзү туюндуруган предметтин жана түшүнүктүн белгиси катары аткарған кызматы, алар менен болгон байланышы, сөз маанилеринин теориясы сыйктуу маселелер каралат.

Жеке лексикология конкреттүү бир тилдин сөздүк курамын, лексикалык өзгөчөлүктөрүн окутуп үйрөтөт жана изилдөөнүн

методуна, максатына карай ажыратылган төмөнкүдөй түрлөрү бар:

1) **сыпаттама** лексикология – тилдин лексикасының белгилүү бир мезгилдеги абалын, көбүнчө, учурдагы, окутулуп жаткан мезгилдеги сөздүк курамын окутуп үйретүүчү.

2) **Тарыхый** лексикология – сөздөрдү тарыхый планда изилдеп, окутулуп жаткан тилдин текстеш тилдер менен болгон лексикалык жалпылыгын иликтеп-изилдөөчү.

3) **салыштырма** – бир текке кирбекен, текстеш эмес тилдердин лексикасын салыштырып окутуучу лексикология.

Сөздөрдүн табияты өтө татаал жана көп кырдуу көрүнүш, Ошондуктан аны ар тараптуу изилдөбей туруп максатка жетүү кыйын. Мындан лексикологияның семассиология, этимология, фразеология жана лексикография дөген бөлүмдөрү көлип чыгат.

Сөздү изилдөөнүн борбордук түшүнүгү анын мааниси менен байланыштуу. Ошондуктан лексикологиянын нөгизги бөлүмү **семасиология** болуп эсептелет. Ал сөздөрдүн маанилери, маанилик типтерине, сөздөрдүн маанилик карым-катьышына жана алардын түрлөрүнө байланыштуу маселелөрди териштирет жана окутуп үйретөт.

Сөздүк курамды же сөзду тарыхый планда изилдөй турган лексикаологиянын бөлүмү этимология болуп саналат. Мында сөздөрдүн көлип чыгышы баштапкы мааниси ал тилде пайда болушу текшерилет.

Тилдин лексикалык курамынын өзгөчө бир катмарын көз ачып жумганча, жел өлкө, төбөсү кекө жетүү, бөрүнүн көзүн жеген, күлүн көккө сапыруу дөген сөздөр сыйктуу атоо маанисине ээ болгон, бирок образдуу келген туруктуу сөз айкаштары бар. Буларды лексикологиянын фразеология бөлүмү үйретөт.

Сөздүк курамдагы сөздөрдү тартипке көлтирип, сөздүктөрдү түзүүнүн теориялык, практикалык маселелөрин үйрөтө турган лексикологиянын бөлүмү лексикография дөп аталат.

СЕМАСИОЛОГИЯ

Семасиология (гр. *semasia* маани, *logos* – окуу, илим) - сөз маанилери, алардын карым-катышы, сөз маанилерин структурасы, түрлөрү жана өнүгүшү сыйктуу маселелерди иликтеп, окутуп үйретүүчү лексикологиянын бөлүмү. Мындан сырткары грамматикалык бирдиктердин (морфологиялык формуулалардын, сүйлем, сөз айкаштарынын) айрым бир маанилик жактары да семасиологида каралат. Ошондуктан семасиологиянын багыттары ар кандай мүнәздө болушу мүмкүн. Негизгиси сөз маанисин изилдөө башкы маселелерден болот.

Сөз менен түшүнүктүн (же предмет) ортосундагы байланыш-катыш **сөздүн мааниси** дөп аталат. Сөздө лексикалык жана грамматикалык маани болот. Лексикалык маани лексикологияяда, грамматикалык маани лингвистиканын морфология жана синтаксис бөлүмдөрүндө окутулат.

Сөздүн көрт башына тиешелүү болуп, аны башка сөздөрдөн айырмалап турган мааниси – лексикалык маани дөп аталат:

Калпак. Ак кийизден төбөсү бийик, төрт кыйык, этегин жазы кылып, түрүп, кайрып кююга ылайыкталып жасалган, улуттук баш кийим: Манас, Манас болду эми, Манас атка конду эми, Ак калпакты кийди эми («Манас»).

Тебетей. Кыруусуна көрпө же аң терилери (түлкү, суур, кундуз ж.б.) салынып тигилген жылуу баш кийим: Эски түлкү тебетейин кырдантып, Оңдол кийип мандаш урду Акылбай (А.Токомбаев).

Тумак. Кандайдыр бир тери ичтелип жасалган жумшак, кулакчындуу жылуу баш кийим: Башына түлкү тумак кийген кызыл жигит (К.Жантөшев).

Шапке. Маңдайында калканчы бар эркектердин жеңил баш кийими, фуражка: Шапкөбиздин калканчын артка кылып кийип алчу элек (оозеки кептен).

Элечек. Ак көздемеден төгерете кат-кат кылып оролгон аялдардын баш кийими: Ак байбиче Чыйырды, Ак элечек оронуп («Манас»).

Шөкүлө. Бойго жеткөн кыздар кийүү үчүн кооздолуп жасалган, төбөсү шукшугуй бийик баш кийим: Шөкүлө кийген

кыздар жаш талдай болуп буралып, жайнап чыга көлди («САЖИ»).

Ак. Кардын, сүттүн өңүндөй түс: Жолугууга ак кейнөгүң кийип көл (ырдан).

Сары. Алтын түстөнгөн өң: Балдар сары түстүү желекчелерди бири экинчисине жеткире көтөрүшүп чуркап жатышты.

Он. 10 саны: Он киши, он китең.

Он эки. 12 саны: Бир жылда он эки ай болот.

Кел. бир жерден экинчи жерге бару: Биз кечээ айылдан көлдик.

Отур. Жерге, орунтукка, ээргө, белгилүү бир орунга көчүк койгон абалда орун алуу, жагашуу: Дастроңон жыйналгандан кийин Бурулча жайланаңып отуруп алыш, сөз баштады (Н.Байтемиров).

Сөздүк курамдагы бардык эле сөздөр мааниси жактан бирдей боло бөрбейт. Көпчүлүк сөздөр жогорудагыдай кандайдыр бир предметтик – заттык, белгилүк, кыймыл-аракеттик маанини түндүрүп лексикалык мааниге ээ. Мындай сөздөр тил илиминде **лексема** деп аталат. Ошондой эле типде лексема боло албаган бир катар сөздөр да бар. Андай сөздөр кандайдыр бир лексикалык маанини билдирибейт, бирок сүйлөмдөрдүн ортосундагы байланышты, сөздөрдүн ортосундагы мамилелик катышты жана кошумча грамматикалык кызматы аткарат. Бул андай сөздөрдөгү грамматикалык маанини жаратып алардын тыбыштык турпаты менен дал көлгөндиктен сөз деп саналат. Аларга өз алдынча турганда маани бербөөчү сөздөрдүн тобун түзүп, кызматчы сөздөр түркүмүнө кирген жандоочтор (жөнүндө, үчүн ж.б.), байламталар (да, бирок ж.б.), бөлүкчөлөр (әч, гана ж.б.), модалдык сөздөр (бейим, шекилдүү ж.б.) кирет.

Сөздөрдүн (лексемалардын) маанилери предмет менен болгон катышына карай **тике** жана **өтмө**, аткарган кызматынын өзгөчөлүгүнө карай **аттоо** (номинативдик) жана **эмодионалдык-экспресивдик**, лексикалык айкашуу мүмкүнчүлүгүнө карай **эркин** жана **байланышкан**, мотивдешүү даражасына карай **мотивдешкен** жана **мотивдешпеген** маани деген типтерде болот.

Сөздөр (лексемалар) маанилик жактан бир кылка эмес. Сөздүк курамдагы бир катар сөздөр жеке гана мааниде болсо, көпчүлүк сөздөр кош жана көп маанилүү келет. Тил илиминде жеке (бир) маанилүү сөздөр **моносемия**, кош маанидеги сөздөр **дисемия**, ал эми көп маенилүү сөздөр **полисемия** деген терминдер мөнен берилет. Ошондой эле сөздөр маанилик жактан түрдүү катышты түзүп, бири экинчиси мөнен карама-карышы (антонимдик), маанилөш (синонимдик), тыбыштык турпаты боюнча окшош көлип (омонимдик), тыбыштык турпаты боюнча жакын, же уйкаш келген (паронимдик) мамилелердө боло берет. Бирок лексикадагы бардык эле сөздөр бири-бири мөнен жогорудагыдай катышта көле бербейт. Алардагы маанилик катыш сөздүн жеке өз алдынча тургандагы мааниси аркылуу эмес, сүйлөм тизмегиндеги же сөз айкашынын тутумундагы маанилери аркылуу так байкалат. М: **ак** көйнөк (актүс), сууга **ак** (ак - кыймыл-аракөт). Белгиленгөн сөздөр тыбыштык турпаты боюнча окшош келген омонимдик катыштагы сөздөр.

ЛЕКСИКАНЫН ТАРЫХЫЙ ЖАКТАН КУРАЛЫШЫ

Тилдин лексикасын сөздөр түзөт. Сөз улуттук өзгөчөлүккө әэ, коомдун өсүшү мөнен кошо өзгөрөт. Бир тилден экинчи тилге өтөт. Айтсак, а тыбышы бардык тилдердө жолукканы мөнен **ам** (жылкы) сөзү бардык эле тилдердө жолуга бербейт. Бирок ал сөз туяңткан түшүнүк башка тыбыштык формада берилет. Мисалы: орус тилинде **лошад** ж.б. Байыркы кыргыз тилиндеги **арслан** сөзү азыркы кыргыз тилинде **арыстан** түрүндө кездешет. **Бөтөлкө** сөзү орус тилинен кабыл алган. Ошентип ар кандай эле тилдин лексикасы дароо эле учурдагыдай дөңгээлге жете койгон эмес. Ал өзү тиешелүү болгон элдин тарыхый өсүшүнө, турмуш шартына, башка элдер мөнен болгон түрдүү карым-катышына байланыштуу узаак мәзгилдин ичинде калыптанган.

Тилдин лексикалык катмары тарыхый жактан куралышы боюнча **төл** (өздүк) жана **өздөштүрүлгөн** сөздөр болуп эки топко ажыратылат.

Өзү тиешелүү болгон элдин тилинө мүнөздүү жана аны менен тектөш тилдер үчүн ортот болгон сөздөр төл сөз дөп аталат. Башкача айтканда, төл лексикалык катмарды түзөт: **апа, эне, арка, ала, очок, уу** сөздөрү алтай тил уясына киргөн (түрк, монгол, тунгуз-манчукур) тилдер үчүн ортот мүнөздүү болсо, **мать, брат, два, я, ты** сөздөрү индоевропа тилдери үчүн ортот мүнөздүү.

Төл сөздөр өзү тиешелүү болгон тилдин башка тилдер менен генеологиялык жакындыгына карай топторго бөлүнөт. М: кыргыз тилинин төл лексикасы:

1. Алтай уясына ортот мүнөздүү сөздөр
2. Түрк тилдери үчүн ортот мүнөздүү сөздөр.
3. Кыргыз-кыпчак тайпасына киргөн тилдер үчүн ортот мүнөздүү сөздөр.
4. Нагыз кыргыз тилинө мүнөздүү сөздөр.

Азыркы орус тилинин төл лексикасы:

1. Индоевропа тил уясына ортот мүнөздүү сөздөр;
2. Жалпы славян тилдери үчүн ортот мүнөздүү сөздөр;
3. Чыгыш славян тилдери үчүн ортот мүнөздүү сөздөр;
4. Орус тилинө мүнөздүү сөздөр.

Бир тилде сүйлөгөн эл башка бир тилде сүйлөгөн элдер менен ар кандай карым-каташта жашайт. Ошондуктан бир катар сөздөр бир тилдин лексикасынан экинчи бир тилдин лексикасына оозеки жана жазма түрдө өздөштүрүлөт. Дүйнөдө башка тилден сөз кабыл алынбаган бир да таза тил жок. Айтсак, азыркы орус тилиндеги бир катар сөздөр түрк тилдеринен: **лошадь, колбаса, ералаш, багатырь, товарищ, юрта, бульвар** ж.б. Ал эми **маршал, театр, футбол, шафер** деген сөздөр француз, англий тилдеринен өздөштүрүлгөн болсо, азыркы кыргыз тилиндеги: **бөлкө, картошка, магазин, баа, адабият, илим, мугалим** деген сөздөр орус, иран, араб тилдеринен кабыл алынган.

Лексикадагы бардык эле башка тилгө мүнөздүү болгон сөздөрдү өздөштүрүлгөн сөз катары кароого болбойт. Алар тектөш эмес тилдерге мүнөздүү болуп, тилдин орфоэпиялык жана орфографиялык нормаларына ылайык кабыл алынат. Алар кайсы тилдерден өздөштүрүлүшүнө карай топторго бөлүнөт:

Азыркы кыргыз тилинин өздөштүрүлгөн лексикасы: 1) иран тилинөн өздөштүрүлгөн сөздөр; 2) араб тилинөн өздөштүрүлгөн сөздөр; 3) орус тилинөн өздөштүрүлгөн сөздөр; 4) орус тили аркылуу башка тилдерден өздөштүрүлгөн сөздөр.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Лексика дөгөн эмнө жана анын көң, тар маанилерде колдонулушу.
2. Лексикология, анын изилдөө объектиси жана бөлүнүшү.
3. Жеке лексикологиянын түрлөрү.
4. Семасиология сөз маанилери жөнүндөгү илим.
5. Лексикалык маани жана анын типтерин түшүндүрүп бергиле.
6. Лексем дөгөн эмнө жана кандай сөздөр лексема боло албайт?
7. Сөздөрдүн жөкө, кош жана көп маанилүүлүгү.
8. Сөздөрдүн антонимдик, синонимдик, омонимдик жана паронимдик катыштары.
9. Сөздүк курамдын тарыхый куралышын кандайча түшүнөсүн?
10. Кандай сөздөр төл сөздөр делет?
11. Төл лексиканын катмарларын ажыратып айтып бергиле.
12. Өздөштүрүлгөн сөздөр кандай болот?
13. Өздөштүрүүнүн кандай жолдору бар?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
7. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.

СӘЗДӘРДҮН ТҮРДҮҮ МҮНӘЗДӘ КОЛДОНУЛУШУНА КАРАЙ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Лексика колдонулуш чөйрөсүнө карай бөлүнүшү;
2. Табу жана эвфемизмдер;
3. Лексиканын тарыхый жактан өнүгүшү.

ЛЕКСИКАНЫН КОЛДОНУЛУШ ЧӨЙРӨСҮНӨ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ

Тилдин лексикасындагы сәздөр колдонулуш чеги боюнча да бир кылка эмес. Айтсақ, улуттук лексикадагы сәздөрдүн басымдуу бөлүгү тил өкүлдөрү тарабынан социалдык жактан иргелбей же аймактык жактан чектелбей жумшалса, бир топ сәздөр социалдык же аймактык жактан чектелип, жалпы тил өкүлдөрү үчүн түшүнүктүү боло бербейт. Ошондуктан ар кандай эле тилдин сәздүк курамындагы сәздөр колдонулуш чөйрөсүнө ылайык жалпы жана чектелген лексика деген эки катмарга ажырайт.

Колдонулуш чөйрөсү боюнча чектелбей, улуттук лексиканын (анын ичинен адабий лексиканын) негизги сәздүк катмарын түзүп, тил өкүлдерү үчүн бирдей түшүнүктүү болгон сәздөр жалпы лексика деп аталат. Мындай сырттагы сәздөр тилдин пикир алышуу кызматы үчүн зарыл болгон бүт кубулуш-көрүнүштөр, заттар, алардын кыймыл-аракеттери, сандык, сыңдык, мезгилдик, мейкиндик бөлгилерин чагылдырып, бардык сөз түркүмдерүнүн өзөгүн түзгөн лексикалык бирдик болуп саналат: **кудай, ата, эне, тоо, суу, сүйүү, бакыт, китеп, дин, ишеним, турмуш, үй-бүлө, мекен, мамлекет, компьютер, космос, сары, кылкызыл, жашыл, жакшы, жаман, ачуу, кычкыл, таттуу, сулуу, тоголок, бир, беш, жетимиш бир, мин, мен, сен, биз, ким, качан, ошол, кимдир бирөө, кел, жүр, отур, кечээ, бүгүн, өйдө, жогору, тарс-турс, чыйп-чыйп, эх чиркин, баракелде, рахмат, үчүн, менен, жөнүндө, бирок, жана, го, эч, гана, мүмкүн, баса, мейли, айтор ж.б.**

Ошондой эле жалпы лексикадагы сәздөр сәздүк курамды байытуу милдетин аркалаган, активдүү деревациялык (сөз жасоочу) каражат катары кызмат кылат. жаңы, туунду сәздөрдүн

жасалышына да катышат. Мисалы, азыркы кыргыз тилиндеги: **балалык, балача, балачак, баласак, баладай, балакана, балалуу, бала-чака, бала кыял, бала бакча; суула, сууса, суучул, суулуу, суусар, суусуз, суу чечек, суучулдук** деген сөздөрдүн жасалышына бала, **сүү** деген жалпы лексикадагы сөздөр; орус тилиндеги: **звезда** (белгилүү, көрүнүктүү), **звездный** (жылдыздуу), **звездообразный** (жылдыз сыйктуу), **звездочет** (астролог), **звездочка** (белги), **морская звезда** (денеси жылдызга окшогон деңиз жаныбары); **мальчишеский** (баладай, балага окшош), **мальчишество** (балалык), **мальчишка** (тентек бала), **мальчуган** (балакай) деген сөздөрдүн жасалышына орус тилинин сөздүк курамындагы **звезда** (жылдыз), **мальчик** (эркек бала) деген сөздөр жетелөөчү функцияны өтөп, лексиканын байышын камсыз кыла алган.

Ал эми социалдык жана аймактык жактан чектелип, белгилүү бир аймактагы же социалдык бир тармактагы тил өкүлдөрү үчүн гана түшүнүктүү болгон сөздөр колдонулушу боюнча чектелген лексикалык катмарды түзөт. Ал диалектилик, кесиптик-терминологиялык жана жаргондук-арготикалык лексика деп бөлүнөт.

Диалектикалык лексика – аймактык жактан чектелип, белгилүү бир территорияда жашаган тил өкүлдөрү үчүн гана түшүнүктүү болгон диалектилик, говордук сөздөр. Мисалы: **баргек, газанек, гүлсөвгар, баткенчи, көкөн** деген сөздөр Кыргызстандын Түштүк-Батыш чөлкөмүнде жашаган кыргыз тил өкүлдөрүнө гана түшүнүктүү болгон, түштүк батыш диалектисине мүнөздүү диалектилик лексикадагы сөздөрдөн болсо; **далдоң** (дядель - ишмер), **жамка** (пряник), **кázка** (сказка – жомок), **копéц** (конец, капут - аягы, жок болуу), **стыдь** (холод, стужа – суук, ызгаар суук) ж.б. сөздөр түштүк орус диалектисинин Деулино Рязанск говоруна мүнөздүү болуп, Рязанск обlastынын аймагындагы орус тили өкүлдөрүнүн көбинде гана жолугат.

Кесиптик-терминологиялык лексика деп социалдык жактан чектелип, белгилүү бир кесипте, адистикте иштеген адамдардын көбинде гана колдонулган сөздөрдү айтабыз. Апар өз ичинен терминдик сөздөр жана кесиптик лексикадагы сөздөр деп бөлүнөт.

Терминдик сөздөр тигил же бул илимдин тармагына тишиштүү түшүнүктөрдү туюнтын, көбүнчө бир гана мааниде колдонулган сөздөр. Мисалы: **фонема**, **лексема**, **морвема**, **полисемия**, **роман**, **повесть**, **тема**, **идея**, **аллитрация**, **эпилог** ж.б.у.с. сөздөр филология илимине тиешелүү болгон термин сөздөр болсо; **алабы**, **чат**, **алкак**, **афган** (шамалдын аталышы), **анклаб**, **корук**, **уюл**, **карта**, **айсберг** деген сөздөр география илимине тиешелүү болгон терминдер.

Кесиптик сөздөр-кандайдыр бир өндүрүштүн же чарбачылыктын тармагында, ар кыл өнөрчүлүк же кесипчилик тарабында иштеген адамдар тарабынан ошол өнөр-кесипке байланыштуу колдонгон сөздөр. Мындай сөздөр тематикалык жактан бөлүнөт. Мисалы, бүркүтчүлүкке байланыштуу: **упчун** (бүркүттүн тырмактарына кептаган кеп), **томого** (бүркүттүн башына кептаган кеп), **туур** (бүркүт конуп отуруучу жыгач жасалга), **колбар** (бүркүт кармоочу тор), **байлооч** (тор ичине кармалган канаттуу) ж.б.; киләмчиликке байланыштуу: **эриш**, **аркак**, **тур**, **токмок**, **чет**, **кузук**, **жүл килем**, **көчөт**, **чалыш**, **тараш** ж.б. орус тилинде аңчылардын кебинде коёндүн жыл мезгилдери боюнча тәмәнкүдөй аталыштары жолугат: **яровник** (көктөм белгисиндеги коён), **листняк**, **травник** (жайкы), **листопадник** (кузгү), **наставник** (эрте кыштагы коң)

Жаргондук-арготикалык сөздөр – адамдардын айрым топтору тарабынан жалпы элдик тилде аталыштары бар нерселерди, көрүнүштөрдү туюндуруу үчүн атайын колдонулган өзгөчө сөздөр. Мындай сөздөрдү кесипчилик же башка кызычылыктары бар тар чөйрөдөгү адамдардын топтору жаратат. Мисалы, студенттердин кебинде **бороондуу күндөр** «сессия», **асып коюу** «сабакка барбоо», **кулап калуу** «экзамен тапшыра албоо», **домкрат**, **танка** (ЖОЖдо студентке жардам берүүчү окутуучу), орус тилинде: **долбать** (учить), **свалить** (сдать экзамен или зачет), **сеять** (понимать, соображать) ж.б.

Уурулардын, түрмөдөгүлөрдүн кебинде жолуккан жаргондордун түрү арго сөздөр делет. Мисалы: **лыцый** «лампочка», **пахан** «башчы», **абшак** «бир максатты чечүүчү адамдардын тобу», **непыльный** «жөңил», **блатной** «кылымыш дүйнөсүнө тиешеси бар адам» ж.б.

ТАБУ ЖАНА ЭВФЕМИЗМДЕР

Тилдин лексикасында табу (полезий тилиндө та – белги коюу жана ru – бардыгы, кыргызча төргеме) дөп аталган, лингвистикалык эмес, башка себептердөн улам өз аталышында айтууга тыюу салынган сөздөр учурайт.

Табу кубулушу элдин диндик-магиялык ишенимине, үрпадатына, айланча-чөйрөгө, алардын аталышы болгон сөзгө жасаган көз карашына ылайык келип чыгат. Айтсак, кыргыз тилинде **карышкыр** (бөрү) сөзү карыш («колу-буту же жаагы тырышуу») сөзүнөн улам келип чыккан «карышкыр» «карышып калгыр» дөгөн каргыш сөзү мөнен байланышкандастан, анын ордуна көбүнчө бөрү, уулума, ит күш, кашбан, көк жал дөгөн сөздөрдү колдонушкан. Ошондой элө әлде «эшекти сүйлөсөң, кулагы көрүнөт», «түшүндү сууга айт» дөгөн сыйктуу айтымдар да ушу табу түшүнүгүнө байланыштуу. Айрым жугуштуу жаман оорууларды, жарапарды да өз атынан айтпастан, төргөп айтуу мөнен алардан оолак болуу ишеними болгон. Ушундан улам келип чыккан бир катар табу сөздөр бар: **чечек** – улуу тумоо, коросон ата, жапайы мончок; **сыздоок** (фрункол) – аты жок, көтү бош, **рак** – алиги жаман оруу ж.б.

Ошондой элө аңчылыкта жүргөндө аң (жапайы айбандар) жөнүндө кеп кылбоо керек, алар адамдын тилин түшүнөт, өздөрүнүн аттарын укса, качып көтөт дөгөн ишеним боюнча пайда болгон бир катар табу сөздөр жолугат: орус тилинде **аю** (медведь) сөзү лохматый (саксаңдак), косолапый (жаллапак таман), тоцтыгин (таптама), **карышкыр** сөзү серый (көк); украин тилинде **безгек** (лихорадка) оорусу титка (әже, жөңе); серб тилинде **чечек** оорусу богини (кудай) ж.б.

Илимде азырынча сөздүн, анын маанисинин жана түшүнүктүн аң сөзимгө таасир этүү жагы так чечиле әлек. Бирок япон окумуштуулары суунун жакшы жана жаман маалыматтарды өзүнө алып, адамдын организмине өткөрүп берүүчү касиетин аныктаганы белгилүү.

(<http://meltice.com.ua/articles/wasser/tag/aktivirovannaya-voda/>).

Тилдеги одоно, орой сөздөрдүн ордуна өтмө, сылыхык-сыпаа мааниде берүү учун колдонулган сөздөр **эвфемизмдер** (грекче ευφημεο «сыпаа сүйлөймүн») дөп аталаат. Башкача айтканда, улуу кичүү катышкан чөйрөдө уят, одоно сөздөрдү айтуудан

тартынабыз, мындай учурда айтууга тыюу салынган же одоно, орой аттардын ордуна колдонулган сылых сөздөр эвфемизмдер делет. Демек, эвфемизмдер табу сөздөрдү тергеп айтуунун натыйжасында жана тилдеги башка сөздөрдүн өтмө, сылыхсыпаа мааниде колдонулушу аркылуу пайда болот да, белгилүү бир нөрсөнин, түшүнүктүн шарттуу атальшина айланып көтөт.

Дүйнө элдеринде өлүмгө карата колдонулган эвфемизмдердин ар кандай түрлөрү көңири тараган. Анткени бардык эле калайык-калк үчүн өлдү деген оор сөз кулакка жагымсыз, суук кабар. Муну түз айта салбай, жымсалдап, жумшартып айтуу үчүн колдонулган көптөгөн эвфемизмдерд бар. Масөлен, орустарда умер деген этиштин ордуна *отправился к праотцам, отдал богу душу, приказал долго жить, приставился, леж на стол, протянул ноги, скончался* деген, кыргыздарда *көз жумду, дүйнөдөн кайтты, пендечилик кылды, каза тапты, көзү өттү, кайтыш болду* деген, украиндердө гроб (табыт) дөгөндөн ордуна *домовина* деген эвфемизмдер колдонулат.

Табу жана эвфемизм сөздөр лексиканын синоним катарын толуктоочу зор жана бай тилдик каражат болуп бере алат. Масөлен, элдик уламышта бир көлин топ камыштын ары жагындағы суунун жәэгинге койду карышкыр жеп жатканын көрүп, бычакты кайракка кайрап алыш, төз келүүсү үчүн қүйөесүн: «Шабыраманын ары жагында, шаркыратманын бөри жагында маараманы уулума жеп жатат. Сууруманы сууруп алып, жанымага жаный чап!»— деп чакырган экен. Көрсө, алардын уруусунда жогорку сөздөргө уйкаш Камыш, Суусар, Койгөлди, Бөрүбай, Бүлөөбай деген адамдар бар экен. Мындай тергөөнүн натыйжасында мына ошол келиндик лексиконунда камыш — *шабырама*, суу — *шаркыратма*, кой — *маарама*, бөрү — *уулума*, бычак — *суурума*, бүлөө — *жаныма* болуп, индивидуалдык мүнөздөгү бир нече синонимдер жааралган.

ЛЕКСИКАНЫН ТАРЫХЫЙ ЖАКТАН ӨНҮГҮШУ

Ар кандай эле тилдин лексикасы бирдей калыпта, же дайыма эле бүгүнкүдөй деңгээлдө тура бөрбейт. Анткени сөз өзү тиешелүү элдин тарыхый өнүгүшү мөнөн кошо өсүп-

өнүгүүгө, өзгөрүүгө ийкемдүү келген лингвистикалык категориядагы тилдик бирдик.

Айтсак, коомдун өсүшү мөнөн пайда болгон жаңы түшүнүктөрдү атоо үчүн тилде жаңы сөздөр пайда болуп турса, тескерисинче, бир катар сөздөр эскирип, пассивдешип, колдонуудан чыгып калат.

Мындан тышкary, тилдин лексикасынын басымдуу бөлүгүндө эскиргендик да, жаңылык да бөлгилери байкалбаган сөздөр бар. Андай сөздөр учурдагы лексика дөп аталаат.

Ошентип тилдердин лексикасы тарыхый жактан өнүгүшүнө карай: 1) учурдагы (азыркы) лексика, 2) эскиргөн лексика жана 3) жаңы лексика дөгөн катмарларга бөлүнөт.

Учурдагы лексикадагы сөздөр тил өкулдерү тарабынан иштетилишине карай активдүү жана пассивдүү мүнөздө болсо, эскиргөн жана жаңы лексикадагы сөздөр дайыма пассивдүү жумшалат.

Эскиргөн сөздөр коомдун өсүшү мөнен тилдеги туруктуулугун жоготуп, эскирип, же башка бир сөзгө орун бошотуп, же атоосу боюнча мазмунга дал келбей башка тыбыштык турпатта колдонулуп, белгилүү бир ёткөн тарыхый доорду чагылдырган лексикалык бирдиктер. Мисалы: **сарабаз** (кокондук армиянын атчан аскери), **ордо** (хандын бийлик жүргүзүп турган жайы), **алтын** (XIV-XVк.к. алты сомго татырлык орус монетасы), **граф** (совет дооруна чейинки дворяндык титул), **князь** (IX-XVI к.к. дворяндык титул), **герцог** (байыркы германиядагы аскер башчысы), **от араба** (поезд), **ыңқылап** (революция), **ветрило** (парус), **заморский** (иностранный), **психея** (душа), РКП(б), РСДРП, ВКП(б) (КПССтин баштапкы аталыштары), **Министрлер Совети** (Өкмөт) ж.б.

Эскиргөн сөздөр эскириү даражасы, лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү боюнча бир кылка эмес. Ошондуктан алар историзмдер, архаизмдер жана хронизмдер дөп үч топко бөлүнөт.

Коомдук турмуштун ар кандай жаңы кубулуштарын, түшүнүктөрүн атоо үчүн тилдеги жаңы пайда болгон жана активдүү лексикага ётө элек сөздөр же алардын маанилери жаңы сөздөр дөп аталаат. Алар жалпы тил илиминде неологизмдер (гр. neos «жаңы», logos «сөз, көп») дөгөн термин

менен берилип жүрөт. Мисалы: **тютер, силлабус, менеджер, менеджмет, дизайн, дизайнөрөс, саркеч, сайд, антивирус** ж.б.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Лексикадагы сөздөр колдонулуш чеги боюнча кандайча бөлүнөт?
2. Жалпы лексикадагы сөздөрдүн мүнөздүү бөлгилөрин кыргыз жана орус тилдеринин мисалында түшүндүргүлө.
3. Чектелген лексикадагы сөздөр кандай болот жана алардын түрлөрү?
4. Диалектилек лексиканы кандайча түшүнөсүң?
5. Кесиптик-терминологиялык лексикалык катмарды түшүндүрүп бергиле?
6. Кандай сөздөрдү жаргондук-арготикалык сөздөр дейбиз?
7. Табу кубулушун жана табу сөздөрүн кандай түшүнөсүң?
8. Эвфемизмдер жана аларды колдонуу өзгөчөлүгү.
9. Табу жана эвфемизмдер тилдин синонимдик катмарын толуктоочу булак катары.
10. Лексиканын тарыхый өнүгүшүн түшүндүрүп бергиле.
11. Учурдагы лексика кандай болот?
12. Эскиргөн сөздөр жана алардын түрлөрү.
13. Неологизмдер деген әмнө?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Уқитувчи, 1976.
3. Давлетов С., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүм. –Ф.: Мектеп, 1982.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
5. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.

9. Маслов Ю. Ш. Введение в языкоzнание. М.: 1987.
(<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
10. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.

ФРАЗЕОЛОГИЯ ЖАНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Фразеологизмдер жана фразеология;
2. Лексикография жана анын милдеттери;
3. Энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөр.

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР ЖАНА ФРАЗЕОЛОГИЯ

Тилдин лексикасындагы эки же андан көп сөздөрдүн туруктуу айкалышынан туруп, сөз сыйктуу даяр түрүндө келип, образдуу ётмө мааниде колдонулган лексикалык бирдиктер тил илиминде фразеологизмдер дөп аталат.

Фразеологизмдерди (туруктуу сөз айкаштарын) лексикологиянын фразеология (гр. phrosis, phraseos – туюнта, көп түрмөгү, айтылыш, logos – окуу, илим) бөлүмү изилдөп, окутуп үйрөтөт.

Фразеологизмдерди тәмөнкүдөй жуптагы айкалыштарды салыштыруу аркылуу ажыратып, таанууга болот. Мисалы, кыргыз тилиндеги: башы ооруду – **башы жаш**, тишин арапатуу – **тишин кайроо**, оор жүк – **оор басырык**, ак көйнөк – **ак жол** ж.б., орус тилиндеги: точить ножницы – **лясы точить**, повернуть голову – **сломя голову**, бить сабаку – **сабаку съесть** ж.б. Жуптардагы биринчи айкалышта көлгөн сөздөрдүн ар бири тике, негизги же баштапкы, өз маанилерин туюнтуп турат: **баш, тиш** – адамдын дене бөлүгүн, **оору** - ооруксунуу, сыйдоо, чыдатпоо, **аралоо** – ара менен кесүү, тааруу, **оор** – салмак ченемдин чондугу, **жүк-** бир жерден экинчи жерге жеткириле турган нөрсөлөр, буюмдар, **ак** – түс, **кейнек** – кийим; орус тилиндеги жуптарда: **точить** – кайроо, **ножницы** – кайчы, **повернуть** – буруу, **голова** – баш, **бить** – уруу, **сабака** – ит. Мындай айкалыштар эркин сөз айкалыштары дөп аталат. Анткени алардын тутумунда турган сөздөрдү башка сөздөр мөнөн алмаштыруу оңой. Мисалы: **башы ооруду** деген

айкалыштагы **баш** сөзүнүн ордуна **бут, кол, көз, тиш, кулак, моюн** ж.б. сөздөрдү, же **точить ножницы** деген айкалыштагы **ножницы** сөзүнүн ордуна **нож, меч, тапор, серп** ж.б. сөздөрдү коюп колдонуу кыйынчылык туудурбайт.

Ал эми экинчи айкалыштагы сөздөр өзүнүн негизги, тике маанисинде әмес. Айтсак, (экинчи жуптардагы) **баш, тиш** – адамдын дөне бөлүктөрү, **оор** – салмагы чоң, **ак** – жолдун түсүн, **точить** - кайроо, **сломить** – сындырып алуу, **голову** – баш, **сабаку** –ит, **съесть** – жеш деген маанилерди туюнтыкан жок. Алардын курамындагы сөздөр түз маанилеринен ажырап, лексикалык бир бүтүндүкту түзүп, ошол түрүктуу айкалышка жалпы таандык болгон башка бир маанини, фразеологиялык маанини туюнтуп турат:

Башы жаш. Көп нерсеге түшүнө әлек, такшала әлек, жакшы-жаманды көрө әлек: Эх, тиркич моюнум, **башың жаш.** Мұңайба. Мен мындаидын далайын көрбөдүмбү (Ш.Бейшеналиев).

Тишин кайроо. Ачуусу көлүү, жек көрүп ызырануу, кекенүү: «Айбыымды ачып коюшту, маскара кылышты» дөп, бизге **тишин кайраганы** ырас экен да! («Ала-Тоо»)

Оор басырык. Токтоо, кетерүмдүү, кебелбеген, салмактуу: Ойлоп сүйлөп, орундуу жооп кайтарган **оор басырык**, тыкан, кайраттуу жигит болуучу (К.Баялинов).

Ак жол. Эч тоосколу жок, ийгиликтүү сапар жөнүндөгү ой, тилек, каалоо: Андан уруксат сурап, **ак жол** сурап турду: - андан көрө батаңды бер, энекебай (С.Өмүрбаев).

Лясы точить. Дайыны жок дөөрүй бөрүү: Он просто лясы точить.

Сломя голову. Жоо кууп көле жаткандай, тез, бат: Он бежит сломя голову.

Съесть сабаку. Бир иштин устасы болуу, бир нерсеге маш болуу: Он собаку съел на этом деле.

Демек, фразеологиздер төмөнкүдөй мүнөздүү белгилерге ээ:

- 1) Эки же андан көп сөздөрдүн түрүктуу айкалышынан түзүлөт;
- 2) көп процессинде гана түзүлбөстөн сөздөр сыйктуу даяр түрүндө жашап, ошол айкалышы көндүмгө айланып, эл тарабынан жаралган болот;
- 3) тутумундагы сөздөр баштапкы маанилеринен ажырап, образдуу өтмө, фразеологиялык мааниде көлөт;

4) синтаксистик жактан бир суроого жооп берип, бир сүйлем мүчөсүнүн милдетин аткарат.

Фразеологизмдер компоненттеринин жеке маанилери мөнөн фразеологиялык жалпы маанинин ортосундагы байланышка, түгейлөрүнүн байланышынын туруктуулук даражасына карай: 1) фразеологиялык ширешме; 2) фразеологиялык биримдик; 3) фразеологиялык тизмек (айкалыш) дөп үч типке белүнөт.

Тил илиминде башка тилдерге же башка тилдерден сөзмө сөз котурууга боло турган фразеологизмдерди (туруктуу сөз айкаштарын) **идиома** дөп аташат. Аларга фразеологиялык бирдиктер мөнөн фразеологиялык ширешмелерди кошууга болот.

ЛЕКСИКОГРАФИЯ ЖАНА АНЫН МИЛДЕТТЕРИ

Сөздүктөрдү түзүүнүн теориясын жана практикасын үйрөтүүчү лексикологиянын бир тармагы лексикография дөп аталат. Лексикография – грек сөзү *iéxis* «сөз», *grapho* «жазуу» деген сөздөрдөн турат.

Бир тилдеги сөздөрдү (же морфемаларды, сөз айкаштарын, фразеологизмдерди ж.б.) белгилүү бир тартиппе жайгаштырган жана алардын маанилерин түшүндүргөн, же башка тилге которгон, же алар туюнтурган предметтер жөнүндө маалымат берген китең сөздүк дөп аталат.

Сөздүктөгү сөздөр көбүнчө алфавит тартибинде жайгашат. Уңгулаштык, тематикалык белгилерине карай да түзүлө берет.

Сөздүктөрдүн элдин маданий турмушунда ролу чоң. Алар туура сүйлөөгө, туура жазууга, сөздөрдүн маанисин, колдонулушун так түшүнүгө, эне тилдин эбегейсиз байлыгын терең өздөштүрүүгө жол ачат. Сөздүктөр – элдик тилди элге жеткирип, адабий тилдин нормаларынын калыптанышында үгүттүк каражаттардын башкысы. Башка тилдерди үйрөнүү практикасында да сөздүктөр колдонулуп жүрөт. Сөздүктөрдөн алынган материалдар тилдин учурдагы абалын, тарыхын, өнүгүш процессин изилдөөдө баа жеткис кызмат кылат.

Мындан тышкary, алар илим мөнөн техниканын, адабият мөнөн искуствоонун, өндүрүш мөнөн чарбанын түрдүү тармактарынан маалымат берип, акыл-ойдуу көнөйтөт.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫК ЖАНА ЛИНГВИСТИКАЛЫК СӘЗДҮКТӨР

Сәздүктөр милдетине, мазмунуна, мұнәзүне карай: 1) әнциклопедиялық сәздүктер жана 2) лингвистикалық же филологиялық сәздүктер деп еки типке бөлүнөт.

1. Энциклопедиялық сәздүктер. Эң ири мааниге ээ болгон илимий-техникалық терминдер, башка сәздүктөрде камтылбаган әл, жер, атактуу адам аттары, тарыхый окуялар көңири мұнәздөлүп, ылайыгы келген жерде сәздөрдүн этиологиясы берилип, тарыхый-илимий мұнәздөгү справкалар, библиографиялар менен жабдылып, кәэде сүрөттөр, схемалар, баттамалар менен толукталып берилген сәздүк. Мындағы сәздүктүн бардық илимдердин тармактары боюнча маалымат берип, университеттүү келген **нагыз әнциклопедиялық** жана белгилүү бир илимдин тармактары боюнча жетишерлик көңири маалымат берген **тармактық әнциклопедиялық** деген түлөрү болот.

2. Лингвистикалық (филологиялық) сәздүк. Сәздөрдүн, фразеологизмдердин маанилери, грамматикалық табияты ачылып, колдонулуштары көрсөтүлген сәздүк. Ал бир тилдүү жана көрмөлүу (еки тилдүү) болушу мүмкүн. Лингвистикалық сәздүктөрдүн: түшүндүрмө, көрмө, тарыхый, этиологиялық, офорграфиялық, орфоэпиялық, диалектилік, синонимдик, антонимдик, омонимдик, фразеологиялық, арноо сәздүгү, академиялық сәздүк, этнографиялық сәздүк, жыштық сәздүк, салыштырма сәздүк, морфемалық сәздүк, татаал сәздөрдүн сәздүгү, неологизмдер сәздүгү деген бир канча түрлөрү болот.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Фразеология жана фразеологизм деген терминдеридин маанилериң түшүндүргүле.
2. Туруктуу сөз айкаштары менен әркин сөз айкаштарының кыргыз жана орус тилиндеги мисалдар аркылуу салыштырып ажыратып бергиле.
3. Фразеологизмдердин мұнәздүү белгилери жана типтери.
4. Сәздүк деген әмнө жана аларды түзүүнүн, окуп-үйрөнүүнүн мааниси?

5. Кандай сөздүктөр энциклопедиялык сөздүктөр дөп аталат?
6. Лингвистикалык сөздүктөр кандай болот жана анын түрлөрү?
7. Силөрдин китеңканачарда кандай сөздүктөр бар?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Ашираев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
3. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
4. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
5. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
9. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987.
(<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)

СӨЗ ЖАСОО

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Лексиканын баюу жолдору жана сөз жасоо;
2. Сөз жасоонун теориялык негиздер;
3. Нөгиз жана уңту.

ЛЕКСИКАНЫН БАЮУ ЖОЛДОРУ ЖАНА СӨЗ ЖАСОО

Тил коомдук көрүнүш болгондуктан коом өнүккөн сайын анын фонетикалык, грамматикалык, лексикалык тармактары өсөт. Айрыкча, коомдун өнүгүшү менен тилдин лексикасы өзгөрүүгө ийкемдүү келет. Анткени, адамзат турмушунун тарыхый-социалдык, илимий-техникалык жактан өнүгүп өсүшүнүн натыйжасында жаңы түшүнүктөр пайда болот. Андай жаңы түшүнүктөрдү атоо үчүн жаңы сөздөр көректелет. Алар бардык эле улуттук тилде эки булак аркылуу лексикалык

курамга кошулат: 1) сырткы булактын эсебинен. Башка тилдерден даяр сөздөр оозеки түрдө жана жазуу аркылуу өздөштүрүлөт, 2) ички булактын эсебинен, диалектизмдердин адабий тилге өтүшү жана сөз жасоочу каражаттар аркылуу ишке ашат. Өздөштүрүлгөн сөздөр да, адабий тилге өткөн диалектизмдер да лексикалык кабыл алууга жатат. Ошондуктан алар лексикалогияда окутулуп үйрөтүлөт. Бирок жаңы туунду сөздөрдү жасоого катышат. Демек, адабий тилдеги башка сөздөр сыйктуу эле сөз жасоочу каражат боло алат. Мисалы: *ирет* (орусча: рядъ) сөзү – *иретте, иреттүү, иретсиз* деген сөздөрдүн жасалышына, *азил* (түштүк диалектилерине мұнәздүү) сөзү – *азил-чын, азил-тамаша, азилдеш* деген сөздөрдүн жасалышына башкы сөз жасоочу каражат болуп келди.

Сөз жасоо термини тил илиминде бир сөздөн экинчи бир туунду маанидеги сөздү пайда кылуу деген мааниден тышкary тилдеги жаңы, туунду маанидеги сөздөрдүн жасалыш жолдорун, ыктарапын окутуп-үйрөтүүчү тил илиминин тармагын билдириет. Изилдөө объектиси сөз. Ырас, сөз лингвистиканын лексикология, морфология бөлүмдөрүндө да каралат. Бирок аталган бөлүмдөр сөздү ар тараптан, түрдүү өнүттөн изилдөөнү максат кылат. Айтсак, лексикалогияда сөздөрдүн табияты, мааниси, маанилик типтери, көлип чыгышы, колдонулуш чектери сыйктуу маселелөр каралса, морфологияда сөздөрдүн составдык бөлүктөрү (үңгу, мүчө), сөз түркүмдөрү сыйктуу маселелер териштирилөт. Ал эми сөз жасоо ички тилдик каражаттардын эсебинен пайда болгон жаңы туунду маанидеги сөздөрдүн жасалыш әрежелерин, ык-жолдорун, типтерин илктийт.

Тил илими да башка илимдер сыйктуу системалуу түрдө окутулат. Анын бөлүмдөрү бирин-бири шарттоочу категориялар катары жашайт. Демек, сөз жасоодо каралуучу маселелер да тилдин ички грамматикалык түзүлүшүндөгү закон ченемдүүлүктөрдү ачууда маанилүү орунду ээлөйт. Тилдин ички мүмкүнчүлүгүнүн эсебинен пайда болгон сөздөр менен лексиканын толукталышын жүзөгө ашырат. Сөздөрдүн жасалуу әрежелерин улуттук тилдин лексикалогиялық, морфологиялық, синтаксистик закондоруна ылайык иштеп чыгат. Ошондуктан туунду сөздөр көп маанилүүлүктүн өсүшүнөн, сөз жасоочу

мүчөлөрдүн жардамы жана сөздөрдүн өз ара айкашуусунан улам жасалат. Бул сөз жасоо маселелери лексикологиялык, морфологиялык, синтаксистик маселелер менен тыгыз катышта териширилет дегенди билдирет. Башкача айтканда, аталган бөлүмдер бири-бири менен тыгыз байланышта болорун кабарлайт. Сөз жасоонун ык жолдорун, эрежелерин билүү, туура өздөштүрүү улуттук адабий тилде пикир алышуу мүмкүнчүлүгүн арттырат.

СӨЗ ЖАСОО ҮКТАРЫ

Тилдөги бардык сөздөр эмес туунду маанидөги сөздөр гана сөз жасоонун объектисине кирет. Алар тилдин лексикасынын басымдуу бөлүгүн зэлэйт. Атайын ык, жол мөнөн жасалат. *Ар бир тилдин бөтөнчөлүгүнө ылайык анын ички каражаттарынын эсебинен пайда болгон туунду сөздөрдүн белгилүү эрежелер аркылуу жасалышы – сөз жасоо жолу, ыгы дөп аталаат.* Ал эми сөз жасоочу каражаттар болуп негиз жана сөз жасоочу мүчөлөр эсептелет. Анткени туунду сөздөр бир сөздүн ички маанисинин көнөйишинен (көп маанилүүлүктүн өсүшүнөн), сөздөрдүн өз ара айкаша көлүүсүнөн жана сөз жасоочу мүчөлөрдүн, аффикстердин жардамы аркылуу жасалат.

Кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүгүнүн эсебинен пайда болгон сөздөр – морфологиялык, синтаксистик (аналитикалык), лексико-семантикалык жолдор аркылуу жасалса, орус тилинин ички мүмкүнчүлүгүнүн эсебинен пайда болгон сөздөр – морфологиялык, морфологиялык-синтаксистик, лексико-семантикалык, лексико-синтаксистик жолдор аркылуу жасалат.

Сөз жасоонун морфологиялык жолу: Тубаса же туунду негизгө сөз жасоочу мүчөлөрдү жалгоо аркылуу жаңы сөздөрдү жасоо – сөз жасоонун морфологиялык жол дөп аталаат. Мисалы: Манас (кыргыз элинин оозеки чыгармаларынын туу чокусу болгон чыгарма, эпос), араба (эки же төрт дөңгөлөктүү жүк жана жүргүнчүлөрдү ташууга ылайык-тاشтырылып жасалган шайман), шаар (административдик, өнөр-жай, соода жана маданий борбор, кыштакка карганды калк көп орношкон пункт) деген сөздөргө -чи, -кеч, -лык сөз жасоочу мүчөлөрүн улап колдонсок: манасчы («Манас» эпосун айтууну өнөр кылып алган адам), арбакеч (арбаны башкарган адам),

шаардык (шаарда жашаган, шаарда туруучу адам) деген туунду маанидеги сөздөр пайда болот. Орус тилинде: Трактор+ист=тракторист, коров+ник=коровник, бугор+ист+ый=бугрристный, при+бреж+н+ый=прибрежный ж.б.

Бирок сөздүк курамдагы туш келген эле сөзгө тигил же бул сөз жасоочу мүчөнү жалгоо менен жаңы сөз жасала бербейт. Себеби сөз жасоочу мүчөлөр чаржайыт колдонулбайт. Алар жалпы белгилери боюнча окшош сөздөрдү гана жасайт. Сөз жасоо мыйзамына ылайык түзүүчү негиздери менен туундулук катышта келип, семантикалык жактан татаал болот. М: тепкич (тәэп чыгуу, өйдө көтөрүлүү же ылдый түшүү үчүн жасалган баскычтуу шаты) сөзүндө кыймыл-аракеттик (теп) маани да, заттык (тепкич) маани да камтылса, арчалуу (арча ескен, арчасы көп) сөзүндө заттык да, сын атоочтук да маани бар. Демек, сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган сөздөр менен алардын жасалышына түзүүчү негиз болгон сөздөрдүн ортосунда маанилик карым-катыштын болушу шарт.

Сөз жасоонун синтаксистик жолу: Тилдеги эки же андан ашык сөздөрдү синтаксистик жактан айкалыштырып, бир бүтүндүккө көлтириүү аркылуу кийинки (башка лексикалык маанидеги) туунду маанидеги сөздөрдү жасоо сөз жасоонун синтаксистик (аналитикалык) жолу деп аталат.

Мисалы кыргыз тилинде: ат кулак (жалбырагы кууш тартып кеткөн жапайы өсүмдүк) сөзү **ат** (жылкы маанисинде) жана **кулак** (угуу органы) деген эки башка лексикалык маанидеги сөздөрдүн, таш бака (асты жана үстү сөөк-калкан менен капиталган, кыска буттуу, акырын жылып баскан жаныбар) сөзү **таш** (ар түрдүү көлөмдөгү катуу зат) жана **бака** (аркы буттары сөкириүүгө ылайык узун, сууда жана кургакта жашоочу жаныбар) сөздөрүнүн, орус тилинде: теплоход, чернозем, сменовод, быстротекущий, теплоизоляция ж.б. сөздөр синтаксистик жактан айкашып, бир бүтүндүккө келишинен улам жасалган.

Сөз жасоонун лексико-семантикалык жолу: АР кандай эле тил өкүлдөрү мурдатадан колдонулуп келген сөздөр туюнктан түшүнүктөргө коомдун өнүгүшү менен пайда болгон жаңы түшүнүктөрдү (тигил же бул касиеттери боюнча) окшоштуруп, аларды (жаңы түшүнүктөрдү) атоо үчүн да ошол эле сөздөрдү пайдаланат. Айтсак, кыргыз коомчулугунун кийинки өнүгүш мезилинде пайда болгон:

- 1) Мүчө – сүйлөмдүн мүчөсү (баяндооч, ээ, аныктооч ж.б.);
- 2) мүчө – өз алдынча турганда маани бере албаган сөздүн бөлүгү (жардамчы морфема);
- 3) мүчө – кандайдыр бир уюмдун тобундагы адам (партиянын өкүлү) деген сөздөр «бир бүтүндүн бөлүгү» катары мурунку **мүчө** (адамдын же жаныбарлардын дөнө бөлүктөрү) деген сөз менен жалпылыкты түзөт. Ошондуктан аларга да **«мүчө»** деген аталыш ыйгарылган.

Кыргыз тилиндө мындай сөздөр бир топ. Алар алгачкы лексикалык же грамматикалык маанисинен ажырап же ажырабай туруп да жаңы лексикалык же грамматикалык маанигө ээ боло алат. Тактап айтканда, андай сөздөр бир сөз түркүмүнөн экинчи бир сөз түркүмүнө өтөт (конверсияланат) же ошол эле сөз түркүмүндө туруп, башка лексикалык маанини туюнтуп калат. М: **каш** (әэрдин тизгин, чылбыр илүүчү астыңы жана төгерек формада болгон арткы бөлүгү: Ажырашаар дос әэрдин арткы кашын сурайт.) сөзү **каш** (көз чанагынын үстү жагына кыйгачтана өскөн, кыска кылдуу тилке: кермө каш, кыйма каш.) сөзүнүн маанисинин көнөйишинен улам эки башка лексикалык маанини туюндуруп, бир сөз түркүмүнө (зат атоочко) тиешелүү болсо, **көк** (айтканын, ойлогонун бербөгөн, айтканынан кайтпаган, өжөр: Эр болсоң көк бол, сөзүңө бек бол.) сөзү **көк** (асман: Ат аяган жер карайт, Күш аяган көк карайт.) сөзүнүн маанисинин көнөйишинен улам жасалған эки башка сөз түркүмүнө тиешелүү сөз.

Ошентип, тилдеги мурдатан эле колдонулуп көлгөн сөздөрдүн тыбыштык турпаты өзгөрбөстөн ички маанисинин көнөйишинен улам башка маанидеги сөздөрдүн жасалышы- сөз жасоонун лексико-семантикалык жолу деп аталаат.

Сөз жасоо ықтары ар бир тилдин лексико-грамматикалык табиятына, ички тилдик мыйзам-ченемдерине жараша болот. Ошондуктан дүйнө тилдеринде сөз жасоо ықтары бирдей боло бербейт.

НЕГИЗ ЖАНА УҢГУ

Сөз жасоодо борбордук түшүнүк негиз болгондуктан, аны уңгудан ажыратса билүү биринчи планга коюлат.

Үңгү – өз алдынча турганда сөздүк функция аткарып, бир гана морфемадан (Морфема-белгилүү бир грамматикалык маани туонткан үңгү же мүчө) турган сөздүн белүгү. Морфологиялык тилдик бирдик. Дөмек, лингвистиканын морфология белүмүнүн объектиси. Ал эми негиз сөз жасоочу түпкү каражат. Сөз жасамдык тилдик бирдик. Ошондуктан ал тил илиминин сөз жасоо белүмүндө окутулат. Ошондой эле лексикологиялык бирдик катары сөздүктөрдө сыпатталат. Сөздүк курамга кошулат.

Негиз бир үңгудан (тоо, суу, таш, гора, ввода, камень), үңгү менен мүчедөн (тоолуу, сууса, таштак, горный, водный, каменщик), эки же андан ашык үңгудан (ташбака, көз айнек, алл кара күш, водохранилище, пищепродукты, синий-синий), башкача айтканда бир морфемадан да бир нече морфемадан да турушу мүмкүн. Дөмек, тыбыштык жактан үңгуга дал келиши да, дал көлбеши да ыктымал.

Сөздөрдү сөз түркүмдөрү боюнча туура ажыратуу да үңгү менен негиз түшүнүгүнө байланыштуу. Анткени сөз түркүмдөрү үңгү аркылуу эмес, негиз аркылуу табылат. Мисалы: Бекиш чүпүрөктү суула. Игратын в футбол. Бул сүйлөмдөрдөгү «**суула**», «игратын» сөздөрүн зат атооч деп кароого болбойт. Ырас үңгусу (суу, игра) затты билдириет. Бирок негизи (суула, играть) кыймыл-аракетти туонткандыктан ал этиш сөз түркүмүнө кирет. Ошентип негиз дөгенибиз сөздүн лексикалык маанин туюндуруп, тутумунан форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү алыш салгандан кийинки белүгү.

Негиз семантикалык жактан тубаса жана туунду болуп эки типке бөлүнөт.

Тубаса негиз - тилдин бүгүнкү этабында ар түрдүү каражаттардын эсебинен жасалып чыкпаган, эркин үңгуга дал көлгөн негиз. Тубаса негиз туонткан маани эмне үчүн ошол форма аркылуу берилип калгандыгын түшүндүрүү кыйын. Мисалы: **тоо, вода, балык, игра** дөген сөздөрдүн эмне үчүн ушул тыбыштык турпатта аталып калгандыгын айта албайбыз. Ал үчүн этимологиялык изилдөө талап кылынат.

Туунду негиз-тилдин ички мүмкүнчүлүгүнүн (каражаттарынын) эсебинен улам башка сөздөрдөн пайда болот. Мисалы: **көк** (түстү), **пионер** (член детской коммунистической организацию) билдириген сөздөр **көк** (асман),

пионер (первооткрыватель) сөздөрүнүн маанилеринин көнеишинен; **бөлмө** (каана, комната), **играть** (этиш) сөздөрү **бөл**, **игра** сөздөрүнө **-мө**, **-а**, **-ть** сөз жасоочу мүчөлөрүнүн жалганышынан, **Кызыл-Кыя** (жердин аты), **водовоз** (суу ташуучу) сөздөрү **кызыл** (сын атооч), **кыя** (зат атооч), **вода** (зат атооч) **возить** (этиш) сөздөрүнүн өз ара айкашынан улам жасалган.

Демек, **көк** (түс), **пионер** (член детской коммунистической организацию), **бөлмө** (каана, комната), **играть** (этиш), **Кызыл-Кыя** (жердин аты), **водовоз** (зат атооч) сөздөрү туунду. Анткени мындай сөздөр туунткан маанилөр эмнө үчүн ушул форма менен берилип калганды бөлгилүү. Алар лингвистикалық эрежеге ылайык лексико-семантикалық, морфологиялық, синтаксистик жолдор аркылуу жасалды.

Ар кандай туунду негиздин түзүүчү негизи болот. Түзүүчү негиз - тигил же бил сөздүн жасалышына маанилик жана формалык жактан уютку болгон анын тутутумунда кайталанган негиз. Мисалы: жогорку **көк** (түс), пионер (член детской коммунистической организацию), бөлмө (зат атооч), играть (этиш), Кызыл-Кыя (жердин аты), водовоз (зат атооч) сөздөрүнүн түзүүчү негиздери: **көк** (асман), **пионер** (первооткрыватель), **бөл** (блүккө ажыраттуу), **игра** (зат атооч), **кызыл** (сын атооч), **кыя** (зат атооч), **вода** (зат атооч), **возить** (этиш) сөздөрү.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Лексиканын баюу жана толукталуу процессин түшүндүрүп бергиле.
2. Сөз жасоо тил илиминин бир тармагы жана анда каралуучу маселелер.
3. Сөз жасоонун тил илиминин башка тармактары менен байланышы.
4. Сөз жасоонун ыгы жана сөз жасоочу каражаттар.
5. Кыргыз тилинде сөз жасоонун кандай жолдору бар?
6. Сөз жасоонун лексика-семантикалық жолун кандайча түшүндүн?
7. Негиз жана анын уңгудан болгон айырмачылыгы кандай?
8. Тубаса жана туунду негиздерди айырмалап айтып бергиле.

9. Түзүүчү негиз дөгөн эмнө жана аны мисалдар аркылуу түшүндүрүп бергиле?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
3. Жороев И.М. Азыркы кыргыз тили. Сөз жасоо. –Ош, 2007.
4. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
7. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
8. Розенталь Д.Э., Толенкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

V БӨЛҮМ

ТИЛДИН ГРАММАТИКАСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдин грамматикалық түзүлүшү;
2. Грамматикалық маани жана анын типтери;
3. Грамматикалық форма жана грамматикалық категориялар.

ТИЛДИН ГРАММАТИКАЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ

Бир тилдеги сөз формаларынын жасалышын, өзгөрүү, өзгербөө бөтөнчөлүктөрүн, өз ара тутумдашуу ыктарын, сөз айкашы менен сүйлөмдөрдүн түзүлүштерү жана алардын жалпы закон чөнөмдүүлүктөрү тилдин грамматикалық түзүлүшүн билдириет.

Ар бир тилдин грамматикасы аны алып жүргөн тил өкүлдөрүнүн акыл оюунун абстракцияланган ишинин жыйынтығы. Ал элдик мүнөздө узак убакыттар ичинде калыптанат. Ошондуктан дүйнө тилдери грамматикалық маани жана грамматикалық формалар (жөндөлүш, жакталыш, сан, род, artikel, ыңгай, сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланыш ыкмалары ж.б.) боюнча өзгөчөлөнөт.

Адамдын ой-пикири тилдик матерналдар аркылуу грамматикада калыпка салынат. Башкача айтканда, тил бирдиктери качан грамматикалық түшүлүшкө өтүп, грамматикалық каражаттар аркылуу уюшулган учурда гана маанилик (семантикалық) ырааттуулукка жетишет: *Гүлкайыр сабактарын даярдан жатат*. Бул сүйлөмдөгү сөздөр же тилдик бирдиктер грамматикалық түзүлүштүн чегинде. Эгерде сүйлөмдөгү сөздөр мүчөлөрүнөн (-лар, -ы, -н, -ла –ып, -а, -т) ажыратып: «Гүлкайыр сабак даяр жат» деген тизмекте берилсе, айтылуучу ойдун уюшулган мааниси болбойт. Анткени мынданын тил бирдиктери грамматикалық түзүлүштүн чегинде эмес.

Грамматикалық түшүлүштө тил каражаттары адамдын аң сөзиминде абстракцияланып, тилдин мыйзам чөнөмдүүлүгүнө ылайык типтештирилөт. Мисалы: **суу, тоо, таш** деген сөздөр

заттардын аттарын же **жашыл**, **сары**, **кызыл** деген сөздөр түстү билдиргендиктен тилде зат атооч жана сын атооч деген сөз түркүмдөрү, же болбосо заттар жекелик жана көптүк түрдө болгондуктан алардын жекелик жана көптүк маанилерин туюндуруучу (-лар: үйлөр, -а: дома) грамматикалык каражаттар бар.

Грамматикалык каражаттарга унгү, мүчө, сөз айкаши, сүйлөм жана сүйлөм мүчөлөрү кирет. Алар өз ара грамматикалык байланыштар аркылуу айкалышкан грамматикалык мааниге жана грамматикалык формага ээ.

Грамматика (гр. *gramma* - тамга, жазуу) тилдин грамматикалык түзүлүшүн, тактап айтканда, сөз формаларын, составдык бөлүктөрүн, сөз айкашынын жана сүйлөмдүн түзүлүш ыктарын окутуп үрөтүүчү тил илиминин бир тармагы. Изилдөө объектисине карай морфология жана синтаксис дөп бөлүнсө, изилдөөнүн ыгына, методуна жана максатына карай сыппаттама, тарыхый жана салыштырма грамматика деген түрлөрү бар.

Сыппаттама грамматика тилдин бөлгилүү бир учурдагы, көбүнчө, окутуулуп жаткан мезгилдеги грамматикалык түзүлүшүн карайт.

Тарыхый грамматика болсо, тарыхый планда же тектеш тилдер менен болгон грамматикалык жалпылыктарын, айырмачылыктарын териштиреет.

Салыштырма грамматика-окутулуп жаткан тилдин грамматикасы менен тектеш эмес тилдердин грамматикасын салыштырып изилдейт.

ГРАММАТИКАЛЫК МААНИ ЖАНА АНЫН ТИПТЕРИ

Тилдин грамматикалык бирдиги болгон унгунун, же мүчөнүн, же сөз айкашынын, же сүйлөмдүн бүтүндөй бир тобуна жалпы таандык дөп эсептелген маани. Кыскача айтканда, грамматикалык бирдиктөрдин биреөнө же бардыгына эмес бүтүндөй бир тобуна тиешелүү болгон маани.

Тилдин лексикасындагы басымдуу сөздөр лексикалык жана грамматикалык деген эки түрдүү мааниге ээ болот: **кыргыз**, **комуз**, **калпак** деген сөздөрдүн ар биригин керт башына тиешелүү болгон лексикалык маанилери бар жана ошол маанилери боюнча бири экинчисинен айырмаланып турат.

Ал эми бул сөздөр грамматикалык мааниси боюнча затты туюнтуп, лексикалык курамдагы **тоо**, **таш**, **токой**, **сүү**, **чөл**, **дарак**, **китең**, **ата**, **энэ**, **мектеп**, **студент** ж.б.у.с. затты билдиргөн сөздөр менен кошо, бир грамматикалык мааниге (затты билдиргөн сөздөр тобуна), зат атооч сөз түркүмүнө кирет. Тилде өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болбогон (лексема боло албаган), бирок сөз деп саналган бир топ сөздөр бар, алар сөз формасы менен кошо грамматикалык мааниге ээ: **үчүн**, **жөнүндө**, **карай**, **бою**, **чейин**, **дейре** деген сыйктуу сөздөр сөз менен сөздү жөндөмө мүчөлүк деңгээлде байланыштыруучу грамматикалык мааниге ээ болуп, жандоочтор деген сөздөрдүн тобун түзөт. Бул эле эмес, сөздүн мүчө белүктөрүнүн да грамматикалык мааниси болот. Айтсак, **-нын**, **-ны**, **-га**, **да**, **-дан** мүчөлөрү зат атооч же заттык маанидеги сөздөрдүн экинчи бир сөз менен багыныңкы байланыш аркылуу айкалышын уюштуруучу грамматикалык маанидеги жөндөмө мүчөлөр тобун түзүп, башка мүчөлөрдөн айрымаланат.

Ошондой эле сөз айкаштарынын да, сүйлөмдөрдүн да белгилүү бир тобуна тиешелүү болгон грамматикалык маанилер бар. Мисалы: **Айзирек мектепке кетти**. **Шайырбек бешинчи курста окуйт**. **Бейшен бажы кызматкари болуп иштейт**. ж.б.у.с. түзүлүштөгү сүйлөмдөр грамматикалык мааниси боюнча бүткөн айрым ойду жайынча байндаган, сүйлөмдүн айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм деген тобун жаратат.

Грамматикалык маани: 1) жалпы категориялык маани жана 2) жеке грамматикалык маани деп белүнөт.

Жалпы категориялык маани бир сөз түркүмүндөгү сөздөрдүн баарына тең тиешелүү, ортк болуп, башка сөз түркүмдөрүндөгү сөздөрдөн айрымалап турган маанини. Айтсак, зат атоочтун заттык, сын атоочтун белгилик, сан атоочтун сан-өлчөмдүк, этиштин кыймыл-аракеттик маанилери жалпы категориялык маанилерден болот. Ал сөздүн формасынын өзгөрүшү менен кошо өзгөрбөйт. Мисалы: **китең** сөзү **китеңтин**, **китеңке**, **китеңте**, **китеңтен**, **китеңим**, **китеңинер**, **китеңиниздер** болуп формалык жактан өзгерсө да алардагы заттык маанинин сакталышы жалпы категориялык маани.

Жеке грамматикалык маани сөздүн формасы менен кошо өзгөрүлө берет: **китең**, **китеңке**, **китеңим**, **китеңинди** деген сөз

формаларына тиешелүү жеке грамматикалык маанилер: **китең** - заттын аттын билдирип (бул жалпы), жекелик санда экендигин, **китеңке** - ошол затка багытталган кыймыл аракетти, **китеңим** - заттын биринчи жакка, сүйлөөчүгө таандык экенин, **китеңинди** - заттын экинчи жакка, тыңдоочуга таандык экендигин жана кыймыл аракетке дуушар болушун туюнкткан маанилери.

Грамматикалык маанилер сөз мүчөлөрү, жардамчы атоочтор, көмөкчү этиштер, жандоочтор, бөлкөлөр жана интонация аркылуу туюндурулат.

ГРАММАТИКАЛЫК ФОРМА ЖАНА ГРАММАТИКАЛЫК КАТЕГОРИЯ

Грамматикалык форма. Бул төрмөн: 1) грамматикалык маани туюндуруу үчүн кызмат кылган тил каражаттары жана 2) сөз формасы деген терминге синоним колдонулган эки түрдүү маанидеги сөз.

Сөз формалары дегенибиз – бир эле сөздүн лексикалык же жалпы грамматикалык мааниси өзгөрбөстөн, жеке грамматикалык маанилери боюнча бөтөнчөлөнгөн түрлөрүн айтабыз. Мисалы: **китеңим**, **китеңтин**, **китеңимдин**, **китеңтер**, **китеңтерибиз**, **китеңке**, **китеңтен** деген турпаттагы сөздөрдүн ар бири өзүнчө сөз эмес, **китең** сөзүнүн ар башка формалары. Ал эми **китеңкана** деген сөз китең сөзүнүн өзгөргөн формасы эмес, ал башка лексикалык маанидеги сөз, бул сөздүн да өзүнчө: **китеңканалар**, **китеңканабыз**, **китеңканага**, **китеңканадан**, **китеңканасы** деген сыйктуу бир канча грамматикалык формалары болот.

Грамматикалык категория – өз ара карама-карышы келген жеке грамматикалык маанилердин ошол карама-карышылык маанилөр аркылуу белгилүү бир жалпылыкка, бутундуукке биригиши. Мисалы, **китең** жана **китеңтер** деген сөздөр жеке грамматикалык мааниси боюнча бири жекелик санда, экинчиси көптүк санда көлип, ич ара карамакарышылыкта турат. Бирок ошол карама-карышылык аркылуу сан категориясы деген жалпылыкты түзөт.

Грамматикалык категориялар морфологиялык жана синтаксистик грамматикалык категориялар деп бөлүнөт.

Морфологиялық грамматикалық категорияларга: сөз түркүмдөрү ар бири өзүнчө категория катары әсептелет, ошондой эле сан, таандық, жөндөмө, жак, род, түр, даража, мамиле, ыңгай, чак, этиштин оң жана терс формасы сыйктуу грамматикалық категориялар кирет.

Синтаксистик грамматикалық категорияларга: сөз айкаши жана алардын түрлөрү, сүйлөм, анын түзүлүшүнө, айтылыш максатына ж.б. өзгөчөлүктөрү боюнча айырмаланган түрлөрү кошулат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Тилдин грамматикалық түзүлүшүн кандайча түшүнөсүң?
2. Грамматика тил илиминин бир тармагы жана анын түрлөрү.
3. Грамматикалық маани жана анын лексикалық мааниден болгон айырмасы?
4. Жалпы категориялық жана жеке грамматикалық маанини түшүндүрүп бөр.
5. Грамматикалық форма деген эмне?
6. Грамматикалық категория жана анын бөлүнүшү.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Ташкент: Укитувчи, 1976.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
4. Давлетов С., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүм. –Ф.: Мектеп, 1982.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение,1976.

МОРФОЛОГИЯ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Морфология жана морфема жөнүндө түшүнүк;
2. Үңгү жана жардамчы морфемалар;
3. Жардамчы морфемалардын кызматына карай түрлөрү.

МОРФЕМА ЖАНА АНЫН ТҮЛӨРҮ

Морфология (гр. *morphe* - форма) – сөз формаларын, составдык бөлүктөрүн (үңгү мүчө), сөз түркүмдөрүн жана алардын грамматикалык категориялар менен өзгөрүү, өзгөрбөө жолдорун окутуп үйрөтөт. Изилдөө объектиси үңгү жана мүчө.

Ар кандай эле тилдөги сөздөр үңгү жана мүчө деген составдык бөлүктөрдөн турат. Ал бөлүктөр тил илиминде морфема деген термин менен берилет.

Морфема бөлгилүү бир грамматикалык маани туондуруучу, андан ары бөлүп жиберүүгө мүмкүн болбогон сөздүн тутумундагы морфологиялык типтүү бирдик. Мисалы: «мекенимдин» деген сөздө: 1) **мекен** – заттын атын, 2) **-ым** - биричи жакка таандык, 3) **-нын** – бир зат менен экинчи заттын ортосундагы тиешелүүлүк катыштын бар экендигин туондурган уч морфема бар. Ал эми «**чеги**» деген сөздө, 1) чек – заттын атын жана 2) **-и(ы)** - үчүнчү жакка таандык грамматикалык маанилерди туонткан эки морфема жолугат.

Морфема жөнүндөгү окуу орус тилчиси И.А.Бодуэн де Курутенэ тарабынан сунуш кылышкан. Окумуштуу сүйлөм бир же бир нече лексемалардан, сөз бир же бирнече морфемалардан, морфемалар бир же бир нече фонемалардан турушун бөлгилеген.

Морфема бул, биринчиден, сөздүн бөлүгү (бил-им-ди). Ушул белгиси менен сөздөн айрмаланат. Экинчиден, сөздүн ар кандай эле бөлүгү эмес, өзүнчө мааниси, формасы бар бөлүгү (студент – затты билдириет, -тер (лар) – көптүктү туондурат). Бул белгиси менен фонемадан айрмаланат. Үчүнчүдөн, сөздүн морфологиялык түзүлүшүндөгү эң кичине, андан ары өзүнчө мааниси, формасы бар бөлүккө бөлүнбөгөн, типтүү бөлүк.

Морфема материалдык жактан: 1) бир тыбышка, фонемага (бара, атасын, алтоо), 2) бир нече тыбышка (жети-нчы, капитализм, тракторист), 3) бир муунга (бил, көр, ук, иш-те, кез-ик, ой-ло), 4) бир нече муунга (мекен, кызыл, атом – щик, рас-пис-ать) дал келө берет. ж.б.

УҢГУ ЖАНА ЖАРДАМЧЫ МОРФЕМАЛАР

Морфемалар кызматына карай: 1) негизги (үңгү) жана 2) жардамчы (мұчө) морфема деп бөлүнөт.

Негизги же үңгү морфема – өз алдынча турганда сөздүк функция аткара алған сөздүн бөлүгү. Мүнәздүү белгилери: 1) өз алдынча турганда лексикалық же грамматикалық маанине ээ; 2) бир суроого жооп берет; 3) сүйлем тутумунда бир мүчөлүк милдет же кошумча грамматикалық кызмат аткарат; 4) жардамчы морфемалардың жалғанышына уотку же негиз болуп берет. **дос, душман, друг, общества, компьютер** ж.б.

Жардамчы же мұчө (аффикс) **морфема** – өз алдынча турганда сөздүк кызмат аткара албаган, башкача айтканда, маани туюнта албаган морфема. Ал качан үңгү морфемага жалғанып келген көздө гана кандайдыр бир грамматикалық маани туондура алған сөздүн бөлүгү. Мисалы, **киргыз тилиндеги: -лар, -нын, -ба, -стан, -кеч** ж.б., орус тилиндеги: **-ист, -щик, -ша, рас-, при-** ж.б. мүчөлөр өз алдынча колдонулбайт.

Жардамчы морфемалар үңгуга жалғануу орду боюнча төмөнкүдөй ажыратылат:

а. Уңгудан мурда келүүчү (префикс), мындей мүчөлөр флексивдүү тилдерге мүнәздүү. Маселен, орус тилинде: **неметаллы, архимиллионер, архиплут, контрпредложение, развеселый** ж.б., англис тилинде: **impossible, uncomfortable, irregular** ж.б., кыргыз тилинде иран, араб тилдери аркылуу өздөштүрүлгөн: **бенамаз, натура** ж.б. префикстер жолугат.

б. Уңгунун ичинде келүүчү (инффикс) жардамчы мофема. Бул латын тилинде **fidit** (ал жерди **казды**), **findit** (ал жерди **казууда**). Азыркы австронезиялык тилдерден жолугат. Мисалы, тагаль тилинде: **sulat** (кат) **sumulat** (жазуу), инфикс айрым литва сөздөрүнөн да көздешет: **lipti** (жабыштыруу), **limpi** (жабышат).

с. Уңгудан кийин көлүүчү (суффикс): флексивдүү жана аглютинативдүү тилдерге мүнөздүү жардамчы мөфемалар. Мисалы, орус тилиндө: **бан-щик**, лес-н-ой, январ-ск-ий ж.б., англий тилиндө: **a teacher, a translator, translator's, childhood**, кыргыз тилиндө: **жаз-уу-чу-лар-ыбыз**

Морфемалардын маанилик жана формалык жактан ар түрдүү катышта болгондуктан аларды тактап, ажыраттуу максатында тил илиминде морфа (америкалык тилчи Ч.Хонкет) жана сёма (чех тилчиси В.Санличка) терминдери сунушталат.

Морфемалардын фонетикалык: кыргыз тилиндеги **-лар** мүчөсүнүн (**-лер, -лор, -лөр, -дар, -дер, -дор, -дөр, -тар, -тер, -тор, -төр**), орус тилиндеги раз- префиксинин (**роз-, -рас-, ръс-**), англий тилиндеги көптүк санды туюндуруучу **-s (-z, -iz, -es)** варианты морф же морфа дөп аталаат.

Ал эми морфеманын эң кичинөкей маанилик бирдиктери сёма дөп аталаат. Мисалы: орус тилиндеги «спруга» деген сөздөгү **-а** морфасынын: 1) жөнский род, 2) атооч жөндөмө, 3) жекелик санды туяңткан үч; кыргыз тилиндеги «иштеймин» деген сөздөгү **-мин**(мын) морфасынын: 1) 1-жактык, 2) жекелик сандык, 3) көлөр чактык үч сёмасы бар.

Морфемалардын сёмасы менен морфаларындагы карым-катыш алардын түрлөрүн аныктайт. Алар омонимдик, синонимдик, антонимдик катышта боло берет.

Сөздөр морфологиялык курулушуна карай тубаса жана туунду болуп бөлүнөт. Курамында сөз жасоочу мүчөсү жок сөздөрдүн баары (эгер сөз өзгөртүүчү жана форма жасоочу мүчөлөрү болсо да) морфологиялык курулушу боюнча тубаса болот.

ЖАРДАМЧЫ МОРФЕМАЛАРДЫН КЫЗМАТЫНА КАРАЙ ТҮРЛӨРҮ

Жардамчы морфемалар кызматына карай кыргыз тилиндө: сөз жасоочу, форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү дөп да бөлүнөт.

Форма жасоочу мүчөлөр. Сөздүн лексикалык маанисине кошумча оттенкалык өзгөчөлүктү (ата – атаке, ини-иничек), же грамматикалык өзгөчө маанини кошот (кишилөр деген сөздөгү **-лер** (-лар) мүчөсү көптүк мааниндө). Мындай мүчөлөр сөздөрдү

өз ара тутумдаштыруу үчүн кызмат кылбайт. Сөздүн лексикалык маанисин да өзгөртүп жибербейт¹¹. Ушул касиеттери менен сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдөн айырмаланат. Аларга: Зат атоочтун көптүк санын, сын атоочтун даража категориясын, сан атоочтун маанилик түрлөрүн, этиштин терс формасын, этиштин мамиле, ыңгай, чак категорияларын, этиштин өзгөчө формаларын, суроону жана эркелетүү, кичерейтүү маанилөрин юштуруучу мүчөлөр кирет.

Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Сөздүн лексикалык маанисин өзгөртө албайт, жеке грамматикалык маанисин өзгөртүп, синтаксистик жактан башка сөздөр менен башкаруу, ээрчишүү, таандык (кыйышуу) байланышы аркылуу тутумдашуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. М: Эмгек адамды атак-данкка бөлөйт, дөн соолукту чындейт. Деген сүйлөмдөгү белгиленген мүчөлөрдү алып таштасак, сөздөр синтаксистик жактан өз ара байланышпай калат (эмгек адам атак-данк бөлөй, дөн соолук чындей.). Демек, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздөрдү айтылуучу ойго ылайык тутумдаштырууда, кепке ыраттуу мүнөз берүүдө колдонулат¹². алра зат атоочтун таандык, жөндөмө, жак категориясын юштуруучу мүчөлөр кирет.

Сөз жасоочу мүчөлөр. Сөзгө жалгануу менен бир лексикалык мааниден экинчи бир лексикалык маанини же бир сөз түркүмүндөгү сөздөн экинчи бир сөз түркүмүндөгү сөздү пайда кылган мүчөлөр. Мисалы: кой (үй жаныбары), кой+чы=койчу (кой кайтарган дадам) ж.б. Сөз жасоочу мүчөлөр кыргыз тилинде кайсыл сөз түркүмүндөгү сөздөрдү жасашына карай: 1) атоочтон атооч жасоочу, 2) атоочтон этиш жасоочу, 3) этиштен этиш жасоочу, 4) этиштен атооч жасоочу мүчөлөр деп төрткө бөлүнөт.

Өзүн өзу текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Морфология эмнени окутуп үйрөтөт?
2. Морфема деген эмнө мисалдар менен далилдөп, түшүндүрүп бергиле?
3. Уңгу жана ага мүнөздүү белгилер.
4. Жардамчы морфема жана ага мүнөздүү белгилер.

¹¹ С.Давлетов, С.Кудайбергенов. Аз.кыргыз тили. Морфология. -Ф.: Мектеп.1980.18-б.

¹² С. Давлетов, С. Кудайбергеновдордун жогорудагы эмгөгинин 16-бетинде.

5. Префикс, инфикс, суффикс морфемаларын ажыратып айтып бергиле.
6. Морфа жана сема деген эмнө?
7. Форма жасоочу мүчө кандай болот?
8. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр кандай болот?
9. Сөз жасоочу мүчө деген эмнө?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
3. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшунослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
4. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
5. Жороев И.М. Азыркы кыргыз тили. Сөз жасоо. –Ош, 2007.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
9. Розенталь Д.Э., Төленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Сөз түркүмдөрү боюнча жалпы түшүнүк;
2. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүүрүнүн принциптери;
3. Сөз түркүмдөрүнүн классификациясы.

СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮ БОЮНЧА ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК

Сөздөрдүн берген лексикалык маанилөрине, бир суроого жооп болуп түшүшүнө, морфологиялык өзгөчөлүгүнө жана аткарган синтаксистик кызматына карай топторго бөлүнүшү сөз түркүмдөрү дөп аталат. Масөлөн, КРУИАнын 55 жылдыгына

арналган кыргыз тилинин сөздүгүндө¹³ камтылган 50 миң сөз азыркы кыргыз тилиндеги он эки, орус тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө¹⁴ камтылган 100 000ге жакын сөз азыркы орус тилиндеги он эки сөз түркүмүнө ажыратылып топтоштурулат же ошол он эки сөз түркүмүнүн биреөнө кошулат.

Тилдеги сөздөрдү тигил же болу өзгөчөлүгүнө карай бөлүштүрүү же окшоштуктарына карай бириктируүнүн өзүнчө тарыхы бар. Айтсак, байыркы индия тил иминде Панини деген окумуштуу (б.з.ч. V к.) санскрит тилинин негизинде атооч, этиш, префикс-предлог, байламта жана бөлүкчө деген беш сөз түркүмүн бөлгилөгөн. Байыркы грек философу Платон атооч жана этиш сөз түркүмдөрүн, атоочтун ээлик, этиштин баяндоочтук функцияларын көрсөткөн. Аристотел (б.з.ч.384-322-жж.) эмгектөринде сөз түркүмдөрү бул логика менен риториканын чегиндеги окуу жана сүйлөмдүн бир элементи деп эсептеген. Ал оозеки сүйлөөнүн: атооч, этиш, мүчө, байламта жана тыбыш, муун, жөндөмө деген өзүнчө бөлүктөрдөн туарыны көрсөткөн. Аристотелден кийин Александрия тилчилери (Аристарх Самофракийский, Дионисий Фракийский): атооч, этиш, атоочтук, мүчө (артиклъ), ат атооч, тактооч, предлог, байламта деп сөзиз сөз түркүмүн көрсөтөт. Римдик тилчилер латын тилинде artikel жок болгондуктан аны кошпостон, сырдык сөзду өзүнчө сөз түркүмү катары киргизишкен ж.б.

Азыркы тил илиминде ар бир конкреттүү тилдеги сөздөр морфологиялык белгилери, синтаксистик кызматы жана лексика-семантикалык жалпылыктары боюнча белгилүү бир топту түзгөн сөз түркүмдөрү деген тилдик категорияга ажыратылыши аныкталган. Алар ар бир тилидин генеологиялык жана морфологиялык табиятына жараша сандык жактан да, сапаттык жактан да өзгөчөлөнгөн мүнөзгө ээ болот. Ал турсун, жакынкы тектеш тилдердеги сөз түркүмдөрүнүн мүнөздөмөсүндө да морфологиялык же синтаксистик жактан өзгөчөлөнгөн айырмачылык болушу мүмкүн. Ошондой эле бир тилдеги ар бир сөз түркүмүнүн өзүнө гана тиешелүү семантика-грамматикалык белгилери болот жана ал белгилер боюнча бири

¹³ Кыргыз тилинин сөздүгү. –Б.: AVRASYA PRES. 2010-ж. 1458 б.

¹⁴ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка-М.: ОНИКС. 2010 г. 1357 б.

Экинчисинен айырмаланган грамматикалық категория деп эсептeliнег.

Кыргыз, өзбек жана орус, тажик тилдериндеги сөз түркүмдөрү

К. №	Маани берүүчү сөз түркүмдөрү	К. №	Маани бербөөчү сөз түркүмдөрү	К. №	Өзгөчө сөз түркүмдөрү
1	Зат атооч от <u>имя существительное</u> исм	7	Жандооч күмакчи <u>предлог</u> пешояндхо	10	Сырдык сөз таклид <u>междометия</u> нидо
2	Сын атооч сифат <u>имя прилагательное</u> сифат	8	Байламта богловчи <u>союз</u> пайвандакхо	11	Тууранды сөз ундовлар <u>звукоподражательные слова</u> таклиди овози
3	Сан атооч сон <u>имя числительное</u> шумора	9	Белүкчө юклама <u>частица</u> хиссанахо	12	Модалдык сөз модал сязлар <u>модальные слова</u> калимахой таклиди
4	Ат атооч олмош <u>местоимение</u> жонишин				
5	Этиш феъл <u>глагол</u> феъл				
6	Тактооч равиш <u>наречие</u> зарф				

Англис тилиндеги сөз түркүмдөрү

К.№	Маани берүүчү сөз түркүмдөрү	К.№	Маани бербөөчү сөз түркүмдөрү
1	Noun зат атооч	8	Conjunction байламта
2	Verb этиш	9	Preposition предлог
3	Adjective сын атооч	10	Article артиклъ
4	Adverb тактооч		
5	Pronoun ат атооч		

6	Numeral сан атооч		
7	Interjection илептүү сөз		

Араб тилинде

K.№	Маани берүүчүү сөз түркүмдөрү	K. №	Маани бербөөчүү сөз түркүмдөрү	K.№	Өзгөчө сөз түркүмдөрү
1	Зат атооч	7	Предлогдор	11	Сырдык сөз
2	Сан атооч	8	Байламталар	12	Тууранды сөз
3	Ат атооч	9	Бөлүкчөлөр		
4	Сын атооч	10	Модалдык сөздөр		
5	Этиш				
6	Тактооч				

Тилдин, тактап айтканда, адабий тилдин лексикасында канча сөз бар жана алардын кайсыл сөз түркүмүнө киришин аныктоого болот. Бирок кайсыл сөз түркүмүндө, канча сөз бар экендигин аныктоо кыйын. Анткени тилдеги сөздөр туунткан жалпы грамматикалык маани өзгөрмөлүү келип, кептик агымда бир сөз түркүмүнөн экинчи бир сөз түркүмүнө өтө берөт. Мындай учурда сөздөр баштапкы белгилеринен алыштап, жаңы же башка сөз түркүмдүк белгилерге ээ болот. Ошондуктан сөзгө талдоо жүргүзүүдө анын баштапкы белгисин эске албай туруп, кийинки жаңы белгисин бөлүп кароого болбойт.

Лингвистикада сөз түркүмдөрүнүн биринен экинчисине өтүшүнүн төмөнкүдөй түрлөрү бар: субстантивация (заттануу, башка сөз түркүмдөрүнүн заттык маанигө өтүшү), адъективация (башка сөз түркүмдөрүнүн сын атоочко өтүшү), прономинализация (башка сөз түркүмүндөгү сөздүн ат атоочко өтүшү), вэрбализация (башка сөз түркүмүндөгү сөздүн этишке өтүшү), адвербиализация (башка сөз түркүмүндөгү сөздүн тактоочко өтүшү).

СӨЗДӨРДҮ СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮНӨ БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН ПРИНЦИПТЕРИ

Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүүдө семантикалык, морфологиялык, синтаксистик жана сөз жасоочулук деген принциптер жетекке алынат. Булардын ичинен семантикалык жана синтаксистик белгилер көп тилдөрдө окшош, ал эми сөз

жасоочулук жана морфологиялык принциптер тектеш тилдерде да түрдүүчө мүнөздө болушу мүмкүн.

Семантикалык принцип – билүү принциптөрдөн бирине. Бул принциптөрдөн бирине сөздөн жалпы грамматикалык мааниси жетекке алынат. Айтсак зат атооч сөздөр заттык түшүнүктүн атын билдирип, ага ылайык лексика-семантикалык, морфологиялык, синтаксистик жол менен келип чыккан (Манас, «Манас», манасчы, мекен, мекенчил, ата-эне, Ала-Тоо ж.б.) сөздөрдү, этиштер кыймыл-аракеттик, ал-абалдык түшүнүктөрдү билдирип, ага ылайык лексика-семантикалык, морфологиялык, синтаксистик жол менен келип чыккан (бар, көл, отур, жүгүр, ойно, ойло, окуп жатат, иштеп жүрөт ж.б.) сөздөрдү бириктирип турат. Сын атоочтор заттын сын сыйпаттык белгисин (кызыл, сары, жакшы, суулуу, бойлуу, тоодой ж.б.), тактоочтор кыймыл аракеттик түшүнүктүн түрдүү кырдаалын (азыр, дайым, ары-бери, төз, мурда, атайлап ж.б.) билдириген жалпы грамматикалык мааниге ээ. Бирок жалаң гана семантикалык принцип менен бөлүштүрүү бир жактуу жана жетишсиз, так эместиликке алып келет.

Синтаксистик принцип. Бул принцип сөздөрдүн сүйлөм тутумунда аткарған синтаксистик кызметина, башка сөздөр менен айкашуу мүмкүнчүлүгүнө, алардын байланышуу жолдоруна жана сүйлөмдө алган ордуна карай аныкталат.

Бул бөлгү боюнча алгач сөздөрдүн баштапкы функциясы, айталы, зат атоочтор – ээлик, толуктоочтур, этиштер – баяндоочтур, сын атоочтор – аныктоочтур, тактоочтор – бышыктоочтур милдөттерди аткарышы эске алынат. Бирок ар бир эле баяндооч этиш, бардык эле аныктоочтор сын атооч же бардык эле бышыктоочтор тактооч боло бербейт. Ошондуктан аталган принциптөрдөн синтаксистик байланыштары да көңүлдө кармалат: **Ак** ийилет, бирок сынбайт. **Зор** ийилбейт, бирок сыннат. Бул сүйлөмдөгү **ак**, **зор** сөздөрү - синтаксистик жактан сүйлөмдүн ээс болуп, этиш сөздөр менен синтаксистик эрчишүү жолу аркылуу байланышып, семантикалык жактан сапаттык түшүнүктүү эмес, жалпыланган заттык маанини билдириген зат атооч сөз түркүмүндөгү сөз.

Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратууда морфологиялык принцип да негизги деп эсептeliнегт да, анда сөз өзгертуү системасын жетекке алынат. Тагыраак айтканда, сөздөрдүн кайсыл морфологиялык грамматикалык катөгриялар менен

өзгөрүшүнө же өзгөрбөшүнө карап бөлүштүрүлөт. Маселен, зат атооч же заттык маанидеги сөздөр (кыргыз тилинде) сан, жөндөмө, таандык, жак категориялары менен, сын атооч сөздөр даражада категориясы менен, этиш сөздөр мамиле, чақ, ыңгай жак категориялары менен өзгөрүүгө ийкемдүү келет. Демек, сөздөрдү кайсы сөз түркүмүнө киришин семантикалык принцип аныктай албаса морфологиялык принцип жардамга келет. Мисалы **жаңы** үй сипердики, **жаңырган** үй биздики. Белгиленген сөздөрдүн экөө төң сапаттык маанини билдирип турат. Бирок биринчиси белгинин түрдүү (жапжана, жаңыраак, эң жаңы) даражаларын билдирип алат, ал эми экинчиси белгинин түрдүү даражаларын туунта албайт. Ошондой эле **жаңы** унгутурунда, **жаңырган** унгудан башка мүчөлөрү да бар. Ошондуктан биринчиси сын атооч, экинчиси этиштин туунду формасы атоочтук.

Сөз жасоочулук принцип. Мында сөздөрдүн сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү, башкача айтканда, башка сөз түркүмдөрүнөн жасалышы же башка сөз түркүмдөрүнүн жасалышына негиз, уютку болуп бере алышы каралат. Маселен, этиш сөздөрдүн этиш, зат атооч, тууранды сөздөрдөн жасалышы (кармала, тепклие, ойно, ойло, бажырай, дүпүлдө ж.б.), зат атооч сөздөрдүн зат атооч, сын атооч, сан атооч, этиш сөздөрдөн жасалышы (койчу, кызылча, кырктык, көлишим, билим ж.б.), сын атооч сөздөрдүн башка сөз түркүмдөрүнөн (билимдүү, сүзөнөк, бакырчаак, эмгекчилиг ж.б.) жасалышына көңүл бурулат.

СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮНҮН КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ

Сөз түркүмдөрү өз алдынча турганда берген лексикалык маанилерине, синтаксистик кызматына, кайсы бир суроого жооп болуп түшүшүнө карай маани берүүчү (негизги), маани бербөөчү (кызматчы сөздөр) жана өзгөчө сөз түркүмдөрү болуп үчкө бөлүнөт.

Өз алдынча турганда белгилүү бир лексикалык маанини түюндуруп, сүйлем тутумунда бир мүчөлүк милдет аткарып, бир суроого жооп болуп түшкөн сөздөр негизги же маани берүүчү сөз түркүмдөрү деп аталат. Аларга: **зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш, тактооч** сөздөр кирет.

Зат атоочтор заттык же буюмдук касиетке ээ болуп, дәэрлик бардык сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарып, сан, жөндөмө мүчөлөр менен өзгөрүп, башка сөз түркүмдөрү менен айкашат.

Сын атоочтор заттык түшүнүктүн сын сыйпаттык белгисин көрсөтүп, сүйлөмдө же сөз айкашында зат атоочко аныкталгыч болуп түшөт. Сүйлөмдө негизинен аныктоочтук же бышыктоочтук милдет аткарат. Орус тилинде зат атоочтун формаларын эрчиип байланышса (белый снег, высокое здание, толстая стена, интересная книга ж.б.), кыргыз тилинде сын атоочтор зат атоочтун формасын эрчибей, ыкташып байланышат (ак кар, бийик имарат, калың дубал,).

Сан атоочтор заттык же кыймыл аракеттик түшүнүктүн сандык белгисин, эсептик түшүнүктүн атальышын билдирип, башка сөз түркүмдөрүнөн жасалбаган, бирок башка сөз түркүмдөрүнүн жасалышына негиз болуп бере алган сөз түркүмү.

Ат атоочтор зат атооч, сын атооч, сан атооч сөздөрдүн ордуна колодонулуп жалпыланган заттык, же сындык, же сандык түшүнүктү туюнтурган сөздөр. Ошондуктан орус тилинде “местоимение”, татарча “алмашлык”, өзбекче “олмаш” деп аталац.

Этиштер кыймыл аракетти же ал абалды билдирип, кыймыл аракеттин чак, жак, мамиле, ыңгай боюнча өзгөрүп турушун билдирип, сүйлөмдө баяндоочтук милдет аткарган сөздөр. Этиштердин атоочтук, кыймыл атоочтук, чакчыл, гөрүндий (англис тилинде), супин (латын тилинде), масдар (араб тилинде) деген этиштик жана ошол эле мезгилде башка сөз түркүмдүк белгилерди ичине камтыган этиштин өзгөчө формалары, вербоиддер (латынча *verba* – этиш, этишке окшош) деген түрлөрү бар.

Тактоочтор этиш сөздөр менен синтаксистик байланышта келип, кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалын көрсөткөн сөздөр. Сүйлөмдө бышыктоочтук милдет аткарат. Морфологиялык жактан туруктуу келет.

Маани бербөөчү сөз түркүмдөрү өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини туюнтурбайт, бир суроого жооп болуп түшпөйт, сүйлөм мүчөсүнүн милдетин да аткара албайт. Алар көп тизмөгинде белгилүү бир грамматикалык кызмат

аткарат. Ошондуктан кызматчы сөздөр деген термин менен да аталып жүрөт. Аларга: **жандооч, бөлүкчө, байламта, предлогдор жана артиклдер** кирет.

Ал эми тууранды **сөздөр**, **сырдык сөздөр** жана **модалдык сөздөр** маани берүүчү да, маани бербөөчү да сөз түркүмдерүнөн айырмаланып, өзүнчө өзгөчөлөнгөн сөз түркүмдөрү катары каралат. Себеби алар **сүйлөм мүчөсү** боло албайт жана **сөздөр** арасындагы мамилени да **туюнта алышпайт**. Жөн гана субъектини **атабастан** анын **эмоциясын-эркин** билдирип **турат**. Сырдык сөздөр толук маанилүү сөз эмес, **бөлүктөргө ажыратылбайт**. Балким, **тишиштүү мелодика, интонация менен мүнөздөлүшү мүмкүн**. Тууранды сөздөр болсо жандуу жана жансыз заттардын дабышын **тууроо аркылуу көлип чыккан** жана маани жагынан **кыргыз тилиндө табыш тууранды**, элес **тууранды сөздөр дөп бөлүнөт¹⁵**

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Сөз түркүмдөрү деген кандай тилдик категория?
2. Сөз түркүмдөрү жөнүндө окуунун тарыхы.
3. Кайсы тилде канча сөз түркүмү бар?
4. Сөз түркүмдөрүнүн биринен экинчисине өтүшүн кандай терминдер менен аташат?
5. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүүдө кандай принциптер талап кылынат?
6. Кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрүн ажыратууда кайсыл принциптер жетеке алынат?
7. Семантикалык, синтаксистик жана морфологиялык принциптерди кыргыз тилинин мисалында түшүндүрүп бер.
8. Сөз түркүмдөрү кандай топторго ажыратылат?
9. Кайсыл сөз түркүмдөрү маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө кирет?
10. Дүйнө тилдеринде этиштин кандай өзгөчө формалары бар?
11. Эмне үчүн кызматчы сөз түркүмдөрү дейбиз?
12. Эмне үчүн өзгөчөлөнгөн сөз түркүмү дөп аталат?

¹⁵ Ибраимов С. Тип илиминин нөгиздери. –Б., 2009. -165-6.

13. Кыргыз тилинде тууранды жана сырдык сөздөр катышкан бир канча сүйлөм түзгүлө.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
4. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздөри. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
7. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
8. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение,1976.

СИНТАКСИС

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Синтаксис жана синтаксистик окуунун тарыхы;
2. Синтаксистик байланыштар;
3. Синтаксистик байланыштарды жүзөгө ашыруучу тилдик каражаттар.

СИНТАКСИС жана СИНТАКСИСТИК ОКУУНУН ТАРЫХЫ

Адамдар өз ара мамилелерин, ой-сезим, каалоо-тилектерин ж.б. түрдүү иш-аракеттерин билдириүүгө жеке тыбыштарды, же морфемаларды, же сөздөрдү жана алардын формаларын айрым-айрым колдонуу менен эмес, тил бирдиктерин грамматикалык түзүлүштүн чегине салып, сүйлөм түзүү менен жетишэ алат. Сүйлөм аркылуу тилдин комманикативдик (пикир алмашуу) кызматы, объективдүү дүйнөнү чагылдыруу функциясы көлип чыгат. Демек, адамдар сөздөрдү айкалыштырып сүйлөм түзөт, андан маалымат алмашууга чыгып, маалыматтын көлөмүнө жараша сөз

айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн структуралык түзүлүштөрүн жаратат жана пайдаланат.

Сөз айкаштарын, сүйлөмдүн мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, табиятын иликтөп, үйрөтүүчү тил илиминин бөлүмү синтаксис дөп аталаат. Ал гректин syntax – түзүү, биригүү, кошуу дөген сөзүнөн алынган. Изилдөө объектисине карай сөз айкаштынын синтаксиси жана сүйлөмдүн синтаксиси дөп ажыратылат.

Синтаксистик окуу, аны үйрөнүү жана изилдөө да бай тарыхка ээ. Маселен, байыркы индия тил илиминде сүйлөм гана тилдин негизги бирдиги катары каралган ж.б. Бирок синтаксистин предмети, анын кээ бир маселелерди иликтөөдөгү чегин аныктоодо узак мәзгилдер бою тилчи окумуштуулардын арасында бирдиктүү пикир болбой көлди. Айтсак, айрым тилчи окумуштуулар синтаксисти сөз айкаши, анын айкашуу эрежелери жана закондору жөнүндөгү илим дөп эсептешкөн. Сүйлөмдү болсо синтаксистик өзүнчө бирдик дөп эсептебестен, сөз айкаштынын өзүнчө түрү катары карашкан¹⁶.

Кээ бир тилчи окумуштуулар (Б.Дельбрюк) синтаксистин объектиси катары сүйлөмдү гана көрсөтүшүп, синтаксис биринчи көзекте тилдин коминикативдик бирдиги болгон сүйлөмдү, сүйлөмдүн түрлөрүн, алардын формасын жана мазмунун, сүйлөмдүн классификацияланыш маселелерин гана үйрөтүүчү грамматиканын тармагы катары карашат¹⁷.

Синтаксистик окуунун кийинки тарыхында көпчүлүк окумуштуулар синтаксис сөз айкаши, сүйлөм жана текстин уюшулушун, алардын табияты, мыйзам ченемдүүлүктөрү, классификацияланышы сыйктуу маселелерди окутуп-үйрөтүүчү грамматиканын тармагы экендигин белгилешет. Сөз айкашын болсо сүйлөмдү уюштуруучу, түзүүчү сүйлөмдин бирдиги катары эсептейт. Бул кээ караш жогорку эки кээ карашты төң жокко чыгарбайт. Аларды бириктирип турган алгылыктуу кээ караш. Ошентип синтаксис сөз айкаши, сүйлөм жана текстин уюшулушу жөнүндөгү тил илими.

¹⁶ Петерсон М.Н. Очерк синтаксиса русского языка. –М.-Л. 1923., Распопов И.П. О предмете синтаксиса. Ученые записки Башкирского Гос. Университета. Уфа, 1964. Вып.№ 15.

¹⁷ Адмони. В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. –М., 1955., <http://www.bing.com/search?q=Б.Дельбрюк+предмет+синтаксиса &go>

СИНТАКСИСТИК БАЙЛАНЫШТАР

Тилдеги сөздөрдүн, сөз айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн грамматикалык тутумдашуусу синтаксистик байланыш дөп аталат. Мунун дүйнө тилдеринде бөлгилүү болгон төң жана багыныңкы байланыш деген экі түрү бар.

Тилдеги коминикативтик (сүйлөмдөрдүн) жана номинативдик (сөз жана сөз айкаштары) каражаттардын бирдей укукта келип, бири-экинчисине көз каранды болбой айкашуусу төң байланыш дөп аталат.

Бул байланыш татаал сүйлөмдүн тутумундагы бирдей баяндоочтук түзүлүштө көлген жөнекөй сүйлөмдөрдүн, бир өңчөй мүчөлөрдүн, бирдей укукта (бир суроого жооп берет, бирдей мүчөлүк милдет аткарат) көлген бир сөз түркүмүндөгү сөздөрдүн ортосунда да болуп, компоненттери функционалдык жактан бирдей кызмат аткарғандығы менен мүнәздөлөт. Мисалы:

Кыргыз тилинде. Күн жана түн., Атка жөңил, тайга чак,, башы менен аяғы ж.б.

Орус тилинде. Отец и мать, хорошо, но дорого.

Англис тилинде. The lesson finished and the teacher went off.

Тилдеги номинативдик жана коминикативдик бирдиктердин грамматикалык жактан бири-экинчисине көз каранды мамиледе туруп айкалышы **синтаксистик багыныңкы байланыш** дөп аталат. Ал айкашкан тилдик бирдиктердин семантика-грамматикалык маанилерине, алардын грамматикалык формаларына ылайык келип чыгат да, түгөйлөрүнүн бири багындыруучу, экинчиси багыныңкы абалда болот. Багындыруучу түгөй багыныңкы түгөйдүн тишиштүү форма турушун талап кылса, багыныңкы түгөй грамматикалык форма жана маани жагынан ага көз каранды келет:

Кыргыз тилинде. эненин карғышы да – алкыш (макал.), Өз көчүн Асөл айым өзү баштаган экөн (Т.К.), Мин кишинин атын билгөнче, бир кишинин сырын бил.

Орус тилинде. Длинная дорога., Я сделал работу, которому мне дали вчера.

Англис тилинде. Famous person., You must translate the text, if you want to get an excellent mark.

Бул сүйлөмдөрдөгү белгиленген сөздөр жана сүйлөмдөр өз ара синтаксистик жактан бири экинчисине көз каранды, багыныңкы абалда байланышып турат.

СИНТАКСИСТИК БАЙЛАНЫШТАРДЫ ЖУЗӨГӨ АШЫРУУЧУ ТИЛДИК КАРАЖАТТАР

Синтаксистик байланыштар аффикстер, флексия, жандоочтор, байламталар (татаал сүйлөмдөрдө), сөздөрдүн орун тартиби жана интонация сыйктуу тилдик каражаттар аркылуу ишке ашат жана ал каражаттар тилдин грамматикалык түзүлүшүнө ылайык жумшалат.

Аффикстер сөздөр аралыгындағы синтаксистик байланыштарды жүзөгө ашырууда көңири колдонулуучу тилдик бирдик. Маселен, түрк тилдеринде префикстер жок, ошондуктан аффикстердин бир түрү болгон суффикстердин сөз өзгөртүүчү (жөндөмө, таандык, жак) түрлөрү синтаксистик байланышты юштуруучу негизги каражаты катары эсептелинет: *акылдуудан суроо, улууну сыйлоо, менин китебим, биздин мекенибиз*, ж.б.

Индоевропа, анын ичинөн да славян тилдер тобундагы тилдердө синтаксистик байланыштар флексия аркылуу ишке ашат. Мисалы: *Хорошая книга, книга моей дочери, голубое море* ж.б.

Кызматчы сөздөр да (жандоочтор, байламталар жана артиклдар) синтаксистик байланыштарды жүргүзүүчү грамматикалык каражат болуп саналат.

Кыргыз тилинде: Анын тилеги жакшы **эле**., жигит намысы **менен**

Орус тилинде: бумага **для** черчения, поездка **по** стране, вход **в** школу, **Если** придешь во время, **то** успеем **на** поезд.

Англис тилинде артикл иштетилет: *There is a book on the table., He wants an apple from the garden.*

Эгерде сөздөрдүн синтаксистик мамилөлери морфологиялык көрсөткүчтөр аркылуу туюнтулбаса, анда синтаксистик байланыштар сөздөрдүн орун тартиби аркылуу ишке ашырылат. Айрыкча, сөздөр уңгу-мүчөгө ажыратылбаган, сөз мүчөсү жок тилдерде сөздөрдүн орун тартиби синтаксистик байланыштарды камсыз кылуучу негизги каражат болуп саналат. Албетте, бул тилдин грамматикалык түзүлүшүнө

байланыштуу. Маселөн, тилдеги морфологиялык көрсөткүчтөр синтаксистик мамилелерди уюштуруучу активдүү каражат боло алса, анда бул жаатта сөздөрдүн орун тартиби пассивдүү болот. Ал эми сөздөрдүн синтаксистик байланыштары морфологиялык көрсөткүчтер аркылуу берилбесе, же бул жаатта морфологиялык көрсөткүчтөр пассивдүү болсо, анда бул функцияны ишке ашыруучу активдүү каражат катары сөздөрдүн орун тартиби колдонулат. Маселөн, кытай, тибет, ветнам тилдеринде.

Ошондой эле тилдеги логикалык басым, тыным, ритм, мөлодика сыйктуу интонациянын элементтери да тилдин грамматикалык өзгөчөлүгүнө ылайык синтаксистик байланыштарды жүзөгө ашыруучу тилдик каражат катары түрдүү тилдердө түрдүүчө колдонулат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Адамдар өз ара пикир алмашууда тилдик бирдиктерди кандайча пайдаланышат?
2. Синтаксис дөгөн эмнө жана анын изилдөө объектипери?
3. Синтаксистин объектиси боюнча окумуштуулардын көз караштары.
4. Синтаксистик төң жана багыныңкы байланыштар кандай болот?
5. Дүйнө тилдеринде синтаксистик багыныңкы байланыштын кандай жолдору бар?
6. Синтаксистик байланыштарды жүзөгө ашыруучу тилдик каражаттар кайсылар?
7. Кыргыз тилиндеги синтаксистик байланыштар кайсыл тилдик каражаттар аркылуу жүрөт?
8. Интонациянын жана сөздөрдүн орун тартибинин синтаксистик байланышты ишке ашыруучу кызматын түшүндүрүп бергиле?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.

3. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
4. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкоzнание. – М.: 1979.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
7. Маслов Ю. Ш. Введение в языкоzнание. М.: Выс. шк. 1987.
(<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
8. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.
10. referat.arxiv.uz/files/43826_1178adimgi-zamon-falsafasida-inson-t...

СӨЗ АЙКАШЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Сөз айкашы жөнүндө жалпы түшүнүк;
2. Сөз айкашынын байланышуу жолдору;
3. Эркин сөз айкаштарынын классификациясы.

СӨЗ АЙКАШЫ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК

Сөз айкашы дөп сүйлөм түзбөгөн бирок лексика-семантикалык жана грамматикалык жактан бири-бири менен айкашууга мүмкүнчүлүгү бар толук маанилүү сөздөрдүн багыныңкы байланышынан түзүлгөн синтаксистик конструкцияларды айтабыз. Алар грамматикалык табиятына карай эркин сөз айкашы жана туруктуу сөз айкашы дөп эки чоң топко бөлүнөт.

Туруктуу сөз айкаштары (бөрүнүн көзүн жеген, маңдайы жарылуу, көз ачып жумганча, аман бол, чымыны бар, көңүлү жакын ж.б.) эркин сөз айкаштары сыйктуу эки же андан көп сөздөрдүн айкашынан жана синтаксистик багыныңкы байланыштын (башкаруу, ыкташуу, таандык) жолдору аркылуу уюшулат. Бирок тарыхый жактан калыптанган жеке сөз сыйктуу бир лексикалык маанигө ээ болуп, тигил же бул сөз менен синонимдик же антонимдик катышта болушу лексикалык табиятта экенин туюндурса, ойду көркөм, образдуу, элестүү

жана таамай бериши фразеологиялық мүнөзүн көрсөтөт. Ошондуктан алар синтаксистин эмес тил илиминин фразеология бөлүмүнүн объектисине кирет.

Эркин сөз айкаштары толук маанилүү эки же андан көп сөздөрдүн грамматикалык эрежелөргө ылайык өз ара айкашуусунан түзүлгөн, номинативдик касиеттеги тилдик бирдик. Байланышкан сөздөрдүн бирөө негизги сөз болот. Экинчиси ошол негизги сөзгө багынып, анын маанисин толуктайт да, багыныңкы сөз деп аталац. Мисалы: *бийик тоо*, *бөш күн*, *сабакка даярдануу*, *айылдан келүү*, жайында *салкын* ж.б.

Негизги сөздөр: *тоо*, *күн*, *даярдануу*, *келүү*, *салкын*

Багыныңкы сөздөр: *бийик*, *бөш*, *сабакка*, *айылдан*, жайында

Багыныңкы сөз негизги сөздөн мурда келет. Суроо негизги сөздөн багыныңкы сөзгө карай берилет: *кызыл алма*: кандай алма? —*кызыл*.

Кандай ?



Эркин сөз айкашы сөз сыйктуу бир лексикалык маани эмес, айкашкан сөздөрдүн ички жана тышкы катышынан көлип чыккан грамматикалык маанинге ээ. Сүйлөмдөн тышкary жашабайт:

Сөз жана фразеологизмдер сыйктуу сүйлөм түзүүчү даяр материал да эмес. Алар көп процессине ылайык сүйлөм тутумунда гана улам жаңыдан түзүлөт:

Күн бүгүн адаттагыдан нурдуу тийгенсиidi (Н.С.).

Бул сүйлөмдө төрт айкаш бар:

- 1) күн тийгенсиidi;
- 2) нурдуу тийгенсиidi;
- 3) адаттагыдан нурдуу;
- 4) бүгүн тийгенсиidi

Биринчи айкаш сүйлөмдүк түзүлүштө, предикаттык катышта (баш мүчөлөрдүн: ээ менен баяндоочтун ортосундагы айкаш) болгондуктан сөз айкашы эмес сүйлөм катары каралат. Калган үчөө кадырессө эркин сөз айкашы.

Сөз өзүнчө жеке турганда жалпы мааниде колдонулат. Ал эми башка сөз менен байланышып, сөз айкашын түзгөндө ал алда канча ачык-так жана көнөн мааниде болот, башкача айтканда, сөз айкашы структурасына кирген сөздөрдүн жеке маанилерин конкреттештирип турат: *китеп* — адабий китеп, *кызыл китеп*, *ишимий китеп*; *баруу* — сабакка баруу, шаарга баруу, окууга баруу, жумушка баруу.

Сөз айкаштары сөз менен сүйлөмдүн ортосундагы орточо, өтмө группа да эмес. Себеби сүйлөм бир сөздөн турушу да мүмкүн. М: *Кыш.Түн. Суук. Жолдомун* ж.б. Ал эми сөз айкашы үчүн дайыма экиден кем эмес толук маани бөрүүчү сөздөр керектелет: **булгаары сумка, окуучунун китеби, он чакты уй, болгон окуя, ишке тың, төрт дөңгөлөктүү, аталуудан алтоо, куюндан тез** ж.б.

Кәэ бир тилдердеги заттык маанидеги сөздөрдүн кызматчы сөздөр, предлогдор, послелогдор менен катар келиши (айкашы) сөз айкашы боло албайт. М: кыргызча - шаарга **чейин**, үйдүн **жанында**, сен **учун**; орусча - **в** комнате, **за** рекой ж.б. Англис, француз, немис тилдериндеги артиклдер заттык маанидеги сөздөр менен катар көлсө дагы, сөз айкашы болуп эсептелбейт (француз тилиндеги *Le cheval* - жылкы, англ исче *the king* - король, немис тилиндеги *das Fenster* - айнек). Себеби бул сөз тизмектериндеги белгиленген түгөйлөр өз алдынча турганда толук маанилүү сөз боло албайт.

Сөз айкаштарынын компоненттеринин ар бири өз алдынча сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат: Адам ачуусу сөзүнөн **билинөр** (мак.)

а) ачуусу – **билинөр** – баш мүчөлөрдүн сүйлөм түзүлүшүндөгү өзгөчө айкашы;

б) **адам ачуусу** – эркин сөз айкашы: адам(дын) – аныктооч, ачуусу - ээ;

в) **сөзүнөн билинөр** – эркин сөз айкашы: сөзүнөн – толуктооч, билинөр – баяндооч:

СӨЗ АЙКАШТАРЫНЫН БАЙЛАНЫШУУ ЖОЛДОРУ

Сөздөрдүн өз ара айкашуулары синтаксистик багының байланыштын эрчишүү, башкаруу, ыкташуу, изавет, инкорпорация жолдору мөнен тутумдашат. Биринчи үч түрү

индоевропа жана алтай ж.б. тилдерине, изавет байланышы – түрк, инкорпорация кубулушу индеңец, чукча тилдерине мұнездүү. Ал эми тең байланыштагы сөздөр өз ара сөз айкашын түзе албайт. Алар сөз айкашынын бир компонентти катары башка сөздөр менен синтаксистик катышта көлүү менен тишиштүү маанидеги сөз айкашын түзүүгө катышат: ***Атам менен апамдын батасы*** мага ар дайым дем болот.

Ээрчишүү дөп багыныңкы сөздүн багындырууучу сөздү жак, сан, түр, род боюнча ээрчишин айтабыз. Бул көрүнүш көпчүлүк тилдерде жолукканы менен ар бир тилдин грамматикалық, лексика-семантикалық өзгөчөлүгүнө ылайык ар түрдүү жол менен ишке ашуу байкалат. Орус тилиндеги **красивое поле** деген сөз айкальышында аныктооч сөз (красивое) аныкталғыч сөздүн (поле) формаларын толук кайталап турат. Бирдей санда, жөндөмөдө, роддо турат. **Девочка громко смеялась** десек ээ менен баяндооч бири-бирин сан жана род боюнча ээрчип турат. Бирок түрк тилдеринде аныктооч-аныкталғыч түзүлүшүндөгү сөз айкальштарынын синтаксистик байланышы ыкташуу дөп аталаат (жашил талаа, көң өзөн ж.б.)

Араб тилиндө ээ менен баяндооч бири-бирин сан, жак, род категориялары боюнча ээрчисе, адыгей тилиндө ээ тике жана кыйыр толуктооч менен да ээрчише берет.

Кыргыз тилиндө болсо ээ менен баяндооч бири-бирин сан, жак боюнча ээрчишет (биз окудук, мен кеттим, сиздер көрдүңүздөр ж.б.). үчүнчү жакка тиешелүү формада ээ, баяндооч өз ара ээрчишпей калган учурлар да көздөшет (койлор келди). Өзбек тилиндө мындай сөз айкальштарында ээрчишүү байланышы сакталат (олар келдилар). Ээрчишүү байланышын ээ менен баяндоочтун ортосундагы гана синтаксистик байланыш дөп түшүнөбүз¹⁸.

Ошондуктан бул байланыштагы сөздөр сөз айкашы эмес, бүткөн айрым ойду билдирген сүйлем болот.

Башкаруу байланышы багындыруучу сөз маанисине карай өзүнөн кийинки келген багыныңкы сөздү барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн бириндө турушун талап кылышп байланышат. Маселен бакка чыгуу, жерди иштетүү, төрткө

¹⁸ Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б.: 2009.

бөлүү, улууну сыйлоо, үйдөн чыгуу, ақылдуудан суроо, камгактан жөңил ж.б. *Индоөвропа тилдеринде башкаруунун предлогдук, префлогсуз, күчтүү, күчсүз түрлөрү көздөшет (идти в магазин, снять радостью, сказать правду, играть около дома).*

Ыкташуу байланышында сөз айкашынын компоненттери өз ара кандайдыр бир грамматикалык форма (мүчө) аркылуу байланышпастан орун тартиби же интонация аркылуу тутумдашат. Багыныңкы сөз мурда, багындыруучу сөз кийин келет (түрк тилдеринде). Мисалы кыргыз тилинде: жаңы үй, онунчу класс, сүйлөгөн бала, жетинчи осуят, баар ж.б. Орус тилинде: *дом напротив, петь стоя, гаварить внятнее, рад приветствовать, рано утром, кофе по-китайски.*

Таандык байланыш багыныңкы түгөй илик жөндөмөдө багындыруучу түгөй таандык формада туруп айкашат. Бул багыныңкы байланыш түрк, араб, перс тилдерине мүнәззүү көрүнүш. Күлгөндүн билгени ..., Жакшынын сөзү ..., Кыз жакшысы кылымга, уул жакшысы урумга ... ж.б.

Таандык байланыштын эки түрдүү формасы көздөшет. Анын бириңчиси - таандык байланышта турган сөз айкашынын мурунку түгөйүндө илик жөндөмө (-нын) мүчөсүнүн сакталышы, әкинчиси илик жөндөмө мүчөсүнүн түшүп калышы менен айырмаланат: Бешик баласы бөш түлөйт., Ата конушун таштаба (макал)ж.б.

Тажик тилинде **таандык байланыштын компоненттери** түрк тилдеринен айырмаланып, өз ара орун алмашкан формада көздөшет: занони Точикстон - Тажикстан кыздары, балон нафс - пейилдин бузулушу. Бул айырмасына жараша аларды персия изафети деп коңт (*изафет* - араб тилинен алынып, таандык маани дөгөндө билдиремт).

Палеоазиат жана түндүк америкалык индеөцитердин тилдеринде инкорпорация кубулушу көздөшет. Инкорпорация - багыныңкы байланыштын бир түрү. Мында аффикстер менен жабдылган нөгиз бир эле мезгилде сөз айкаши, сүйлөм жана сөз катары туюнтыманы түшүндүрөт. Бул учурда сөздүн нөгиздөри бирдей морфологиялык бүтүнлүкке биригишет дагы, инкорпоративдик комплекс катары кабыл алынат. Лексика-семантикалык жактан ажыратылганда бул комплекс сөзгө, сөз айкалышына да барабар көлбейт, себеби ал

морфологиялык бүтүндүктүү түзүп турат. Инкорпорация кубулушу бар тилдердө сүйлөмдөн тышкары сөз болбайт. Даляр сүйлөөнүн (речтин) негизги бирдиги. Бизче айтканда кандайдыр бир өзүнчө сүйлөм аркылуу берилүүчү маани өзүнчө турган сөз тутуму аркылуу туюндурулат. Маселен чукот тилинде: **мытрелгитэкурпенскизычетъэ** (торду жаймак болуп өтө шашып баратам) деген туюнтаа инкорпаративдик комплекс болуп эсептелет. Алар төмөнкүдөй морфемалардан жана аффикстерден турат: мыт- 1-жакты билдириген суффикс, -рэ- келер чак афиксси, -лги- «шашу» маанисинде суффикс, *те-*-*курпэ-*-*н* - тор даярдоо (*те-*, *-н*- афиксстөр), -скив- багытты көрсөткөн суффикс, -скычет- «өтө» маанисинде суффикс, -гъэ- келер чак афиксси¹⁹.




Атооч сөздөргө караганда этиш сөздөрдүн башка сөздөрдүн багындыруу жөндөмдүүлүгү жогору. Бул этиш сөздөрдүн (кыймыл-аракетти билдириген сөздөр) 3 чактын бириnde берилип, 3 жактын бирине таандык болуп, мамилелик жана ыңғайлыштык өзгөчөлүктө берилгендиги, өтмө жана өтпөстүгү менен байланыштуу.

Этиштик эркин сөз айкаштарынын багыныңкы түгөйү лексикалык толук мааниси бар бардык сөз түркүмдөрүнөн боло бериши мүмкүн:

¹⁹ Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б.: 2009.

БАГЫНДЫРУУЧУ ТҮГӨЙҮ ЭТИШ

БАГЫНЫҢКЫ ТҮГӨЙЛӨРҮ



Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Сөз айкашы деген эмнэ жана анын бөлүнүшү?
2. Эркин сөз айкашы жана анын структуралык түзүлүшү.
3. Эркин сөз айкашынын сөздөрдөн, туруктуу сөз айкаштарынан жана сүйлөмдөн болгон айырмачылыгы.
4. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн байланышуу жолдору.
5. Ээрчишүү байланышында турган сөздөр сөз айкашы боло алабы?
6. Сөз айкаштарынын башкаруу, таандык, ыкташуу жолдору.
7. Инкорпорация кубулушу жөнүндө айтып бергилө?
8. Эркин сөз айкаштары кандайча классификацияланат?
9. Атоочтук жана этиштик сөз айкаштары кандай болот?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
3. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
4. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.

6. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
7. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
8. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

СҮЙЛӨМ ЖАНА СҮЙЛӨМ МҮЧӨЛӨРҮ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Сүйлөм жана анын негизги белгилери;
2. Сүйлөм мүчөлөрү жөнүндө түшүнүк;
3. Сүйлөмдүн классификацияланышы.

СҮЙЛӨМ ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ БЕЛГИЛЕРИ

Сүйлөм синтаксистеги борбордук түшүнүк, негизги бирдик жана башкы синтаксистик категория. Сүйлөмдүн өзүнө гана тийиштүү болгон табияты, кызматы, конструктивдүү грамматикалык бүтүндөгү формалдык жана мазмундук белгилери бар. Сүйлөмдүн башкы жана башка тилдик бирдиктердөн айырмалануучу башкы белгиси анын коминикативдүүлүгү (коминикативдик - кабарлоо). Коминикативдүүлүк болсо тилге коюлган социалдык талап. Анткени тил – коомдогу пикир алышуунун негизги куралы. Анын бул кызматы тилдик бирдиктердин (фонема, морфема, сөз жана сөз айкаштарынын) сүйлөм курулушуна киргөн учурда гана ишке ашышы талашсыз.

Сүйлөмдүн табиятын, түрдүү белгилерин, анын мазмунундагы грамматикалык жана семантикалык катыштарды, предикативдик жана модалдуулук категорияларды окуп-үйрөнүү синтаксисте гана эмес, жалпы тил илими саласындан орчундуу маселе.

Сүйлөм жана ага мүнөздүү масөлөр тил илиминин тарыхында түрдүү аспектилерде каралып көлгөн. Айтсак, байыркы индия тил илиминин өкүлдөрү “сүйлөмдү тилдин негизги бирдиги катары карашып, сөздө мындей касиет

болбойт, сүйлөмсүз сөз да айтылбайт” деген пикирде болушкан. Ал эми байыркы грек жана римдик тил илминде сүйлөмдүн маанилик жагына көңүл буруулуп, “сүйлөм – сөз аркылуу берилген ой” деген аныктамага таянышкан. Ушундан улам XIX кылымда да сүйлөмгө карата «сүйлөм – логикалык жактан ой жүгүртүүнүн (суздение) сөз аркылуу берилиши» деген аныктамалар берилген. Адатта, логика бул ой жүгүртүүнү, субъект мөнөн предикаттын ортосундагы мамиленин бар же жок экендигин түшүндүрүү маселелерин иликтейт. Алардын пикири боюнча сүйлөмдө да субъект мөнөн предикттын болушу шарт. Ал эми тилдө логикалык категорияларга муктаж болбогон сүйлөмдөр көп. Кыргыз тилинде: *Асан шаарга барды. Бүгүн качан көлесин* ж.б., орус тилинде: *мы приехали вчера, Они это знают.* ж.б.

XIX кылымдын башында «Сүйлөм психологиялык акт, ал ой жүгүртүүнүн, кабар берүүнүн психологиялык көрүнүшү» деген аныктамалар берилип, сүйлөмдүн табиятын психологиялык категориялардын жардамы мөнөн аныктоо арекеттери болгон.

Сүйлөмдү мындай аспекттердө, ал башка бағытта (логикалык, психологиялык, логикалык-грамматикалык ж.б.) мүнөздөө сүйлөмдүн көп кырдуу, татаал түзүлүштөгү конструкциялары жана маанилеринин көп түрдүлүгү мөнөн байланышкан. Ошондуктан тил илиминин тарыхында сүйлөмгө карата 300гө жакын аныктамалар берилет.

Сүйлөм бул тилдик категория болгондуктан, анын негизин аныктоо, тилдик башка бирдиктерден жана логикалык, психологиялык көрүнүштөрдөн айырмаланып турган негизги белгилерин көрсөтүү жана табиятын билүү тил илиминин синтаксис бөлүмүнө тиешелүү башкы маселе.

Тилдин коомдук турмуштагы негизги кызматы пикир алышуунун каражаты болуу милдэти. Ошондуктан тил илиминде негизги критерийлердин бир катары сүйлөмдө бөлгилүү мазмундун, ойдун берилиши эсептелет.

Азыркы лингвистикада академик В.В.Виноградовдун: «сүйлөм – ойду калыптандыруучу жана аны кабарлоочу, билдириүүчү каражат болгон көптин грамматикалык жактан уюшулган, жыйнактуу бутүн бирдиги» деген аныктамасы илимий негиздүүлүгү мөнөн колго алынып келе жатат.

Сүйлөмдүн негизги функциясы – коминикативдүүлүк, бизче кабарлоо, билдириүү, маалымат жеткирүүчүлүк. Мындай функция тилдин грамматикалык жактан туура уюшулган сүйлөмдөрү аркылуу ишке ашат. Бирок сүйлөм маани жактан аякталган болушу шарт, башкача айтканда, билдирип жаткан кабар коминикативдик автономияга ээ болушу зарыл.

Ар бир сүйлөмдө предикативдүүлүктүн болушу күтүлөт. Предикативдүүлүк – сүйлөө кезиндеги мазмундун чындыкка жасаган мамилеси. Сүйлөмдүн сөздөн жана сөз айкашынан болгон айырмасы да ушул. Бул белги болсо эле сөз да, сөз айкашы да сүйлөм боло алат: **Түн. Айдын жарыгы.** ж.б.

Тилдеги предикативдүүлүкту берүүнүн кеңири жайылган каражаттары жак, чак, ыңгай категориялары туюнтулган этиштик формалар эсептелет. Булар жокто предикативдик каражаттын ролун интонация аткарат.

Сүйлөмдө чындык жөнүндөгү маалымат гана эмес, сүйлөп жаткан адамдын ал чындыкка жасаган мамилеси да байкалат. Бул тил илиминде сүйлөмдүн модалдуулук бөлгиси дөп берилет. Модалдуулукту билдириүүнүн каражаты болуп, морфологиялык ыңгай категориясы, модаль сөздөр жана интонация колдонулушу мүмкүн. Мисалы: Көрөсүң! Деген сүйлөм интонацияга жараша көкүтүүнү, эскертүүнү, өкүнүүнү билдириши мүмкүн., Атам иштейт. Атам иштейт? Деген сүйлөмдөр интонацияга ылайык чындыктын жайынча жана суроо түрүндө берилишин кабарлады. ж.б.

Маани жактан сүйлөмдөгү аякталгандыктын, предикативдүүлүктүн жана модалдуулуктун универсалдык каражаты катары интонация жана анын элементтери колдонулушу мүмкүн. Тактап айтканда, сүйлөмдүн интонациялык жактан туура уюшулушу жана айкалышы да анын негизги бөлгилеринин бир.

Сүйлөмдүн дагы бир белгиси – анын тилдин грамматикалык законуна ылайык түзүлүшү. Мында тилдин грамматикалык түзүлүшүнө ылайык сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын тийиштүү формада жана тизмекте келиши маанилүү факторлордан болуп саналат.

Сүйлөмдүн табиятын аныктоодогу аталган бөлгилер (коминикативдик, аякталгандык, предикативдүүлүк, модалдуулук, кабардоо интонациясы, грамматикалык жактан туура

түзүлүшү) бири-биринөн теориялык жактан гана айырмаланат. Ал эми турмушта болсо алар өз ара тыгыз байланышып, ажырагыс бирдикте айтылат, тишиштүү интонацияга әэ болот. Демек, сүйлөм ойдун, грамматиканын жана эмоциянын топтошкон бирдигинөн турат.

СҮЙЛӨМ МҮЧӨЛӨРҮ

Синтаксис сүйлөмдүн курулушу жөнүндөгү окуу катары сүйлөмгө айланган грамматикалык абстракциянын ар түрдүү баскычтарын изилдейт. Ошол грамматикалык абстракциянын бир баскычы болуп сүйлөм мүчөлөрү жөнүндөгү түшүнүк эсептелет. Анткени сүйлөм синтаксистик бүтүн структура катары сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратылат жана бул түшүнүктөрсүз сүйлөмдүн структурасын аныктоого болбой тургандыгын синтаксистик теориянын өнүгүшү да далилдеп олтурат.

Маани берүүчү сөздөр сүйлөмдүн тутумунда турганда өзүнүн грамматикалык маанисине ылайык, өз ара синтаксистик мамиледе болуп, сүйлөмдө тишиштүү кызматты – ар түрдүү сүйлөм мүчөлөрүнүн функцияларын аткарат. Анткени сүйлөм көбүнчө бир канча сөздөн, сөз айкаштарынан уюшулат. Алардын ар биригинин өзүнө гана тиешелүү болгон, сүйлөм тизмегиндеги милдеттери болот жана ал кызматтарына карай әэ, **баяндооч, толуктооч, аныктооч, бышыктооч** дөп аталат. Алар өз ара синтаксистик байланышта туруп, сүйлөмдүн структуралык бөлүктөрүнүн ортосундагы синтаксистик катышты, алардын мамилесин көрсөтөт. Демек, сүйлөм тутумундагы маани берүүчү сөздүн ошол сүйлөмдөгү башка сөз менен болгон катышына ылайык аткарған синтаксистик функцияларына карай бөлүнүшү сүйлөм мүчөлөрү дөп аталат.

Сүйлөм тутумундагы ар бир маани берүүчү сөз өзүнүн функционалдык маанисин сүйлөм мүчесү катары келгенде гана ишке ашырып турат. Эгерде сүйлөм мүчөлөрүн бири-биринөн ажыратып бөлүп карасак, алар өздөрүнүн функционалдык маанисин жоготуп, лексикалык жана грамматикалык маанисин гана сактап калганын көрөбүз.

Сүйлөм мүчөлөрү сүйлөм ичинде аткарған милдеттерине карай баш мүчөлөр (әэ, баяндооч) жана айкындооч мүчөлөр (аныктооч, толуктооч, бышыктооч) дөп эки чоң топко бөлүнөт.

Сүйлөмдү уюштурууда сүйлөм мүчөлөрүнүн кызматы ар түрдүү. Ээ менен баяндооч предикативдик катышта келип, сүйлөмдүн негизин, сүйлөмдө уюштуруучу борборду түзет. Көбүнчө ээ менен баяндоочтон туруп эле сүйлөм сүйлөмдүк касиетке жетишип, бүткөн бир ойду түшүндүрө алат: Жаз келди., Асман ачык., Күн ысый баштады ж.б.

Ушул белгилерине карай ээ менен баяндооч сүйлөмдүн баш мүчөлөрү дөп аталаат.

Айкындооч мүчөлөр болсо ээ, баяндооч менен байланышып келип, алардын ар кандай белгилерин толуктап тактап көрсөтөт. Мисалы: *Менин* айткандарым эч күмөнсүз чындыкка туура келет.

Мектеп программасы боюнча айкындооч мүчөлөрдү аларга берилген суроолор боюнча да ажыратса болот: аныктооч – кандай? кайсы? кимдин? эмненин? дөген суроолорго; бышыктооч – кантип? кайда? кайдан? качан? деген суроолорго; толуктооч – кимди? эмнени? кимге? эмнеге? кимде? эмнеде? кимден? эмнеден? деген суроолорго жооп берет. Бул принцип кәэде туура келбей калат. Себеби айрым учурларда бирдей суроо сүйлөмдүн эки түрдүү мүчесүнө түшүп калышы мүмкүн. Мисалы: **Жакшы** окуучу **жакшы** окуйт. Мында кандай? деген суроого аныктооч да, бышыктооч да жооп берип жатат. Ошондуктан сүйлөмдөгү сөздөрдүн кайсыл мүчөлүк милдет аткарышы ал сөздөрдүн морфологиялык жана синтаксистик өзгөчөлүктөрүнө ылайык аныкталууга тийиш. Айтсак, жогорку сүйлөмдөгү «**жакшы**» сөзүнүн биринчиси кандай? деген суроого жооп берип, зат атооч сөз менен синтаксистик катышта келип – аныктоочтук, экинчиси кандай деген суроого жооп берип, этиш сөз менен синтаксистик катышта келип – бышыктоочтук милдет аткарды.

СҮЙЛӨМДҮН КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ

Сүйлөмдүн структуралык схемасы же формуласы сүйлөө агымынын компоненттеринин морфологиялык мүнөздөмөсүнө таянгандыктан алар грамматикалык жактан түура туюнтулган сүйлөмдөрдү көрсөтүү учун колдонулат. Ошондуктан сүйлөмдүн структуралык схемасын инвариант катары карап, анын парадигмаларын түзгөн формаларын вариантары дөп билөбиз.

Баарыдан мурун сүйлөмдү синтаксистик түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана кошмо (татаал) деп эки чоң топко бөлүнөт.

Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү бир предикативдик негиз (ээ, баяндооч), кошмо сүйлөмдүн түрлөрү эки же андан ашык предикативдик негиз (ээ, баяндооч) менен мүнөздөлөт.

Баш мүчөлөрдүн катышына карай жөнөкөй сүйлөмдөр баяндооч гана катышкан бир тутумдуу сүйлөмдөр жана баяндооч менен ээ катышкан эки тутумдуу сүйлөмдөр деп ажыратылат. Мисалы: Таанышканыбыз үчүн ыраазымын., Көңүлдүү жашайбыз. Бул сүйлөмдөрдүн ээси жок жана анын болушу грамматикалык жактан зарыл эмөс.

Эки тутумдуу сүйлөмдөрдө баш мүчөлөр толук катышат: Чакырылбаган **конок** шыптырылбаган жерде **отурат**.

Жөнөкөй сүйлөмдөр андан ары баш жана айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жалаң жана жайылма сүйлөмдөр деп ажыратылат. Баш сүйлөмдөрдүн гана катышынан турса жалаң сүйлөм болот: Жыйналыш башталды. Эр жолдошу – тобокел (макал) ж.б.

Айкындооч мүчөлөр катышып жасалса жайылма сүйлөм болот: Адам болор жигиттин адам менен иши бар (макал)., Туулган жердин топурагы – алтын.

Сүйлөмгө катышууга болгон сөздөрдүн (сүйлөм мүчөлөрүнүн) толук же айрымдарынын көмип берилишине карай толук сүйлөм жана көмтик сүйлөм деп бөлүнөт. Булар бири бири менен шарталат. Башкача айтканда, толук сүйлөм болбой көмтик сүйлөм болбайт:

- Сүрөттү жакшы көрөсүңбү? – Дөдим.
- Ооба.
- Фамилияң ким?
- Айткеев. (А.Токомбаев)

Сүйлөм айтылыш максатына карай жай, суроолуу, илептүү жана буйрук сүйлөмдөр деп бөлүнөт.

Сүйлөм түшүндүрүү мүнөздө болуп, бир нөрсө жөнүндө баяндоо, кабарлоо, таану же ырастоо кырдаалдарын билдирип турса жай сүйлөм түрүнө кирет: Өмүр – гүл, сүйүү – гүлдөн чыккан бал. Балды таттууга болот, бирок ага чөмүлүүгө болбайт (В.Гюго) ж.б.

Айтуучуну кызыктырган нөрсөлөр (зат, окуя, кубулуш, кыймыл-аракет ж.б.) боюнча аңгемөлөшүүчү таралтын ой-

пикирин козгоо, аны билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Башкача айтканда, объективдүү чындыктын көрүнүшүн тактоо, суроо максатында айтылган сүйлөмдөр: Эмне үчүн ак кишилөр азап тартат? (Ч.А.), Мен эмне иштөл, эмне бүтүрдүм? Ким үчүн эмгек кылдым?.. (И.Разаков) ж.б.

Илептүү сүйлөмдөрдө бир нерсе жөнүндөгү билдируү мөнөн бирге айтуучунун ички сезими – таңдануу, кубануу, кайылануу, ачуулануу, жектөө, какшык, мыскыл, эркелөө, өтүнч ж.б. мамилелери туунтулат: *Бах, эмгек сүйгөн кишилөр алл экөн го!, (Т.Сыдықбеков), Токто! Таштагыла үрөндү!* *Ташта үрөндү!* *Ташта дейм!..* (Ч.Айтматов) ж.б.

Айтуучунун өз эркин билдириүүчү сүйлөм бүйрук сүйлөм деп аталат: *Кана эмесе, жолдоштор, машинага отургула!* (Ж.Мовлянов), *Болуптур, өз билгениңдөй жаз!* (Н.Байтөмиров) ж.б.

Маани жагынан өз ара байланышкан эки же андан артык жөнөкөй сүйлөмдердүн грамматикалык жактан өз ара тутумдашып жаңы сапаттагы маанини билдириши кошмо сүйлөм деп аталат. Кошмо сүйлөмдердүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердү бири-бири мөнөн ажыратып кароого болбрайт. Эгерде аларды ажыратып жиберсек, жекече алынган жөнөкөй сүйлөмдердүн мааниси башкача болуп чыга келет. Демек, кошмо сүйлөмдөгү маани анын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүн тыгыз, ажырагыс маанилеринен турат: *Сезимди ақылдын эркине багындыра алсан, анда пайдаң да артык болот* (И.Разаков), *Өлүмдү ойлогондо, өмүр дегениң ушунчалык таттуу болуп кетет экөн, чексиз жашагың келет экен. А ойлобоюн десен, онбогон ооруу өзүн эстеткени эстеткен...* (И.Разаков)

Структуралык жана интонациялык өзгөчөлүгүнө карай кошмо сүйлөмдер төң байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдер деп ажыратылат.

Төң байланыштагы кошмо сүйлөмдердүн негизги белгиси болуп анын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүн негизинен интонация жана байламталар аркылуу өз ара байланышы эсептелет. Мындаидай учурда жөнөкөй сүйлөмдердүн ар бири өзүнчө лексико-грамматикалык маанигө ээ болуп турганы мөнөн интонация же байламталар аркылуу татаал бирикмөгө – кошмо

сүйлөмгө биригип, өз ара бир нече маанилик катышта болушу мүмкүн: *Ак ийилет, бирок сынбайт., Оюн күлкү унутулат да, турмуш өз нугу менен кете берет., Коюнду камыш өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт.* ж.б.

Кошмо сүйлөмдөрдүн тутумуна кирген жөнөкөй сүйлөмдердүн синтаксистик түзүлүшү жана мааниси жагынан бири экинчисине багынычтуу болсо, багыныңкы кошмо сүйлөм болот. Мисалы: *Күн бата, ай да көтөрүлдү. Күндүн нуру болбосо, гүлдөр кайдан ачылсын* (К.Маликов),, *Мунқанып, муунум бошоп турган кезде, сен мага көңүл буруп койбайсуңбу* (Ырдан)

Жалпы тил илиминде кошмо сүйлөмдөрдүн өнүгүшү жөнүндө төмөнкүдөй эки көз караш бар:

1. Эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдер жанаша айтылып, өз ара тутумдашуу аркылуу кошмо сүйлөм келип чыккан.

2. Жөнөкөй сүйлөмдүн өз ичиндеги өнүгүшүнөн барып кошмо сүйлөм пайда болгон.

Бул божомолду далилдөө катары айрым изилдөөчүлөр биринчи учурда флексивдүү жана аморфтуу (унгу) тилдердин маалыматына таянса, экинчи учурда агглютинативдик жана инкорпоративдик тилдердин мисалына кайрылышат. Бирок ар бир тилдөн кошмо сүйлөмдүн өнүгүшүнүн эки жолуна төң туура келген айрым фактыларды көздештириүгө болот²⁰. Анткени тил жандуу кубулуш, ал коомдун өнүгүшү менен кошо өнүгүү, өсүү процессинде болот. Ошондуктан коомдун өнүгүшүнө карай тилдин да ой берүү, ойду билдириүү мүмкүнчүлүгү артып оттурат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Сүйлөмдүн синтаксиси жана анын башка тилдик бирдиктердөн айырмачылыгы.
2. Сүйлөм жөнүндө окуунун тарыхы.
3. В.Виноградовдун сүйлөмгө берген аныктамасы.
4. Сүйлөмдүн аякталгандык, предикативдүүлүк жана модалдуулук белгилерин түшүндүрүп бергиле

²⁰ Ибраимов С. Тил илиминин нөгиздері.-Б.,2009. 179-195-66.

5. Сүйлөм мүчөлөрү деген эмнө жана алар кайсылар?
6. Сүйлөм мүчөлөрү бардык тилдердө бирдей болобу же ар түрдүү болобу?
7. Сүйлөм структуралык жактан кандайча классификацияланат?
8. Жөнөкөй сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөргө карай бөлүнүшү.
9. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай түрлөрү.
10. Кошмо сүйлөмдөрдүн табияты жана классификацияланышы.
11. Сүйлөм жана анын түрлөрү дүйнө тилдеринин баарына эле мүнөздүү боло алабы?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
3. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздери. –Б., 2009.
4. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. –М., 1990.
7. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://YPhilologos.narod.ru/YlingYmaslov.htm>)
8. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

2-модулдук МОДУЛДУК ТАПШЫРМАЛАР

1. Сөз жана анын формасы, мазмуну.
2. Сөз жана түшүнүк сөз мөнөн предметтин ортосундагы катыш.
3. Лексика жана лексикология. Лексикологиянын бөлүмдерү.
4. Сөздүн лексикалык мааниси жана анын типтери.
5. Семиатология сөз маанилери жөнүндөгү илим.
6. Табу жана эвфемизмдер.
7. Сөздөрдүн колдонулуш чеги боюнча өзгөчөлүгү.
8. Диалектилик, көсиптик-терминологиялык жана жаргондук-арготикалык сөздөр.
9. Лексиканын тарыхый өнүгүшү, учурдагы лексика, эскиргөн сөздөр жана неологизмдер.
10. Фразеология жана фразеологизмдер.
11. Лексикография: энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөр.
12. Лексиканын баюу жана толукталуу жолдору.
13. Сөз жасоо ыктары жана сөз жасоочу каражаттар.
14. Нөгиз жана анын уңгудан болгон айырмачылыгы.
15. Тилдин грамматикалык түзүлүшү. Грамматикалык форма, маани жана категориялар.
16. Морфология жана анын изилдөө объектиси. морфа жана сема.
17. Уңғу жана мүчө, аларга мүнөздүү белгилөр.
18. Префикс, инфикс, суффикс морфемалары.
19. Сөз түркүмдөрү жана сөз түркүмдөрү жөнүндө окуунун тарыхы.
20. Сөз түркүмдөрүнүн биринен экинчисине өтүшү.
21. Сөз түркүмдөрүнүн бөлүнүшү.
22. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүүдөгү принциптер.
23. Синтаксис жана анын изилдөө объектиси.
24. Синтаксистик төң жана багының байланыштар.
25. Дүйнө тилдеринде жолуккан синтаксистик багының байланыштын жолдору.
26. Эркин сөз айкашынын сөздөрдөн, туруктуу сөз айкаштарынан жана сүйлөмдөн болгон айырмачылыгы.
27. Сүйлөм жана сүйлөм жөнүндө окуунун тарыхы.

28. Сүйлөмдөгү аяктаңғандық, прөдикативдүүлүк жана модалдуулук белгилөр.
29. Сүйлөм мүчөлөрү.
30. Сүйлөмдүн структуралык жана маанилик жактан болгон классификациясы.

Пайдаланылуучу адабияттар:

Негизги:

1. Абдулдаев Э. Супрун А. Тилдин жана жазуунун көлип чыгышы.-Ф., 1965.
2. Азизов О. Тилшуноосликка кириш. –Ташкент, Укитувчи, 1996.
3. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
4. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
5. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
6. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшунослик. –Ташкент: Укитувчи, 1976.
7. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
8. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздөри. –Б., 2009.
9. Кодухов В.И. Введение в языкознание. - М.: Просвещение,1979.
10. Лингвистический энциклопедический словарь. –М.: Советская энциклопедия, 1990.
11. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. -М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
12. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
13. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: Знание. 1980.
14. Реформатский А. А. Введение в языкоковедение. –М., 1967.
15. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение,1976.

Кошумча:

1. Давлетов С., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүм. –Ф.: Мектеп, 1982.
2. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: Кыргызстан,-1996.
3. Жороев И.М. Азыркы кыргыз тили. Сөз жасоо. –Ош, 2007.

4. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалык төрмәндердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
5. Орузбаева О., Закирова В. Грамматикалык төрмәндердин кыргызча-орусча сөздүгү. –Ф.; Мектеп, 1981.
6. Дыйканов К., Жаманкулова М. Кыргыз тилинин грамматикалык терминдеринин сөздүгү. - Ф.; 1961.
7. Ражаматов С.А., Таабалдыева У. К. Англис тилинин грамматикасы. –Кызыл-Кыя, 2001. (51 б.)
8. Сартбаев К.К. Туркологияга киришүү. –Ф.: Мектеп, 1987.
9. Сартбаев К.К Тил илими. Айрым материалдар. –Ф.: мектеп, 1975.
10. Жалилов А. Энэ тил – улут тагдыры. -Ош, 2009.
11. КСЭ. – Ф.: 1976-1983.

КАЛЕНДАРДЫК-ТЕМАТИКАЛЫК ПЛАН
1-модуль

К №	Темалардын аталышы	Лекциялык сабактар	Практикалык сабактар
1	Тил илимине киришүү предмети жана анын милдеттери: Тил жана аны изилдөөчү илим; Тилдин табияты жана кызматы; Тил жана ойлоо.	1	1
2	Экстролингвистикалык каражаттар жана тилдин келип чыгышы: Байланыштын экстролингвистикалык каражаттары; Тилдин келип чыгышы жөнүндөгү көз караштар; Байыркы адамдар жана алардын тилдери.	1	1
3	Тилдердин классификациясы: Тилдердин классификациясы жөнүндө жалпы түшүнүк; Тилдердин генеалгиялык классификациясы; Тил уялары жана топтору.	1	1
4	Индоевропа тил уясы: Инди, иран жана балтика тилдер топтору; Славян тилдер тобу жана орус тили; Герман, роман, келт тилдер топтору жана англис тили;	1	
5	Алтай тилдер уясы: Түрк тилдер тобу жана түрк (осмон түрктөрүнүн) тили; Монгол, тунгус-манчужур тилдер топтору; Кытай-тибет, афразия тил уялары	1	
6	Тилдердин морфологиялык классификациясы: флексивдүү тилдер; Агглютинативдүү тилдер; Аморфтук жана сез сүйлемдүү тилдер.	1	1
7	Тилдердин ареалдык жана функционалдык классификациялары: Тилдердин ареалдык классификациясы; Тилдердин функционалдык классификациясы; Диалект жана диалектология.	1	1
8	Тилдин өнүгүшү жана тилдик система: Тилдик дифференцияция жана интеграция кубулушу; Тилдик контактыйлар; Тилдик система жана структура; Тилдик байланыштар.	1	1
9	Жазуу жана анын келип чыгышы: Жазуу адам баласынын эң зор табылгасы негизги этаптары; Графика жана алфавит; Стенография жана транскрипция; Орфография жана анын принциптери.	1	1
10	Тыбыштар тилдин материалдык негизи: Фонетика жана анын бөлүмдөрү; Фонетиканын акустикалык аспектиси; Фонетиканын анатомия-физиологиялык аспектиси; Фонетиканын лингвистикалык аспектиси.	1	1
11	Тилдин тыбыштык түзүлүшү: Тыбыш жана аларды классификациялоонун принциптери; Үндүү тыбыштар; үнсүз тыбыштар;	1	1

12	Муун, басым жана интонация; Муун жана анын түрлөрү, типтери; Басым жана түрлөрү; Интонация.	1	1
13	Кеп тизмегиндеги тыбыштык өзгөрүүлөр; Фонетикалык кубулуштар; Комбинатордук өзгөрүүлөр; Позициялык өзгөрүүлөр.	1	1

2-модуль

K №	Темалардын аталышы	Лекциялык сабактар	Практикалык сабактар
14	Сөз жөнүндө түшүнүк: Сөз тилдин негизги бирдиги; Сөз предметтин аталышы; Сөз жана түшүнүк.	1	1
15	Лексикология: Лексика жана лексикология; Семасиология; Лексиканын тарыхый жактан куралышы.	1	1
16	Сөздөрдүн түрдүү мүнөздө колдонулушуна карай өзгөчөлүктөрү; Лексиканын колдонулуш чейресүнө карай бөлүнүшү; Табу жана эвфемизмдер; Лексиканын тарыхый жактан өнүгүшү.	1	1
17	Фразеология жана лексикография: Фразеоло-гизмдер жана фразеология; Лексикография жана анын милдеттери; Энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктер.	1	1
18	Сөз жасоо: Лексиканын баюу жолдору жана сөз жасоо; Сөз жасонун теориялык негиздер; Негиз жана уңгуу.	1	1
19	Тилдин грамматикасы: Тилдин грамматикалык түзүлүшү; Грамматикалык маани жана анын типтери; Грамматикалык форма жана грамматикалык категория.	1	1
20	Морфология: Морфема жана анын түрлөрү; Негизги жана жардамчы морфемалар; Жардамчы морфеманын аткарган кызметина карай түрлөрү.	1	1
21	Сөз түркүмдерүү: Сөз түркүмдерүү боюнча жалпы түшүнүк; Сөздөрдү сөз түркүмдерүнө бөлүштүрүүнүн принциптери; Сөз түркүмдерүнүн классификациясы.	1	1
22	Синтаксис: Синтаксис жана синтаксистик окуунун тарыхы; синтаксистик байланыштар; Синтаксистик байланыштарды жүзегө ашыруучу тилдик каражаттар.	1	1
23	Сөз айкашы: Сөз айкашы жөнүндө жалпы түшүнүк; Сөз айкашынын байланышуу жолдору; Эркин сөз айкаштарынын классификациясы.	1	1
24	Сүйлөм жана сүйлөм мүчөлөр: Сүйлөм жана анын негизги белгилери; Сүйлөм мүчөлөрү; Сүйлөмдүн классификацияланышы.	1	1
	Жалпы:	24	22

**СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨЛӨРҮ ҮЧҮН
ТАПШЫРМАЛАРДЫН ТЕМАТИКАЛЫК ТИЗМЕЛЕРИ**
1-модуль боюнча

№	Темалардын аталышы	СӘМ	Аткарылуучу иштердин мүнезү
1	Тил илими жана анын бөлүмдөрү. Тил улуттун жүзү. Тил жөнүндөгү макал-лакаптар, учкүл сөздөр.	2	Реферат
2	Индоевропа, сөмид-хамид, кытай-тибет, полеазиат ж.б. тил уялары.	2	Конспект
3	Тилдердин ареалдык классификациясы. Борбордук Азия, Чыгыш Европа тилдери жана алардын генеалогиялык, типологиялык езгөчөлүктөрү.	2	Реферат
4	Тилдердин функционалдык классификациясы. Уруулук тил, элдик тил, улуттук тил, адабий тил, мамлекеттик тил, расмий тил, эл аралык тил. Азыркы тил, өлүү тил.	2	Реферат
5	Адабий жана улуттук тилдердин көлип чыгышы. Диалект говор түшүнүктөрү.	2	Конспект
6	Тилдердин көчеги жана бүгүнкү абалы жөнүндө. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары. Кыргыз Республикасындагы тил саясаты.	2	Реферат
7	Тилдик байланыштар: Ассоциативдик, парадигматикалык, синтагматикалык жана иерархиялык байланыштар. Тилдик контактылар: Адстрат, субстрат, суперстрат.	4	Конспект
8	Фонетиканың үч аспектиси. Аакустикалык, анатомия-физиологиялык жана лингвистикалык аспектитери, аларда каралуучу маселелер.	2	Конспект
9	Көптин фонетикалык жактан бөлүнүшү: Фраза, көптик такт, фонетикалык сөз, муун, тыбыш.	2	Реферат
10	Орфоепия жөнүндө түшүнүк.	1	Конспект
11	Тамга мөнөн тыбыштын өз ара катышы. Латын, араб. орус алфавитин колдонгон тилдер. Орфография жана анын принциптери.		

2-модуль бөюнча

№	Темалардын атальшы	СӘАИ	Аткарылуучу ишигердин турлөрү
12	Лексикологиянын сөмасиология, этиология, фразеология жана лексикография бөлүмдөрү жана аларда каралуучу маселелер.	2	Конспект
13	Лексиканын маанилик жана турпаттык катышы: Көп маанилүү жана жеке маанилүү сөздөр. Омонимдер, паронимдер, синонимдер, антонимдер.	2	Рөферат
14	Варваризм, вулгариzm. идиома, калькалоо.	2	Рөферат
15	Эскиргөн сөздөр: архаизмдер, историизмдер, хронизмдер.	2	Конспект
16	Фразеологизмдер жана алардын типтери. Фразеологиялык ширешме, бирдик, тизмек		Конспект
17	Нөгиз жана анын түрлөрү (тубаса, туунду, түзүүчү нөгиз).	4	Рөферат
18	Морфологиялык: жөндөмө, сан, род, түр, жак категориялары	2	Конспект
19	Сөз түркүмдөрү. тууранды сөз, сырдык сөз, жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр.	2	Конспект
20	Сүйлөм. Кошмо сүйлөм анын түрлөрү.		Конспект

Мазмуну

Баш сөз.....	3
Тил илимине киришүү предмети жана анын милдеттери	5
Тил жана аны изилдөөчү илим.....	5
Тилдин табияты жана қызмети.....	8
Тил жана ойлоо.....	10
Экстролингвистикалык каражаттар жана тилдин келип чыгышы.....	12
Байланыштын экстролингвистикалык каражаттары.....	12
Тилдин келип чыгышы жөнүндөгү көз караштар.....	16
Байыркы адамдар жана алардын тилдері.....	18
Тилдердин классификациясы.....	21
Тилдердин классификациясы жөнүндө жалпы түшүнүк.....	21
Тилдердин генеалогиялык классификациясы.....	23
Тил уялары жана топтору.....	24
Индоевропа тил уясы.....	26
Алтай тилдер уясы.....	32
Түрк тилдер тобу жана түрк (осмон түрктөрүнүн) тили.....	33
Тилдердин морфологиялык классификациясы.....	41
Тилдердин ареалдык жана функционалдык классификациялары.....	44
Тилдерди ареалдык классификациясы.....	44
Тилдердин функционалдык классификациясы.....	44
Диалект жана диалектология.....	46
Тилдин енүүгүшү жана тилдик система.....	48
Тилдик диференцияция жана интеграция кубулушу.....	49
Тилдик контактылар.....	50
Тилдик система жана структура.....	51
Тилдик байланыштар.....	53
Жазуу жана анын келип чыгышы.....	56
Жазуу адам баласынын эң зор табылгасы нөгизги этаптары.....	56
Графика жана алфавит.....	58
Стенография жана транскрипция.....	60
Орфография жана анын принциптери.....	61
Тыбыштар тилдин материалдык нөгизи.....	64
Фонетика жана анын бөлүмдерү.....	64
Фонетиканын акустикалык аспектиси.....	65
Фонетиканын анатомия-физиологиялык аспектиси.....	67
Фонетиканын лингвистикалык аспектиси.....	68
Тилдин тыбыштык түзүлүшү.....	70
Тыбыш жана аларды кассификациялоонун принциптери.....	71
Үндүү тыбыштар; үнсүз тыбыштар.....	72

Муун, басым жана интонация.....	76
Муун жана анын түрлөрү, типтери.....	76
Басым жана түрлөрү; Интонация.....	78
Кеп тизмегиндеги тыбыштык өзгөрүүлөр.....	80
Фонетикалык кубулуштар.....	80
Комбинатордук өзгөрүүлөр.....	81
Позициялык өзгөрүүлөр.....	82
1-Модулдук суроолор.....	85
Сөз жөнүндө түшүнүк.....	87
Сөз тилдин негизги бирдиги.....	87
Сөз предметтин аталышы.....	88
Сөз жана түшүнүк.....	89
Лексикология.....	91
Лексика жана лексикология.....	91
Семасиология.....	93
Лексиканын тарыхый жактан куралышы.....	95
Сөздердүн түрдүү мүнөздө колдонулушуна карай өзгөчөлүктөрү.....	98
Лексиканын колдонулуш чөйрөсүнө карай бөлүнүшү.....	98
Табу жана эвфемизмдер; Лексиканын тарыхый жактан өнүгүшү.....	101
Фразеология жана лексикография.....	105
Фразеологизмдер жана фразеология.....	105
Энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөр.....	108
Сөз жасоо.....	109
Лексиканын баюу жолдору жана сөз жасоо.....	109
Сөз жасоонун теориялык негиздер.....	111
Негиз жана уңу.....	113
Тилдин грамматикасы.....	117
Тилдин грамматикалык түзүлүш.....	117
Грамматикалык маани жана анын типтери.....	118
Грамматикалык форма жана грамматикалык категория.....	120
Морфология.....	122
Морфема жана анын түрлөрү.....	122
Негизги жана жардамчы морфемалар.....	123
Жардамчы морфеманын аткарған кызметина карай түрлөрү.....	124
Сөз түркүмдерү.....	126
Сөз түркүмдерү боюнча жалпы түшүнүк.....	126
Сөздерду сөз түркүмдерүнө бөлүштүрүүнүн принциптери.....	129
Сөз түркүмдерүнүн классификациясы.....	131
Синтаксис.....	134
Синтаксис жана синтаксистик окуунун тарыхы.....	134

Синтаксистик байланыштар.....	136
Синтаксистик байланыштарды жүзегө ашыруучу тилдик каражаттар.....	137
Сөз айкашы.....	139
Сөз айкашы жөнүндө жалпы түшүнүк.....	139
Сөз айкашынын байланышуу жолдору.....	141
Сүйлөм жана сүйлөм мүчөлөр.....	146
Сүйлөм жана анын нөгизги белгилери.....	146
Сүйлөм мүчөлөрү.....	149
Сүйлөмдүн классификацияланышы.....	150
2-модулдук суроолор.....	155
Пайдаланылуучу адабияттар.....	156
Календардык- тематикалык план.....	158
Студенттердин өз алдынча иштөөлөрү.....	160

И.М. ЖОРОЕВ
ТИЛ жана АНЫ ИЗИЛДӨӨЧҮ ИЛИМ
ЖОЖдордун студенттери үчүн окуу куралы

Редактор: Мусаев Сыртбай Жолдошович

Төхрөдактору: Акылбек Тойчубаев

Корректору: Убрайымова Заргул Аскаралиевна

Дизайнери: Ықыбал уулу Элдияр

Төрүүге берилди 16.09.2014-ж. Басууга 18.10.2014-ж.

Кагаздын форматы 84x60 1/16. 10,25 б.т.

Бүйрутма №59. Нускасы 600.

Ош шаары Курманжандатка көчөсү 236